

А. Д. ЭГЕМБЕРДИЕВА



ГЕНЕТИКА

МАСЕЛЕЛЕР ЖЫЙНАГЫ

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги

Б. Осмонов атындагы
Жалал-Абад мамлекеттик университети

А. Д. Эгембердиева

ГЕНЕТИКА

Маселелер жыйнагы

*Окуу куралы ЖОЖдордун биология, айыл чарба жана
медицина адистиктеринин студенттери жана
ортос мектептердин мугалимдери учун сунушталат*



Жалал-Абад
2024

УДК 575
ББК 28.04
Э 17

Рецензенттер:
Биология илимдеринин кандидаты, доцент Орозбаева Ж. М.
Биология илимдеринин кандидаты, доцент Нурдинов Ш. Ш.

Э17 Эгембердиева А.Д.
Генетика. Маселелер жыйнагы: Окуу куралы
-Жалал-Абад, 2024. - 244 б.
ISBN 978-9967-09-474-1

Окуу куралында 300дөн ашык ар кандай генетикалык маселелер чыгарылышы менен берилген. Анда классикалык жана заманбап генетиканын негизги бөлүмдөрүндөгү, анын ичинде молекулярдык генетика жана гендик инженерия боюнча маселелер берилди.

Окуу куралы ЖОЖдорун биология, айыл чарба жана медицина адистиктеринин студенттери жана орто мектептердин мугалимдери үчүн түзүлдү.

ISBN 978-9967-09-474-1

ББК 575
УДК 28.04

© Эгембердиева А.Д., 2024

Киришүү

Генетика – организмдердин тукум куучулук жана өзгөргүчтүгү жөнүндөгү илим. Ал биологиянын негизги бөлүгү болуп саналат жана тирыү организмдердин тукум куучулук, эволюция жана өөрчүү механизмдерин түшүндүрүүдө негизги ролду ойнойт. Бул дисциплиналы өздөштүрүүнүн эң маанилүү куралдарынын бири теориялык билимдерди практикада колдонууга жана аналитикалык жөндөмдердү өнүктүрүүгө мүмкүндүк берүүчү маселелерди чыгаруу болуп саналат.

Бул окуу куралы түрдүү организмдердеги белгилердин тукум куучулугу боюнча касиеттерин аныктоодо маселе чыгаруу аркылуу генетиканын негиздерин өздөштүрүүгө жардам берүү максатында иштелип чыкты. Ал Менделдин негизги мыйзамдарын, жаныбарлардын породаларын, өсүмдүктөрдүн сортторун алуу ыкмаларын, гендердин чиркелишүүсүн, көптүк аллелдерди, полигендик тукум куучулук жана башка генетикалык түшүнүктөрдү камтыйт. Ар бир маселе деталдуу чыгарылышы жана түшүндүрмөлөрү менен берилген. Бул материалды терең түшүнүүгө жана бекемдөөгө мүмкүндүк берет.

Генетика предметтин өздөштүрүүдө маселе чыгаруунун чон тарбиялык мааниси бар. Мында:

1. Студенттердин ой жүгүртүүсү өөрчүйт, алар берилген маселени чыгаруу менен маселенин мазмунун түшүнүп, анализ берип, жыйынтык чыгарат;
2. Теориялык билими бекемделет жана алар туура экендине ишенич пайда болот;
3. Теориялык билимин практикада колдонуу мүмкүнчүлүктөрү берилет;
4. Маселе чыгарууда студенттердин активдүү жөндөмдүүлүгү жогорулат.

Генетика предмети боюнча маселелерди чыгаруу студент өздөштүргөн теориялык билимдеринин көрсөткүчүнө, денгээлине жараша болот.

Окуу куралынын негизги максаты – студенттерге генетикалык маселелерди чыгарууга көмөктөшүү, терең түшүнүүгө өбөлгө түзүү жана генетиканын негизги бағыттары боюнча билимин консолидациялоо.

Генетика боюнча маселелер жыйнагы биология профилиниң студенттери үчүн гана эмес айыл чарба, медицина адистиктеринин студенттери, биологияны терендөтеп окуган мектеп окуучулары үчүн да керектүү окуу куралы болуп эсептелет.

Окуу куралында тапшырмалар жыйнагы жети бөлүмдөн турат:

1. Тукум куучулуктун негизги мыйзамдары.
2. Тукум куучулуктун хромосомалык теориясы. Жыныс менен чиркелишкен белгилердин тукум кубалоосу.
3. Адам генетикасы.
4. Организмдердин өзгөргүчтүгүү.
5. Популяциянын генетикасы.
6. Молекулярдык генетика.
7. Гендик инженерия.

Бөлүмдөр боюнча типтүү 300дөн ашык генетикалык маселелер жана аларды иштөө принциптери, методологиялык ықмалары берилди.

Генетика боюнча маселелерди чыгаруу биологиялык татаал кубулуштарды изилдөө үчүн зарыл болгон логикалык ой жүгүртүүнүн жана тукум куучулук процесстерди моделдөө жөндөмүнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Окуу куралын студенттер өз алдынча иштерин аткарууда, практикалык сабактарга жана сынектарга даярданууда колдонсо болот.

Генетикалык маселелерди чыгаруу жана жазуу эрежелери

Маселелерди чыгарууда колдонула турган айрым жана жалпы методикалык ыкмалар

Генетика боюнча маселе иштөөдө студенттер жөнөкөй эрежелерди сактабагандыктан бир катар катачылыктарга жол беришет. Бул эрежелер төмөнкүлөрдү камтыйт:

1. Ар бир гамета хромосомалардын (гендердин) гаплоиддик жыйынагын алат. Бардык хромосомалар (гендер) гаметаларда кездешет.

2. Ар бир гаметада ар бир жуп гомологиялык хромосомалардын (ар бир аллелден бирден гана ген) бирөөсү гана болот.

3. Гаметалардын мүмкүн болгон вариантынын саны 2^n ге барабар, мында n - гетерозиготалык абалда гендерди кармаган хромосомалардын саны.

4. Бала ар бир жуп гомологиялык хромосомадан бирден (бир аллел ген) атасынан, экинчисин (башка аллел ген) энесинен алат.

5. Толугу менен үстөмдүк кылган гетерозиготалуу организмдер ар дайым доминанттуу касиетти көрсөтүшөт. Рецессивдик касиетке ээ организмдер ар дайым гомозиготалуу болушат.

Мындан тышкары, генетикадагы маселелерди ийгиликтүү чыгаруу учун маселе иштөөнүн эрежелерин жакшы өздөштүрүп, төмөндө келтирилген методикалык ыкмаларды колдоно билүү керек.

Баарынан мурда, маселенин мазмунун кылдаттык менен түшүнүү зарыл. Тукум куучулуктун үлгүлөрүн жакшы билген жана генетикалык маселелерди ийгиликтүү иштеген студенттер деле одоно каталарды кетиришет, анын себептери маселенин шарттына көнүл бурбай же туура эмес өздөштүрүшөт.

Кийинки кадам - тапшырманын түрүн аныктоо. Бул учун, маселеде канча жуп белгилер болушун, бул белгилерди канча

жуп гендер коддой тургандыгын, ошондой эле тукумда гетерозиготаларды анализдөө учурунда пайда болгон фенотиптердин класстарынын санын жана ушул класстардын сандык катышын табуу керек.

Мындан тышкары, белгилердин тукум куучулугу жыныстык хромосомалар менен ошондой эле жуп белгилердин бири-бирине байланыштуу экендигин же өз алдынча тукум куугандыгын эске алуу керек. Маселенин шартында түздөн-түз көрсөтмөлөр берилиши мүмкүн.

Маселелерди иштеп чыгууда генетикада кабыл алынган жана төмөндө келтирилген белгилерди колдоно билүү керек:

♀	ургаачы организм
♂	эркек организм
×	аргындаштыруу белгиси
P	ата-энэ организм
F ₁ , F ₂	биринчи, экинчи муун
A, B, C...	Доминанттык белгилерди белгилеген гендер
a, b, c...	Рецессивдик белгилерди белгилеген гендер
AA, BB, CC...	доминанттык белгиге ээ моногомозиготалуу генотиптер
Aa, Bb, Cc...	моногетерозиготалуу особдордун генотиптери
aa, bb, cc...	рецессивдүү особдордун генотиптери
AaBb, AaBbCc	ди- жана тригетерозиготалардын генотиптери
A, a, AB, cd	гамета

Генетика боюнча маселе иштөөдө жалпы кабыл алынган символдор колдонулат. Чандаштыруу же аргындаштыруу × менен белгиленет, ургаачы организм (энеси) - ♀ - Венера планетасынын символу (Венера күзгү), эркек организм (атасы) - ♂ - Марс планетасынын символу (Марстын калканы жана найзасы).

Ата-энелердин организмин аргындаштырууну латын тамгасы менен белгилешет (parenta-ата-энелер, ♀, ♂ белгилерин койбой койсо да болот). Тукум куучу ийкемдүүлүгү менен айырмаланган индивиддер аркылуу еткөн муундар

гибриддер болуп, мындаи гибриддердин жыйындысы гибрид мұуну деп аталац. Гибриддик мұундар латын тамгасы менен белгиленет (*Fili*-муун), ушул мұундагы сериялық номерге ылайык келген сандық индекси: $F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$.

Белгилүү бир белгини аныктаган гендер, адатта, латын алфавити менен белгиленет. Доминанттық гендер чоң тамга, рецессивдүү гендер - кичине тамга менен көрсөтүлөт. Мисалы, буурчак үрөндөрүн сары боёктөр үчүн басымдуу ген A, ал эми жашыл түстөгү рецессивдүү ген a болуп саналат. Адатта, ар бир организмде бул түзүлүштер жупташкан: бири гаметаны энеден, әкинчиси атадан алат. Жуп гендердин ар бири аллель деп аталац. Аллелдик эмес гендер ар кандай белгилерди аныктайт (уруктун түсү жана уруктун формасы). Аллелдик эмес гендер алфавиттин ар кандай тамгалары менен белгиленет. Мисалы A жана B.

Гамета ар дайым аллелик гендердин ар бир жубунан бирден генди камтыйт. Көбүнчө гаметалар (G) тиешелүү тамгалар менен белгиленет.

Гендердин белгилениши:



Генотиптерди жазууда биринчи кезекте үстөмдүк кылган гендер әкинчи кезекте рецессивдүү гендер жазылат.

Генотип жуп гендер менен жазылат (AA, Aa, aa; AAB_B, AaB_b ж.б.)

Менделдин биринчи мыйзамы же белгилердин бирдейлиги - бир белгиси боюнча айырмаланған туруктуу формаларды аргындаштыруудан алынған бир мұундун тукуму, бул белги боюнча бирдей фенотипке ээ. Мында бардык гибриддер Менделдин тажрыйбаларында көрсөтүлгөндөй ата-эненин бирөөсүнүн фенотибине (толук үстөмдүк) же кийин байкалған аралық фенотипке (толук эмес үстөмдүк) ээ болот. Мындан ары биринчи мұундун гибриддеринде ата-эненин экөөнүн тен белгилери байкалышы (кодоминанттуулук) мүмкүн экендиги

далилденген. Бул мыйзам ар кандай аллелдери боюнча эки гомозиготалуу организмдерди (AA жана aa) аргындаштырууда, алардын бардык муундары генотиби боюнча гетерозиготалуу (Aa), фенотиби боюнча бирдей экендиги белгиленет.

P	♀ Aa	\times	♂ aa
G	A	a	a
F ₁	Aa		aa

Андан ары Мендель белгилегендей, экинчи муундагы моногибриддерди өзү менен өзүн чаңдаштыруудан алынган муунунда белгилердин ажыраганы байкалган. Экинчи муунда гибриддердин бөлүштүрүлүшү жүрөт. Менделдин экинчи мыйзамы-биринчи муундун гибриддерин өз ара чаңдаштырууда экинчи муундун гибриддеринин арасында белгилүү катышта биринчи муундун гибриддеринин жана алгачкы ата-эненин фенотиптерине ээ особдор келип чыгат. Мисалы, толук үстөмдүк кылган особдордун 75 % доминанттык, ал эми 25 % рецессивдик белгилерге ээ, башкача айтканда 3:1 катыштагы эки фенотипке ээ. Биринчи муундун гибриддеринен эки типтеги гаметалардын пайда болушунун натыйжасында экинчи муундун гибриддеринин арасында 1AA : 2Aa : 1aa катыштагы үч генотипке ээ особдор алынды. Мында гомологиялык A жана a хромосома жуптарынын мыйзам ченемдүү аракеттери Менделдин экинчи мыйзамынын негизин түзөт. Аллелдердин белгилүү типтеринин өз ара аракеттенишүүсү Менделдин экинчи мыйзамына ылайык фенотиптерге ажырайт.

P F ₁	♀ Aa	\times	♂ Aa
G	A	a	A
F ₂	AA	Aa	Aa
	3	:	1

Генетикада белгилердин муундан муунга берилишинде алардын катышын аныктоо үчүн анализдөөчү аргындаштыруу же кайра чаңдаштыруу жүргүзүлөт. Анализдөөчү аргындаштырууну жүргүзүүдө гомозиготалуу рецессивдүү организмдер менен гетерозиготалуу организмдер алынат.

Биологиялык кубулуштарды сан жагынан салыштырып үйрөнүүдө алар канчалык туура экендигин статистикалык жол менен текшерүү талап кылышат. Текшерүү үчүн тажрыйбада алынган натыйжа менен теориялык жактан күтүлгөн натыйжа ез ара салыштырылат. Эгер тажрыйбада алынган маалыматтар теориялык жактан күтүлгөн натыйжага туура келсе, анда алынган маалымат туура деп эсептелет. Эгерде тажрыйбада алынган маалыматтар теориялык жактан күтүлгөн натыйжага туура келбесе, анда алынган маалымат туура эмес деп табылат жана андан кийин пайдаланылбайт. Тажрыйбада алынган маалыматтар менен теориялык жактан күтүлгөн натыйжа арасындагы айырма түрдүү даражада пайда болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда бул айырма абдан кичине же бир канча чоң болушу мүмкүн. Ошол себептен тажрыйбада алынган жана күтүлгөн маалыматтарды статистик баалоо керек деген маселе келип чыгат. Генетикада маселени иштөөдө X^2 усулу кецири пайдаланылат.

Бул усулду 1900-жылы англис математиги К.Пирсон сунуш кылган. Усулда биринчи кезекте таблица сыйылат. Ал эки бөлүмдөн: маалыматтардан жана индивиддер мазмунунан турат. Индивиддер пайда болгон фенотиптик класстарга карай: а) доминант; б) рецессив; в) жалпы индивиддерге бөлүнөт. Маалыматтар бөлүмүнө тажрыйбада алынган ата-энэ формалары (P), анын астына күтүлгөн жана теориялык жактан күтүлгөн ажыроо жазылат.

Дрозофила жемишчи чымынынын боз жана кара денелүү формаларын аргындаштыруудан F_2 де 78 боз, 18 кара денелүү, жалпы 96 дрозофила алынды деп элестетели. Анда биздин күткөн графаны толтурганда 78 санынын астына 3; ал эми 18 санынын астына 1 деп жазабыз. Коукстан көпчүлүк дрозофилалар F_2 де 96 болсо анда теориялык жактан күтүлгөн

ажыроо 72:24 болот. Эми таблицанын дагы бир катар астына тажрыйбада алынган натыйжа жана теориялык жактан күтүлгөн натыйжа ортосундагы айрыма: $d=p-q$ жазылат. Мисалыбызда ал $78-72=+6$; $18-24=-6$ га тең, d белгилерин тендешириүү үчүн квадратка көтөрөбүз d^2 ар эки абалда дагы 36 болушу табигый шарт. Эми X^2 аныктоо үчүн ар бир фенотиптик класс боюнча чыккан d^2 ты теориялык жактан күтүлгөн фенотиптик маалыматка (q) бөлөбүз. Келтирилген мисалда $36/72 = 0,50$ доминант белгилүү $36/24=1,50$ рецессив белгилүү фенотиптер боюнча маалыматтар алынды.

Маалыматтар	Организмдердин саны		
	боз	кара	жалпы
1. Алынган (Р)	78	18	96
2. Күтүлгөн салыштырмалуу	3	1	4
3. Теориялык жактан күтүлгөн q	72	24	96
4. Айырмасы - $d=p-q$	+6	-6	-
5. d^2 – айырманын квадраты	36	36	-
6. d^2/q салыштырмалуу	$36/72=0,5$	$36/24=1,5$	$X^2=2,0$

Эми $X^2 = \sum d^2/q$ экендигин көнүлгө алган абалда, доминант жана рецессив белгилер боюнча алынган маалыматтарды кошуп чыксак анда $X^2=2,00$ болушун көрөбүз.

X^2 усулунун мааниси – анын жардамында байкалган жана күтүлгөн натыйжалар арасында айырма, кокустан же чын эле болушун аныктоого мүмкүндүк берет. Ал Фишер таблицасынын жардамында ишке ашырылат. Таблицанын сол тарабында тигинен эркин даражалары, жогору туурасынан боюнча түрдүү божомолдор көрсөтүлөт.

Эркин даражада $n=1$ ге барабар, n -фенотиптик класстардын саны. Моногибриддик аргындаштырууда F_2 де эки фенотиптик класс пайда болгондугуна байланыштуу эркин даражасы 1 g барабар. Божомолдоонун бирдигин аныктоо кандай максатта тажрыйба жүргүзгөнгө жараша болот. Медицинада көбүрөөк 0,01% божомолдоо иштетилет, биздин мисалыбызда 0,05% божомолдоодон пайдаланса жетиштүү. 0,05% божомол 100 нөн 95 ин биз илгери колдонгон гипотезага туура келет деген

маанини билдирет. Ошентип, эркин даражасы 1ге божомол 0,05 ге барабар болгон бирдик Фишер таблицасында (1-таблица) 3,841 ге барабар болот. Эсептелип чыккан X^2 мааниси 2,0 берилген таблицадагы бирдиктен кичине болсо нөл гипотезага ылайык, тажрыйбада алынган натыйжа менен теориялык жактан күтүлгөн натыйжа ортосунда эч кандай айырма жоктугу байкалат же 3:1 катышына туура келет. X^2 та белгиленген бирдиктен чоң болсо алынган маалыматты туура эмес деп белгилөөгө болот.

• 1-таблица

**Ар түрдүү эркин даражада X^2 тын маанисин аныктоо.
Фишер таблицасы**

Эркин даражада	Божомолдоо						
	0,99	0,95	0,80	0,50	0,10	0,05	0,01
1.	0,0001	0,0393	0,642	0,455	1,642	3,841	6,635
2.	0,101	0,103	0,446	1,386	3,219	5,991	9,210
3.	0,115	0,352	1,005	2,366	4,642	7,815	11,947
4.	0,207	0,711	1,649	3,357	5,989	9,488	13,277
5.	0,554	1,145	2,343	4,351	7,289	11,070	15,086
6.	0,872	1,635	3,070	5,348	5,558	12,592	16,812
7.	1,239	2,167	3,822	6,346	9,803	14,067	18,475
8.	1,646	2,733	4,594	7,344	11,030	15,507	20,090
9.	2,088	3,325	5,380	8,348	12,242	16,919	21,666
10.	2,558	3,940	6,179	9,342	13,442	18,30	23,209

Мисалы, дрозофиланын боз дene жана кара денелүү формаларын аргындаштырып, алардан алынган F_1 деги дрозофиланы денеси кара түстөгү дрозофила менен аргындаштырууда F_2 300 (алардан 160 боз денелүү; 140 кара денелүү) жана 60 (алардан 40 боз денелүү, 20 кара денелүү) индивидге ээ муундар алынды деп элестетели. Эгер алардын мааниси X^2 усулу менен аныкталса, төмөндөгүдөй натыйжа алынат:

Маалыматтар	Организмдердин саны			
	60 индивид		300 индивид	
	боз	кара	боз	кара
Алынган (Р)	40	20	160	140
Күтүлгөн катыш	1	1	1	1
Теориялык жактан күтүлгөн (q)	30	30	150	150
Айырма - d	-10	+10	+10	-10
d^2 – айырманын квадраты	100	100	100	100
d^2/q катыш	3,33 $X^2=6,66$	3,33	0,67 $X^2=1,34$	0,67

Таблицада көрсөтүлгөндөй түрдүү муунда алынган X^2 тын мааниси бири-биринен кескин айырмаланат. Биринчи абалда байкалган жана теориялык жактан күтүлгөн натыйжалар арасында айрыма чоң болгондуктан X^2 тын мааниси чоң жана Фишер таблицасындагы 3,84 төн жогору. Демек, нөл гипотеза туура эмestигин аныктайт. Экинчи абалда алынган бирдиктен кичине ($1,34 < 3,84$), же алынган натыйжа 1:1 туура келет дегенге болот.

Дигибриддик аргындаштырууда жуп белгилердин көз карандысыз тукум кубалоосу жүрөт. Бул Менделдин үчүнчү мыйзамы.


Гаметалардын тазалыгы гипотезасында алтернативдик белгилер муундан муунга көз карандысыз берилет. Натыйжада экинчи муундагы организмдердин арасында белгилүү катыштагы жаңы белгилердин (ата-энесине салыштырмалуу) комбинациясына ээ особдор пайда болот. Мисалы, эки белгиси боюнча айырмаланган алгачкы формаларды аргындаштырууда экинчи муунда (толук үстөмдүк кылуу учурунда) 9:3:3:1 төрт фенотиптүү катыштагы особдор келип чыгат. Мында эки фенотип "ата-энелик", ал эми калган экөө жаңы белгилердин шайкештигине ээ. Бул мыйзам бир нече жуп гомологиялык хромосомалардын көз карандысыз ажырашына негизделген. Мисалы, дигибриддик аргындаштырууда биринчи муундун гибриддеринен төрт типтеги (AB, Аv, аB, av) гаметалар пайда болот. Гаметалардын кошуулушунан пайда болгон зиготалардын генотиби жана ага тиешелүү фенотиби боюнча мыйзам

ченемдүү белгилердин ажырашы жүрөт. Көбүнчө адабияттарда гаметалардын тазалык мыйзамы Менделдин мыйзамдарынын бири катары берилген. Бирок бул мыйзам негиздүүлүгүнө карабастан, белгилердин тукум куугучтугун чагылдыrbайт жана Мендель эмес У.Бейтсон тарабынан (1902-ж.) аныкталган. Менделдин мыйзамында: алгачки формалардын гомозиготалуулугу; гибридде мейоздун туура өтүшү; гаметалардын типтеринин пайда болушу; гаметалардын типтеринин жөндөмдүүлүгү; уруктанууда гаметалардын бирдей кездешүүсүнүн ыктымалдуулугу болушу зарыл. Бул шарттардын бузулушу экинчи муунда гаметалардын ажырабай калышына же биринчи муундун туура эмес катышына алып келет. Тукум куугучтуктун үзгүлтүктүү, корпускулярдуулугун түшүндүрүүчү Менделдин мыйзамы жыныстык жол менен көбөйүүчү бардык диплоиддик организмдер үчүн ар тараптуу мүнөзгө ээ. Полиплоиддерге негизинен тукум куугучтуктун ушул эле мыйзам ченемдүүлүгү мүнөздүү, бирок диплоиддерге караганда гено- жана фенотиптик класстарынын сандык катышы боюнча айырмаланат. Гендердин чиркелишүүсүндө бул класстардын катышы диплоиддерде да өзгөрөт (Менделдин учунчү мыйзамынын "бузуу"). Жалпысынан алганда, Менделдин мыйзамы толук пенетранттуу жана туруктуу экспрессивдүү аутосомдук гендер үчүн ыңгайлуу. Менделдин мыйзамы абдан так жана маанилүү, алардын негизинде генетиканын биринчи этабы абдан жакшы өнүккөн. Алар клеткаларда (гаметаларда) белгилердин өөрчүшүн жөнгө салуучу тукум куума шарттардын бар экендиги жөнүндөгү божомолдоолордун негизин түзгөн. Менделдин мыйзамында ар түрдүү абалда болсо да бул шарттар (гендер) салыштырмалуу туруктуу гаметаларда бирден жана дene клеткаларында жупташып сакталат, бири-бирине карата үзгүлтүктүү жана көз карандысыз болот. Мунун баары өз учурунда "бирикме" тукум куучулук теориясына каршы олуттуу аргумент катарында колдонулган жана тажрыйбаларда далилденген.

P ♀ AA BB x ♂ aa bb



P F₁ AaBb



G

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB ●	AABb ●	AaBB ●	AaBb ●
Ab	AABb ●	AAbb ●	AaBb ●	Aabb ●
aB	AaBB ●	AaBb ●	aaBB ●	aaBb ●
ab	AaBb ●	Aabb ●	aaBb ●	aabb ●

Экинчи муунда көрсөткөндөй, 9 генотип: AABB, AaBB, AABb, AaBb, aaBB, aaBb, Aabb, Aabb, aabb жана 4 фенотип: сары жылмакай; жашыл жылмакай; сары бодуракай; жашыл бодуракай пайда болот.

Жазууну кыскарттуу үчүн ушуга оқшош фенотиптер кээде фенотиптик радикал менен белгиленет - бул организмдин генотибин анын фенотибин аныктоочу бөлүгү:

$$9 A_B : 3 A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb$$

Көпчүлүк учурларда ди- жана полигибриддердин аргындашуусуна байланыштуу көйгөйлөрдү Пеннет торун тартпай эле жазса да болот. Жогорудагы таблицада келтирилген аргындаштыруу ар кандай түрлөрү үчүн математикалык түзүлүштүү эстен чыгарбоо керек.

• 2-таблица

Ар түрдүү аргындаштыруудагы гибриддердин жана гаметанын пайда болушунун сандық ченемдери

Эске алынуучу факторлор	Аргындаштыруунун типтери			
	моногибридик	дигибридик	тригибридик	полигибридик
Гаметалардын түлөрүнүн саны F_1	21	22	23	2n
F_2 нин пайда болуусундагы зиготалардын саны	41	42	43	4n
F_2 фенотиптердин саны	21	22	23	2n
F_2 генотиптердин саны	31	32	33	3n
Фенотиби боюнча ажырашы	(3+1)1	(3+1)2	(3+1)3	(3+1)n
Генотиби боюнча ажырашы	(1+2+1)	1	(1+2+1)	2

Толук эмес үстөмдүк (доминант). Мында үстөмдүк кылган ген аллелдик рецессивдик гендин таасирин толугу менен басаңдата албайт. Гетерозиготаларда эки ген төң таасирин тийгизет, ошондуктан фенотипте өзгөчөлүк аралык форма пайда болот. Толук эмес үстөмдүүлүктө биринчи муундагы гибриддер бир түрдүү болот. Ал эми экинчи муун 1:2:1 катышында үч топко бөлүнөт.

Аллелдик эмес гендердин өз ара аракеттенүүсү

Бир белги үчүн бир нече ген (аллель) жооп берген кубулуш гендердин өз ара аракеттенүүсү деп аталат. Эгер аллелдери бирдей генден турган болсо, мындай өз ара аракеттенүү аллелдик деп аталат, ал эми ар кандай гендер болсо - аллелдик эмес.

• 3-таблица Гендердин аллелдик эмес таасир этүү типтери


Таасир этүүнүн типтери	F ₂ деги белгилердин ажырашы	Мисал
Компллементардык – мында эки белгилүү аллелдик эмес гендердин катышуусунда ылайык келүүчү же туура келүүчү белгилердин пайда болушу.	9:3:3:1 9:6:1 9 : 7	Тоту күштардын тыбытынын түстөрүнүн тукум кубалашы. Ашкабактын диск сымал, сферикалык формасы. Жыттуу буурчактын гүлүнүн түсүнүн тукум кубалашы.
Эпистаз – мында гендердин бирөөсүнүн таасир этүүсү толугу менен башка аллелдик генге үстөмдүк кылат.	12:3:1 13:3 9:3:4	Доминанттык эпистаз. Тооктордун тыбытынын түсүнүн тукум кубалоосу. Жылкынын белгилеринин ажырашы. Рецессивдик эпистаз Буурчактын үрөнүн кызыл сары күрөң жана ак түстөрүнү тукум кубалоосу.
Полимерия, мында аллелдик эмес гендер бул же тигил белгилердин калыптанышында анын бирдей өзгөрүүсүнө алып келет. Өзгөргүчтүк тынымсыз жүрөт.	1:4:6:4:1(15:1) 15:1	Кумулятивдик полимерия Буудайдын үрөнүнүн түсүнүн тукум кубалоосу. Кумулятивдик эмес полимерия. Койчу баштыкчасынын уругунун формасынын тукум кубалоосу.

Аллелдик гендердин өз ара аракеттенүүсүнүн төмөнкүдөй түрлөрү бар: үстөмдүк, толук эмес үстөмдүк.

Аллелдик эмес гендердин өз ара аракеттенүүсү: комплементардык, эпистаз жана полимерия болуп бөлүнөт. Аллелдик эмес гендин өз ара аракеттенүү түрлөрү 3-таблицада берилди.



Т.Морган жана анын окуучулары тукум куучулуктун хромосомалык теориясын түзүшүп, гендердин байланышын алардын гомологиялык хромосомаларда жайгашышын көрсөттү. Бир жуп гомологдуу хромосомада жайгашкан гендердин комплекси - байланыш тобу деп аталат.

Т.Морган тажрыйбасын дрозофиланың жемишчи чымынына жүргүзгөн. Ал тажрыйбада төмөнкү белгилер менен айырмаланган: денеси кара (bb), канаттары узун (VV), денеси боз (BV) жана канаттары кыска (vv) формаларын алган. Биринчи муунда бардык дрозофилалардын канаттары узун, денеси боз болгон.






боз узун канат

Рецессивдүү белгиге ээ болгон дрозофиланы гибриддик дрозофиланы менен аргындаштырганда, F_2 муунунда 50% нин канаттары узун, денеси кара түстө болот, 50%нин канаттары кыска, денесинин түсү боз болот.



боз дене кыска канат 50%	кара дене узун канат 50%
--------------------------------	--------------------------------



Эгерде биринчи муундагы дигетерозиготалуусу гомозигота рецессивдүйсү менен аргындаштырылса, анда натыйжа башкача болот. Эң көп (83%) ата-энелеринин белгилеринин айкалышындагы (кыска канаттары бар, боз дене жана узун канаттары бар, кара дене) особдор болгон. Жаңы белгилердин

айкалышы (кара дене, кыска канаттар жана боз дене, узун канаттар) менен учкан особдордун үлүшү 17% ды түздү.

Бул жыйынтыктар гендик байланыштын бар экендигин көрсөтөт.

Эгерде гомологиялык хромосомалардын арасынан чиркелишүү гаметогенезде пайда болсо, анда организмдерге мүнөздүү гендин толук эмес байланышы жөнүндө сөз болот.

Дрозофилага жүргүзүлгөн эксперименттердин натыйжалары боюнча Т.Морган төмөнкү эрежени иштеп чыккан: бир эле хромосомада жайгашкан гендер, тубаса байланышкан, андан тышкary, чиркелишкен бекемдиги гендердин өз ара жайгашкан аралыгына жараша болот.

Гендердин ортосундагы аралыкты билип, генетикалык карталарды түзсө болот. Хромосоманын генетикалык картасы түз сзыяктуу болуп, анда гендердин тартиби жана организмдердеги алардын ортосундагы аралык (M) морганид менен көрсөтүлөт. Морганид - бул 1% барабар генетикалык карта бирдиги. Бул хромосома локусунун ортосундагы салыштырмалуу аралык.

Жыныстык хромосомаларды аныктоо – бул эркек жана ургаачы жыныстарынын түзүлүшүн аныктоочу атайын жыныстык хромосомалардын болушу менен байланышкан эң кецири тараалган механизм. Жыныстык хромосомалар менен байланышпаган башка бардык хромосомалар аутосомалар деп аталат.

Ургаачы организмдердеги жыныс хромосомалары бирдей, алар X-хромосомалар деп белгilenет. Бардык жыныстык жумуртка клеткасында бир X хромосома бар. Жыныс хромосомасында бирдей гаметаларды түзгөн жыныс гомогаметалык деп аталат жана XX деп белгilenет.

Эркек организмдерде бир X хромосома жана бир Y хромосома бар. Сперматогенезде эки типтеги гаметалар пайда болот. Гаметаларды түзгөн жыныс хромосома бирдей эмес, гетерогаметалык деп аталат жана XY деп белгilenет.

Көнтүк аллелизм. Кан топтору. АВО системасы боюнча кан тобун аныктаган ген I деп белгilenет. I гениндеги

аллелдердин саны үчөө: I^O , I^A , I^B . Бир генде бир нече аллелдик формага ээ болуу шарты көптүк аллелизм деп аталац. Гендердин ар кандай айкалыштарында төрт кан тобу түзүлөт: биринчиси $I^O I^O$ генотиби менен, экинчиси $I^A I^A$ же $I^A I^O$, үчүнчүсү $I^B I^B$ же $I^B I^O$ менен, төртүнчүсү $I^A I^B$. $I^A I^B$ канынын IV тобунда экөөнүн төңгөлүк гендерди эквиваленттүү - коддоо принциби боюнча муунга берилет (бири-бирине үстөмдүк кылбайт).

Плейотропия - бир гендин бир нече фенотиптик белгилерге таасир этүү жөндөмдүүлүгү. Адамдарда гендин плейотроптук таасиригин мисалы орок сымал кан клеткасынын оорусу – анемия. Бул гендин мутациясы гемоглобин молекуласындагы төрт чынжырыдын экөөсүндө эки аминокислотанын алмаштырылышына алыш келет, ал эритроциттердин формасын өзгөртөт жана жүрөк - кан тамыр, тамак сицирүү, бөлүп чыгаруучу жана нерв системаларында бузулууларды жаратат. Гомозиготалык абалда, бул мутация бала кезинде өлүмгө дуушар болот.

I. Тукум куучулуктун негизги мыйзам чөнемдүүлүктөрү

1.1. Моногибриддик аргындаштыруу

1.1. Төмөнкү генотиптеги организмдерден пайда болуучу гаметалардын түрлөрүн жаз.

- а) AA; б) Aa; в) aa.

Чыгаруу:

$N=2n$ формуласын колдонуп, мында N - гаметанын түрлөрүнүн саны, n - гетерозиготалуу организмдердин саны. Биз төмөнкү генотиптердин индивиддериндеги гаметалардын түрлөрүнүн санын аныктайбыз.

а) AA генотиптүү организм бир типтеги гаметаны пайда кылат ($2^0 = 1$):

P AA

G A

б) Aa генотиптүү организм эки типтеги гаметаны пайда кылат ($2^1 = 2$):

P Aa

G A a

в) aa генотиптүү организм бир типтеги гаметаны пайда кылат ($2^0 = 1$):

P aa

G a

1.2. Сулуу өсүмдүгүнүн кара көсөө (головня) илдетине (мите козу карындар чакыруучу илдет) иммунитетинин болушу бул илдет менен ооруганынын үстүнөн үстөмдүк кылат.

1. Гомозиготалуу иммундук особ менен кара көсөө илдетине чалдыккан особду чандаштырса кандай муун алышат?

2. Биринчи муундагы особ менен иммунитети жок особду чандаштырса кандай муун алышат?

Чыгаруу:


Маселени чыгарууда белгилерди туура аныктап, жазып алышыбыз керек. Берилген маселеде аллелдердин бирөөсү кара көсөө илдетине туруктуу иммунитети бар, экинчиси бул илдетке туруктуу эмес б.а. коргоно албайт. Иммунитеттин гени-

доминанттуу, ал чоң тамга А менен белгиленет. Ал эми кара көсөө илдетине коргой албаган ген бул рецессивдүү белги а тамгасы менен белгиленет. Маселенин шартын таблица түрүндө дагы жазсак болот.

Белги	Ген	Генотип
Кара көсөө илдетине туруктуу	A	AA, Aa
Кара көсөө илдетине чалдыгат	a	aa

1-маселенин шартына ылайык эки гомозиготалуу организмдер чаңдаштырылат. Бирөөсүнүн иммунитети бар, экинчисинин иммунитети жок. Мында биринчи организмдин генотиби-АА, экинчисиники -aa болот.

Биринчи өсүмдүк бир типтеги гаметаны гана бериши мүмкүн, ал А, экинчisi дагы бир типтеги гана гаметаны бериши мүмкүн ал - a. Себеби, экөө төң гомозиготалуу организмдер. Бул гаметалардын биригишинен муунунда гибриддер пайда болот. Башкача айтканда генотибинде доминанттык жана рецессивдик белгилер кармалат: Aa. Фенотиби боюнча муунундагы особдор баары кара көсөө илдетине туруктуу болушат (Менделдин биринчи мыйзамына ылайык.)




Маселенин чыгарылышын башка ыкма менен дагы жазса болот. Мисалы таблицага чаңдаштырууга катышкан организмдердин гаметаларын бирин туурасынан, экинчисин тигинен жайгаштырабыз.

Гаметалар	A	A
a		
a		

Туура келген гаметаларды кошуп жазуу менен муундагы особдордун генотиби аныкталат.

Гаметалар	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

2-маселенин шартына ылайык биринчи муундан алынган гибрид өсүмдүк (Aa) менен иммунитети жок өсүмдүктүү (aa) чаңдаштырыбыз. Анда:



же таблицага жазсак болот:

Гаметалар	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

Маселеде берилгендей алынган муундун жарымы гетерозиготалуу болот, кара көсөө илдөтине туруштуу берет, экинчиси-кара көсөө илдetti менен жабыркаган рецессивдүү гомозиготалуу өсүмдүктөр.

1.3. Таза линиядагы күрөң жүндүү чычкандарды таза линиядагы боз жүндүү чычкандар менен аргындаштырганда алынган муундагы чычкандардын баарынын жүну күрөң болот. F₁ муунундагы чычкандарды өзү менен өзүн аргандаштырганда F₂ де 3: 1 катышта күрөң жана боз чычкандар алынган.

- алынган жыйынтыкка толук түшүнүк бергиле.
- F₂ деги гетерозиготалуу күрөң жүндүү чычкандарды таза линиядагы боз жүндүү чычкандар менен аргындаштырса кандай муун алынат?

Чыгаруу:


Белгилер	Ген	Генотип
Күрөн жүн	B	BB, Bb
Боз жүн	b	bb

a)




Доминанттык гомозигота организмдер менен гомозигота рецессивдүү организмдерди моногибриддик аргындаштырууда алынган муундагы организмдер фенотиби боюнча доминанттуу болушат. Башкача айтканда бардыгы доминанттык белгинин белгилерин берет.

F_1 ди өзү менен өзүн аргындаштырганда белгилер 3:1 катышта ажырайт.



б)



Маселеде берилгендей алынган муундуун жарымы 50% гетерозиготалуу күрөң жүндүү, экинчи жарымы 50% боз жүндүү рецессивдүү гомозиготалуу чычкандар болот.

1.4. Тооктордо гүл сымал таажылуусу доминант (A) жөнөкөй таажылуу рецессив (a). Тажрийбада гүл сымал таажылуу тооктор кадимки таажылуу короздор менен аргындаштырганда F₁ гибриддеринин фенотиби жана генотиби кандай болот?

а) эгер F₁ өз ара аргындашса F₂ де кандай натыйжа күтүүгө мүмкүн?

б) F₁ кадимки таажылуу короз менен кайра аргындаштырса кандай болот?

Чыгаруу:




Аргындаштырууга катышкан кадимки таажылуу короздордун генотиби белгилүү, ал аа болушу мүмкүн. Гүл сымал таажылуу тооктор эки түрдүү генотиптүү - AA жана Aa болот. Ошондуктан маселе эки вариантта чыгарылат.

1-вариант

a) Р фен:	гүл сымал	кашимки
ген:	♀AA	♂ aa
гамета		

F ₁ фен:	гүл сымал	гүл сымал
Ген:	Aa	Aa

2-вариант





1.5. Коёндордун жұнұнұн нормалдуу узундугу доминант (В) кыскасы рецессивдүү белги (в) болуп эсептелет. Төмөнкү генотипке ээ болгон организмдерди аргындаштырганда кандай фенотиптүү организмдер алынат?


- a) Вv x Вv; б) ВВ x vv; в) Вv x ВВ

Чыгаруу:

а)




б)



F_1
 фен нормалдуу
 ген узун Bb

в)



F_1
 фен нормалдуу нормалдуу нормалдуу нормалдуу
 ген узун узун узун узун
 BB BB Bb Bb

1.6. Помидордун кызыл түсү (A) сары түсүнүн үстүнөн (а) үстөмдүк кылат. Тажрыйбада чаңдаштырылуучу помидорлор кызыл түскө ээ болчу аларды чаңдаштырылганда $3/4$ кызыл, $1/4$ сары помидор пайда болгон. Чандаштырылган жана F_1 гибридинин генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	кызыл		кызыл	
ген:	Aa	\times	Aa	
гамета:	A	a	A	a
F_1 фен:	кызыл	кызыл	кызыл	сары
ген:	AA	Aa	Aa	aa

1.7. Адамдарда кой көздүү доминант, көк көздүүлүк рецессивдүү белги. Никелештирген жигит жана кыздын

бирөөсү кой көз, экинчиси көк көз болсо алардын балдарынын көзү кандай түстө болот?

Чыгаруу:

Маселе эки вариантта чыгарылат.

	I вариант			II вариант		
P фен:	кой көз		көк көз	кой көз		көк көз
ген:	♀ AA	×	♂ aa	♀ Aa	×	♂ aa
гамета	A		a	A	a	a
F ₁ фен:		кок көз		кок көз		көк көз
ген:		Aa		Aa		aa

1.8. Пахтанын түшүм бутагы чектелбеген SS (∞) жана чектелген формалары ss өз ара чандаштырылган. F₁, F₂ муундарынын генотибин жана фенотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	чектелбеген		чектелген	
ген:	SS	×	ss	
гамета:	S		s	
F ₁ фен:		чектелбеген		
ген:		Ss		
F ₁ фен:	чектелбеген		чектелбеген	
ген:	Ss	×	Ss	
гамета:	S	s	S	s
F ₂ фен:	чектелбеген	чектелбеген	чектелбеген	чектелген
ген:	SS	Ss	Ss	ss

1.9. Миоплегия оорусу (клеткаларда калий элементи азайып кетишенин натыйжасында пайды боло турган шал ооруусу) доминант белги катарында муундан муунга өтөт. Апасы ушул оору боюнча гетерозигота, атасынын ден соолугу чың болгон үй-бүлөдө балдарынын миоплегия оорусу менен төрөлүү мүмкүнчүлүгү кандай?

Чыгаруу:

P фен:	ден соолугу чын		миоплегия
ген:	♂aa	\times	♀ Aa
гамета:	a		A a
F ₁ фен:	ден соолугу чын		миоплегия
ген:	aa		Aa

Үй-бүлөдө балдарынын миоплегия оорусу менен төрөлүш мүмүкүнчүлүгү 50% болушу мүмкүн.

1.10. Адамдарда дүлөй, дудуктун белгилүү бир формасын келтирип чакыруучу ген нормалдуу угууну камсыз кылуучу генге караганда рецессив:

- гетерозигота ата-энеден кандай муун құтулышу мүмкүн.
- дүлөй, дудук жигит жана кыздын никесинен дүлөй, дудук баланын төрөлүшү кандай? Ата-энесинин генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

a) P фен:	нормалдуу		нормалдуу
ген:	♀ Aa	\times	♂Aa
гамета:	A a		A a
F ₁ фен:	нормалдуу	нормалдуу	дүлөй, дудук
ген:	AA	Aa	Aa aa
b) P фен:	дүлөй, дудук		дүлөй, дудук
ген:	♀aa		♂aa
гамета:	a		a
F ₁ фен:		дүлөй, дудук	
ген:		aa	

1.11. Дрозофила жемишчи чымынынын нормалдуу канаты доминант, кыска канаты рецессив гендин таасиринде пайда болот. Муунда 3:1 же 1:1 катыш алыш үчүн кандай генотиптүү чымындарды өз ара аргындаштыруу керек?

Чыгаруу:

P фен:	нормалдуу канат	\times	нормалдуу канат
ген:	♀ Aa	\times	♂ Aa
гамета:	A a		A a
F ₁ фен:	норм. канат	норм. канат	кыска канат
ген:	AA	Aa	Aa aa
	3 нормалдуу канат	: 1	кыска канат

P фен:	нормалдуу канат	\times	кыска канат
ген:	♀ Aa	\times	♂ aa
гамета:	A a	a	a
F ₁ фен:	норм. канат	норм. канат	кыска канат
ген:	Aa	Aa	aa aa
	2 нормалдуу канат:	2 кыска канат	б.а. 1:1 катышты түзөт.

1.12. Жибек куртуунун личинкаларынын чаар түстөгүсү (A), бир түрдүү түстөгүсүнүн (a) үстүнөн үстөмдүк кылат. Чаар түстөгү гетерозиготалуу личинкадан чыккан көпөлөк бир түрдүү түстөгү личинкадан чыккан көпөлөк менен аргындаштырылат. F₁ муунунун фенотибин жана генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	чаар түс	\times	бир түстө
ген:	♀ Aa	\times	♂ aa
гамета:	A a		a
F ₁ фен:	чаар түс	\times	бир түстө
ген:	Aa		aa

1.13. Жибек куртуунун личинкасынын кара түсү (A) ак түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат, гетерозиготалуу көпөлөкту ак түстөгү көпөлөк менен аргындаштырганда кандай муун пайды болот?

Чыгаруу:

P фен:	кара	ак
ген:	♀ Aa	♂ aa
гамета:	A a	a
F ₁ фен:	кара	ак
ген:	Aa	aa

1.14. Айшир породасындагы мүйүзү жок өгүз мүйүзү бар уй менен аргындаштырылганда 17 мүйүзү жок жана 21 мүйүзү бар муун алынган. Уйдун мурунку муунунда мүйүзү жоктор болгон эмес. Бул өгүздүн жана уйдун генотиби кандай?

Чыгаруу:

Айшир породасындагы өгүздүн генотиби гетерозигота (Pp), уй гомозигота (pp). Себеби 17 мүйүзү жок жана 21 мүйүзү особдор жакындаштырып алганда 1:1 катышты берет. 1:1 катышты берген организмдердин генотиби сөзсүз гетерозигота (Pp) жана гомозигота (pp) болот.

1.15. Даны сары түстө болгон эки жүгөрү өсүмдүгүн чаңдаштырганда 585 кара 180 ак түстүү өсүмдүк алынган. Тажрыйбада алынган натыйжа теориялык жактан күтүлгөн натыйжага кандай даражада туура келишин статистик усул менен аныктагыла.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны		
	сары дандуу	ак дандуу	жалпы
Алынган (P)	585	180	765
Күтүлгөн катыш	3	1	4
Теориялык жактан күтүлгөн (q)	573,75	191,25	765
Айырма - d	11,25	11,25	
d ² – айырманын квадраты	126,56	126,56	
d ² /q катыш	0,22	0,66	X ² =0,88

Алынган X^2 тын чоңдугунан Фишер туруктуу бирдигинин чоңдугунан (95% тегерегинде) кичине - $0,88 < 3,84$. Демек, алынган натыйжа 3:1 катышка барабар.

1.16. Буудайдын кызыл дандуу формалары боз дандуу формалары менен чандаштыруунун натыйжасында F_ν муунунда 176 кызыл, 198 боз дандуу өсүмдүктөр п.б. Алардын X^2 аныктағыла.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны		
	кызыл дандуу	боз дандуу	жалпы
Алынган (Р)	176	198	374
Күтүлгөн катыш	1	1	2
Теориялык жактан күтүлгөн (q)	187	187	374
Айырма - d	-11	11	-
d^2 - айырманын квадраты	121	121	-
d^2/q катыш	0,65	0,65	$X^2=1,29$

X^2 тын чоңдугу туруктуу бирдиктин чоңдугунан (95% тин тегерегинде) кичине $1,29 < 3,84$. Демек, алынган катыш 1:1 ге барабар.

1.17. Норкалардын күрөн жүндүү формалары боз жүндүү формалары менен аргындаштыруунун натыйжасында 47 күрөн жүндүү жаны 14 боз жүндүү формалар пайда болгон. Тажрыйбанын жыйынтыгы күтүлгөн натыйжага кандай даражада туура келишин статистик усулда аныктағыла.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны		
	курөн	боз	жалпы
Алынган (Р)	47	14	61
Күтүлгөн катыш	3	1	4
Теориялык жактан күтүлгөн (q)	45,75	15,25	61
Айырма - d	1,25	-1,25	-
d^2 - айырманын квадраты	1,56	1,56	-
d^2/q катыш	0,03	0,10	$X^2=0,13$

X^2 тын чондугу туруктуу чоңдуктан (95% тегерегинде) кичине - $0,13 < 3,84$. Демек, алынган натыйжа 3:1 катышка барабар.

1.18. Дрозофилада жемишчи чымынынын боз денелүү формалары аргындаштырылган. Муунундагы 1584 дрозофиладан 1199 боз, 385 кара түстө экендиги белгилүү болду. Тажрыйбада алынган натыйжага теориялык жактан күтүлгөн натыйжа кандай даражада туура келишин статистик усулда аныктагыла.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны		
	боз	кара	жалпы
Алынган (Р)	1199	385	1584
Күтүлгөн катыш	3	1	4
Теориялык жактан күтүлгөн (q)	1188	396	1584
Айырма -d	11	11	-
d ² -айырманын квадраты	121	121	-
d ² /q - катыш	0,10	0,31	X ² =0,41

X^2 нын чондугу Фишер бирдигинин чондугунан кичине - $0,41 < 3,84$. Демек, алынган натыйжа 3:1 катышка (95% айланасында) барабар.

1.19. Пахтанын сары түстүүсү ак түстүүсүнүн үстүнөн доминанттык кылгандыгы үчүн F₁ муунунда саргыч түстөгү пахталар алынат. Эгер F₁ гибрииддерин өз ара чандаштырса, F₂ де кандай муун алынат ?

Чыгаруу:

P фен:	сары түс	ак түс
ген:	AA	×
гамета:	A	a
F ₁ фен:	саргыч түс	
ген:	Aa	

F ₁ фен:	сарғыч түс		сарғыч түс	
ген:	Aa	×	Aa	
гамета:	A	a	A	a
F ₂ фен:	сары түс	сарғыч түс	сарғыч түс	ак түс
ген:	AA	Aa	Aa	aa

1.20. Тұн чүрөгү өсүмдүгүнүн гүлүнүн кызыл формаларын ак гүлдүү формалары менен чаңдаштырганда биринчи чаңдаштырууда F₁ де баары кызғылт гүл, экинчи чаңдаштырууда 50% кызғылт, 50% ак гүл формалар пайда болғон. Ар бир тажрыйбадагы чаңдаштырылған тұн чүрөк өсүмдүктөрүнүн жана F₁ гибрииддеринин генотибин анықтагыла.

Чыгаруу:

	а) чаңдаштыруу		б) чаңдаштыруу	
P фен:	кызыл	ак	кызғылт	ак
ген:	AA	×	Aa	×
гамета	A	a	A a	a
F ₁ фен:	кызғылт		кызғылт	
ген:	Aa		Aa	
	50%		50%	

1.21. Боз түстөгү андалуз тоокторун өз ара аргындаштырганда, муунунда кара, ак жана боз тыбыттуу жөҗөлөр пайда болду.

а) бул кубулушту кандай түшүндүрүүгө болот?

б) егер боз түстөгү тоокторду кара тыбыттуу короздор менен аргындаштырса, кандай натыйжа күтүлөт?

Чыгаруу:

a) P фен:	боз		боз	
ген:	♀ Aa	×	♂ Aa	
гамета:	A	a	A	a
F ₁ фен:	кара	боз	боз	ак
ген:	AA	Aa	Aa	aa

б)Р фен:		боз		кара
ген:		♀ Aa	×	♂ AA
гамета:	A	a		A
F ₁ фен:		кара		боз
ген:		AA		Aa

1.22. Талассемия оорусу (нормалдуу гемоглобулиндин синтезделишинин бузулушу) доминант белги катарында муундан муунга өтөт. Бул ооруу боюнча гомозигота формалар 90-95% абалдарда өлөт. Гетерозигота формаларында оору жецил өтөт.

а) ата-энесинин бири талассемия оорусу менен ооруйт, экинчиси ден соолугу чың болсо, балдарында бул оору менен ооруу мүмкүнчүлүгү кандай?

б) ата-энесинин экөөсү тәң талассемия оорусунун жецил формасы менен ооруган болсоочу?

Чыгаруу:

а) Р фен:		талассемия		ден соолугу чың
		♀ AA	×	♂ aa
ген:				
гамета:		A		a
F ₁ фен:			талассемиянын жецил формасы	
ген:			Aa	
б)Р фен:		талассемиянын жецил формасы		талассемиянын жецил формасы
ген:		♀ Aa	×	♂ Aa
гамета:	A	a		A a
F ₁ фен:	талассемия	талассемиянын жецил формасы	талассемиянын ден жецил формасы	соолугу чың
ген:	AA	Aa	Aa	aa

1.23. Адамда цистинурия оорусунун (заарада цистин көбөйүп кетиши) белгилүү бир формасы рецессив белги катарында муундан муунга өтөт. Адатта, гетерозигота

формаларда сийдикте цистин саны артса, ал рецессив формаларда бөйрөктө цистин таштарын пайда кылат.

а) никелешкен кыздын зааrasында цистин ашыкча, ден соолугу чың жигиттин бөйрөгүндө цистин таштарынын болушу аныкталган болсо, үй-бүлөдө ушул оорунун түрдүү формалары менен балдардын төрөлүш мүмкүнчүлүгү кандай?

б) никелешкен жигит жана кыздын бириинин ден соолугу чың, экинчисинин бөйрөгүндө цистин ташы болсо, үй-бүлөдө бул оорунун түрдүү формалары менен балдардын төрөлүү мүмкүнчүлүгү кандай?

Чыгаруу:

а) Р фен: цистин ашыкча цистин ташы бар

ген:	♀ Aa	\times	♂ aa
------	---------------	----------	---------------

гамета:	A	a	a
---------	---	---	---

F₁ фен: цистин ашыкча цистин ташы бар

ген:	Aa	$=$	aa
------	------	-----	------

б) Р фен: ден соолугу чың цистин ташы бар

ген:	♀ AA	\times	♂ aa
------	---------------	----------	---------------

гамета:	A	a	a
---------	---	---	---

F₁ фен: цистин ашыкча

ген:	Aa	$=$	
------	------	-----	--

1.24. Пахтанын ачык антоциан түстүү сортторун өз ара чандаштыруудан 680 өсүмдүк алынды, андан 340 ачык антоциан түстө. Калган өсүмдүтөрдүн канчасы жашыл түстө болот?

Чыгаруу:

а) Р фен: ачык антоциан түстүү ачык антоциан түстүү

ген:	Aa	\times	Aa
------	------	----------	------

гамета:	A	a	A	a
---------	---	---	---	---

F ₁ фен:	антоциан түстүү	ачык түстүү	ачык түстүү	жашыл түстүү
ген:	AA 170	Aa 170	Aa 340	aa 170

1.25. Жұндөрү сары түстө болгон деңиз чочколорунун особдору аргындаштырылған. Муунунда 52 сары түстүү, 99 сарғыч түстүү, 41 ак түстөгү индивиддер пайда болду. Тажрыйбанын жыйынтығы күтүлгөн натыйжага канчалық туура келишин тапкыла.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны			
	сары түстүү	сарғыч түстө	ак түстүү	жашыл
Алынган (Р)	52	99	41	192
Күтүлгөн катыш	1	2	1	4
Теориялык жактан күтүлген (q)	48	96	48	192
Айырма - d	4	3	-7	-
d ² - айырманын квадраты	16	9	49	-
d ² /q катыш	0,33	0,09	1,02	X ² =1,44

X² 1,44 < 5,99 таблица чоңдугунан кичине, демек алынган натыйжа (95%тин айланасында) 1:2:1 катышка барабар.

1.26. Жөнөкөй таажылуу тооктор эки жаңгак сымал таажылуу короз менен аргындаштырылған. Биринчи бардык мууну жаңгак сымал таажылуу болгон. Кийинкисинде жарымы жаңгак таажылуу, жарымы жөнөкөй таажылуу болгон. Жогорудагы муундарды алуу үчүн аргындаштырылған особдордун генотиби кандай болот?

Чыгаруу:

Биринчи муунду алуу үчүн аргындаштырылған формалардын генотиби RR×rr әкинчиси Rr×rr болот.

1.27. Эки кара чычкан күрөң чычкан менен аргындаштырылған. Биринчисинде 9 кара жана 7 күрөң чычкан;

Экинчисинде 17 кара чычкан пайда болгон. Жұнұнұн тұсу кандайча муунга өткөн жана аргындаштырылған особдордун генотиптери кандай?

Чыгаруу:

Чычкандарды аргындаштыруу эки вариантта жүргүзүлгөн:

$P \text{ ♀}$ кара $\times \text{ ♂}$ күрөң

F_1 9 кара : 7 күрөң

$P \text{ ♂}$ күрөң $\times \text{ ♀}$ кара


F_1 17 кара чычкан

Экинчи жолу аргындаштыруу схемасынын негизинде бардық муундар фенотиби боюнча баарынын жұнұнұн тұсу кара болот. Мындан жыйынтық чыгарып айтсак болот, кара тұс-доминанттуу белги.


Жыйынтығын төмөнкүдөй жазууга болот:

Белги	Ген	Генотип
Кара тұс	C	CC, Cc
Күрөң тұс	c	cc

Күрөң тұстөгүлөрдүн генотиби cc гана болот. Ал эми кара тұстөгүлөр CC жана Cc генотибине ээ болушат. Ошондуктан ургаачы особдун генотиби белгисиз. Эки вариантта тең бирден доминанттық С ген бар.




Биринчи схемада cc генотиптери күрөң индивиддер муунда пайда болушкан, бул аргындаштырылган особдордун экөө тен ушундай генди алып жүрүшү мүмкүн. Мындан биз ургаачы организм гетерозиготалуу (Cc) деген жыйынтыкка келебиз. Муунундагы кара особдор да гетерозиготалуу болушат, анткени алар энесинен C генин, атасынан c генин алышкан:



Биринчи вариантта – маселеде берилген 9 кара 7 күрөң особдордун саны 1:1 катышына туура келет деп анализдеөгө болот.

Экинчи вариантта бардык муундар фенотиби жана генотиби боюнча бирдей гетерозиготалар, анткени чычкандар энесинен C генин алышкан. Биринчи муунундун бирдей болушу бул ургаачы организмдин гомозигота болушу, аны CC деп белгилөөгө болот.




Ошентип аргындаштырылган особдордун генотибиндеги белгилер муунуна берилет деп тыянак чыгарууга болот.

1.28. Кара түстөгү ири мүйүздүү бодо мал кызыл түстөгү бодо малдын генине үстөмдүк кылат. Таза кара түстөгү ири

мүйүздүү породадагы бодо малды кызыл түстөгүсү менен аргындаштырса F₁ де кандай муун алышат? Ал гибриддерди өз ара аргындаштырса F₂ де кандай муун алышат?

Чыгаруу:

A - кара түстү белгилөөчү ген, a - кызыл түстү белгилөөчү ген.



Кара түстөгү өгүзду кызыл уй менен аргындаштырганда бардык мууну F₁ кара түстө болушат. Аларды өз ара аргындаштырганда (F₂): 3/4 кара түстө, 1/4 - кызыл болот.

1.29. Адамдын ачуу даамды сезүү жөндөмдүүлүгү фенилтиомочевина (ФТМ) - доминанттык белги, ал ген (T) 17-аутосомада локализацияланган. Уй-булөдө апасы жана кызы ФТМ даам сезишет, ал эми атасы менен баласы сезбейт. Уй-булөнүн бардык мүчөлөрүнүн генотибиин аныктагыла.

Чыгаруу:


1. Атасы жана баласы ФТМ даамды сезбейт, б.а. рецессивдик белгини алыш жүрөт, алардын генотиби - tt.

2. Апасы жана кызы даамды сезишет, демек алардын ар бири доминанттык белги T генин алыш жүрөт.

3. Бала бир хромосома атасынан бир хромосома апасынан алат. Кызы атасынан рецессивдик **t** белгини гана алат (атасы гомозигота болчу). Демек, кызынын генотиби - **Tt**.

4. Апасынын уруусунда да **tt** генотип болгон, ошондуктан ал дагы рецессивдик **t** генин алыш жүрөт, анын генотиби дагы - **Tt**.

Баш кошуунун схемасы



Апасы менен кызынын генотиби - **Tt**, атасы менен уулунуку - **tt**.

1.30. Помидордун мөмөсү жумуру жана алмурут сымал болот. Жумуру формасынын гени үстөмдүк кылат. Парникке алынган гибриддердин уругу себилген жана алардын 31750 нүн мөмөсү алмурут сымал, 92250 нун мөмөсү жумуру болгон. Парникте өстүрүлгөн помидорлордун канчасы гетерозигота болгон.

Чыгаруу:

A - жумуру форма,

a - алмурут сымал форма.

1. Парниктеги помидорлор гибриддик (гетерозиготалуу) өсүмдүктөр. Алардын генотиби- **Aa**. Муунунун ажыроосу 3:1 катышына жакын деп карасак болот.

2. Өсүмдүктөрдүн жумуру формалардын арасында (**Aa**) гетерозигота жана (**AA**) гомозигота генотиптүүлөрү бар.

Моногириддик аргындаштыруудагы F_2 де генотиби боюнча 1:2:1 катышта ажыроо белгилүү болгондой гетерозиготалуу өсүмдүктөр доминанттык өсүмдүктөрдүн санына кирет б.а. $92250 \times 2/3 = 61500$, же рецессивдик өсүмдүктөрдөн 2 эсе көп болот: $30750 \times 2 = 61500$.

Гетерозигота өсүмдүктөр 61500 ге жакын болгон.

1.31. Биринчи муундагы кадимки күрөң түстө кундуз күмүш-көк түстөгү кундуз менен аргындаштырганда алынган муундун бардыгы күрөң болуп калды. Ал эми экинчисинде 47 күрөң жана 15 күмүш-көк түстөгүлөрү пайда болду. Белги кандай тукум кубалайт? Аргындаштырылган особдордун жана F_1 гибриддеринин генотиптерин аныктагыла. F_2 деги гомозиготалуу күрөң кундуз канча бөлүгүн түзөт?

Чыгаруу:

1. F_1 гибриддеринин бир түрдүүлүгү аргындаштырылган особдордун формасынын гомозиготалуулугун көрсөтөт.

2. F_2 де белгилер ажырайт: күрөң, күмүш-көк түс. Күрөң түс үстөмдүк кылгандыктан, биз моногендүү муун деп эсептейбиз.

3. Гаметалардын мүмкүн болгон айкалышынын маанисин аныктайбыз: $62:4=15,5$ Экспериментте бөлүнүүнү табабыз: $47:15,5=3,0$ жана $15:15,5=0,9$ б.а. мисалы 3:1.

4. Аллелдердин аталышын сунуштайбыз: А-күрөң жана а күмүш-көк. Аргындаштырылган особдордун генотиптери: AA жана aa, F_1 -Aa гибриддер. F_2 күрөң кундуз $\frac{1}{4}$ бөлүгүндө AA генотиби бар же 16 особ гомозиготалуу болот.


1.32. Шизофрениндин бир формасы рецессивдик белги катары тукум кубалайт. Баланын шизофренин менен төрөлүү мүмкүчүлүгүн аныктагыла. Ата-энесинин ден соолугу чың, бирок атасынын апасы жана апасынын атасы бул ооруу менен ооруган болсо кандай болот?

Чыгаруу:

1. Эркек жана аялдын ден соолугу чың, демек алар A доминант генди алыш жүрүшөт.

2. Алардын ар бири ата-энесинен бирден рецессивдик (**aa**) шизофрения белгисин алыш жүрөт. Демек, төрөлө турган баланын ата-энесинин генотибинде рецессивдик а белги бар жана алардын генотиби-**Aa**.

Баш кошуу схемасы



Баланын шизофренин менен төрөлүү мүмкүчүлүгү $\frac{1}{4}$ болот.


1.33. Мүйүзү жок өгүздү мүйүзү бар уй менен аргындаштырганда мүйүзү жок жана мүйүзү бар музоолор алышы. Уйдун тукумда мүйүзү жоктор болгон эмес. Кайсы белги доминант? Аргындаштырылган особдордун жана муунунун генотиби кандай?

Чыгаруу:

1. Уйдун түпкү аргындаштырылган особдорду ушул эле белгиге ээ болушкан. Демек, таза линия гомозигота.
2. F₁ мууну бирдей болгон жок, демек аргындаштырууга гетерозиготалуу организм катышты. Бизге белгилүү болгондой уй гомозигота болгондон кийин өгүз гетерозигота.
3. Гетерозиготалуу организмдер толук доминанттык белгини алыш жүрүшөт, бул белги мүйүзү жок.

Аргындаштыруу схемасы:

А - мүйүзү жок, а - мүйүзү бар.



F ₁ ген	мүйүзү жок	мүйүзү бар
	Aa	aa
	50%	50%

Үстөмдүк кылган белги бул мүйүзү жок. Өгүздүн генотиби - **Аа**, уйдуку - **aa**, музоолорунуку - **Aa** жана **aa**.

1.34. Төмөнкү особдордон пайда болгон гаметалардын түрлөрүн жазгыла:

- а) ВВ особунун генотиби,
- б) Вв особунун генотиби,
- в)сс особунун генотиби.

1.35. Эркек особу Вв генотибине ээ:

- а) бул генотиптен кандай типтеги сперматозоиддер пайда болот?
- б) Вв особунан пайда болгон сперматозоиддердин сандык катышы кандай болот?

1.36. Бакча буурчагынын үрөндөрүнүн сары түсү жашыл түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат.

Гомозиготалуу сары буурчак жашыл менен чаңдаштырылат. Биринчи муунунун генотип жана фенотиптерин аныктагыла.

Уруктары сары түстөгү эки гетерозиготалык буурчак өсүмдүктөрү чаңдаштырылат. Муундарынын генотиптерин жана фенотиптерин аныктагыла.

Гетерозиготалуу сары буурчак жашыл буурчак менен чаңдаштырылат. Муундарында буурчактардын түсү кандай бөлүнүшүү күтүлөт?

1.37. Помидорлордун кызыл түсүн белгилөөчү ген сары түсүн белгилөөчү гендин үстүнөн үстөмдүк кылат.

Гетерозиготалуу кызыл помидор менен сары помидорду чандаштырганда кандай түстөгү помидорлор пайда болот?

1.38. Буудайдын кыска болуп өскөн сорту кадимки өскөн сортuna үстөмдүк кылат. Эгерде өсүмдүктөрдүн $\frac{3}{4}$ мууну карлик болуп чыкса, баштапкы формалардын генотиптери кандай болот?

1.39. Сулу өсүмдүктүн ири өсүшү рецессивдик белги, кадимки өсүшүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Бирдей өскөн муунду алуу үчүн кандай өсүмдүктөрдү чандаштыруу керек?

1.40. Помидорлордун кадимки өсүүсү карлик өсүүсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат.

Биринчи муундун гибриддерин бири-бири менен чандаштырганда кандай муундарды күтүүгө болот?

1.41. Малдарда мүйүзүнүн жоктугу (комолость) мүйүздүүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Мүйүзү жок өгүздү мүйүздүү уй менен аргындаштырганда кандай муунду күтүүгө болот? Эгер өгүздүн башка муунда мүйүздүү музоосу бар экендиги белгилүү болсо.

1.42. Малдын кара түсү кызыл түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат.

1.Бул белгилер боюнча гетерозигота ири мүйүздүү малды аргындаштырганда кандай муундар болушу мүмкүн?

2.Кызыл өгүздөн жана гибрид уйдан кандай музоолор алышат?

1.43. Узун канаттары бар дрозофилалар аргындаштырылганда узун канаттуу жана кыска канаттуу муундар алышган. Кайсы белги үстөмдүк кылган? Аргындаштырылган особдордун генотиптери кандай?

1.44. Адамдарда күрөн көз (A) көк көздүн үстүнөн (a) үстөмдүк кылат. Ата-энеси күрөн көздүү, таенеси чоң энеси тең көк көздүү. Уй-булөдө төрт бала бар. Балдардагы фенотиптер жана генотиптер кандай болушу мүмкүн?

1.45. Адамдарда полидактилия (алты манжалуулук) үстөмдүк кылган Р гени менен аныкталат.

Гетерозиготалуу алты манжалуу жигит кадимки кол түзүмү бар кызга үйлөнгөн. Алар эки балалуу болгон, беш манжалуу жана алты манжалуу. Бул балдардын генотиби кандай?

Гомозиготалуу алты манжалуу жигит беш манжалуу кызга үйлөнгөн. Бул никеден бир бала төрөлгөн. Анын фенотиби жана генотиби кандай болот?

1.46. Адамдарда доминант А ген буттун скелетинин кескин кыскарышын карликти (ахондроплазия) аныктайт. Анын аллели рецессивдүү ген-а, скелеттин кадимки түзүлүшүн аныктайт.

Кадимки скелет түзүлүшүнө ээ кыз гетерозигота ахондроплазия менен ооруган жигитке турмушка чыккан.

Ахондроплазия менен балалуу болуу ыктымалдуулугу кандай?

Кадимки скелет түзүлүшүнө ээ кыз ахондроплазия боюнча гомозиготалуу жигитке турмушка чыккан. Алардын баласынын ахондроплазия менен ооруу ыктымалдуулугу кандай?

1.47. Адамдарда дүлөйлүктүн бир түрү тукум кубалайт жана нормалдуу угууга салыштырмалуу рецессивдүү белги болуп саналат.

1. Гетерозигота ата-энелердин никесинен кандай муундарды күтсө болот?

2. Дүлөй, дудук кыз менен кадимкидей уккан, сүйлөгөн жигиттин никесинен дүлөй, дудук бала төрөлдү. Ата-энелердин генотиптерин аныктагыла.

1.48. Адамдарда фенилтиомочевина (ФТМ) даамын сезүү жөндөмү үстөмдүк кылат. “Сезгич” индивиддер (TT же Tt) өтө ачуу, өтө аралаштырылган эритмелерден ФТМ дин даамын сезет, ал эми “сезбөөчү” адамдар бул заттын даамын бир кыйла жогору концентрацияда дагы сезишпейт.

а) эгерде жубайлардын өздөрү ФТМнын даамын сезишсе жана алардын үч баласынын бирөөсү “сезимсиз” болсо, ата-энесинин генотиптери кандай болот?

б) төмөнкү никелердин муундарында кандай фенотиптер пайда болот жана алар кандай катышты түзөт:

- гетерозигота × гетерозигота,

- гомозигота "сезүү" индивид × гетерозигота,
- гетерозигота × "себзөөчү" индивид.

1.49. *Drosophila* чымынын денесинин кара түсүн аныктаган белги рецессивдүү экендиги белгилүү.

Жапайы чымындар боз түскө ээ.

а) кара чымындар менен боз чымындар аргындашканда муундарынын жарымы кара түстө, жарымы боз түстө болот. Аргындаштырылган особдордун генотиптерин аныктагыла;

б) боз чымын менен кара чымындар аргындаштырылганда муунундагы чымындардын баары боз түскө ээ болушкан. Аргындаштырылган особдордун генотиптерин аныктагыла;

в) эки боз чымын аргындаштырылганда муунундагы бардык чымындар боз түстө экендиги аныкталды. Аргындаштырылган особдордун генотиптерин аныктоого мүмкүнбү?

1.50. Өсүмдүктөрдүн бир катар түрлөрү рецессивдүү альбинизм белгисине ээ: бул ген боюнча гомозиготтуу (ак) нускалары хлорофилл синтездей алышпайт. Эгерде тамеки өсүмдүктөрү альбинизм боюнча гетерозиготалуу болуп өзү менен өзү чаңдашып андан 500 үрөн өнүп чыкса, анда:

а) чаңдаштырылган өсүмдүктөрдүн формасынын генотибине окошош муундун саны канча?

б) күтүлгөн ак нускалардын саны канча?

1.51. Сулунун эрте бышып жетилген сорту кеч бышып жетилген сортунун үстүнөн үстөмдүк кылат. Тажрыйба аянында эрте бышып жетилген гетерозигота сулу менен кеч бышып жетилген сортун чаңдаштырганда 69134 эрте бышып жетилүүчү сулу өсүмдүгү алынган. Кеч бышып жетилген өсүмдүктөрдүн санын аныктагыла.

1.52. Арпанын эрте бышып жетилүүсү, кеч бышып жетилгенинин үстүнөн үстөмдүк кылат. Гомозигота эрте бышкан арпа менен кеч бышып жетилген арпадан алынган муунду өз ара чаңдаштырса кандай муун алууга болот?

1.53. Дрозофила чымынынын денесиндеги боз түсү кара түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат.

1. Боз чымын менен кара түстөгү чымындан муунунда 117 боз особ жана 120 кара особ алынган. Аргындаштырылган особдордун генотиптерин аныктагыла.

2. Боз чымындарды өз ара аргындаштырганда муунунда 1392 боз түстө жана 467 кара түстөгү особ пайда болгон. Аргындаштырылган особдордун генотиптерин аныктагыла.

1.54. Боз жана кара чычкандардын муунунда 30 чычкан алынган, алардын 14ү кара болгон. Боз түстүн кара түстүн үстүнөн үстөмдүк кылары белгилүү. Муундун жана аргындаштырылган особдордун генотиби кандай?

1.55. Кадимки канаттары бар эки жемишчи чымынын аргындаштырганда муунунда 123 нөн 88и кадимки канаттуу, 35и кыска канаттуу болгон.

1. а) кадимки жана кыска канаттардын белгилери кандайча муундан муунга етөт? б) аргындаштырылган особдордун генотиптери кандай болгон?

2. Эгерде кыска канаттары бар ургаачысын баштапкы аргындаштырууга катышкан эркеги менен аргындаштырып алынган 80 жемишчи чымынынын канчасы кадимки канаттуу болот?

1.56. Ангор коёнунун эркегин кыска жүндүү ургаачысы менен аргындаштырганда 35 кыска жүндүү коён алынган, ал эми гибриддерди өз ара аргындаштырганда, 25 кыска жүндүү жана 9 ангор коёнун алышкан. Коёндордун ангор жүндүү белгиси кандайча муундан муунга етөт?


1.57. Иттердин жүнүнүн кара түсү күрөң түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Кара жүндүү ургаачысын күрөң жүндүү эркеги менен бир нече жолу аргындаштырылган. Жалпысынан 15 кара жана 13 күрөң күчүк алынган. Аргындаштырылган особдордун жана муундарынын генотиптерин аныктагыла.

1.2 Дигибриддик аргындаштыруу


1.58. Төмөнкү генотиптүү организмдер канча типтеги гаметаларды пайда кылат: а) aabb, б) AaBB, в) AaBb, г) AAbbCC, д) AabbCC, е) AaBbCc?

Чыгаруу:


а) $N=2^n$ формуласына ылайык гомозигота, бир типтеги гаметаны пайда кылат ($2^0=1$):




б) Бир белги боюнча гетерозигота, эки типтеги гаметаны пайда кылат ($2^1=2$):




в) Эки белги боюнча гетерозигота, төрт типтеги гаметаны пайда кылат ($2^2=4$):




г) Гомозигота бир типтеги гаметаны берет ($2^0 = 1$):



д) Бир белги боюнча гетерозигота эки типтеги гаметаны берет ($2^1 = 2$):



е) Үч белгиси боюнча гетерозигота, сегиз типтеги гаметаны берет (2^3):



1.59. Помидор жемишинин жумуру формасы (A), алмурат сымал формасынын (a), кызыл түсү (B) сары түсүнүн (b) үстүнөн үстөмдүк кылат. Төмөндөгүдөй генотиптүү помидорлор кандай гаметаларды пайда кылат?

а) AAB_B; б) AaB_B; в) aaB_B г) AAB_b; д) AaB_b; е) Aab_b; ж) aab_b

Чыгаруу:

- | | | | |
|----------|---------------------|----|----|
| генотип: | а) AAB _B | | |
| гамета: | AB | | |
| генотип: | б) AaB _B | | |
| гамета: | AB | aB | |
| генотип: | в) aaB _B | | |
| гамета: | aB | | |
| генотип: | г) AAB _b | | |
| гамета: | AB | Ab | |
| генотип: | д) AaB _b | | |
| гамета: | AB | Ab | aB |
| генотип: | е) Aab _b | | |
| гамета: | Ab | ab | |
| генотип: | ж) aab _b | | |
| гамета: | ab | | |

1.60. Ашкабактын жумуру формасы (A), алмурат сымал формасынын (a), сары түсү (B) жашыл түсүнүн (b) үстүнөн

үстөмдүк кылат. Төмөндөгүдөй генотиптүү ашкабактардын формасын жана түсүн аныктагыла.

- а) aaBv; б) AaBv; в) AaBB; г) aaBB; д) AABv;
е) Aabb; ж) aabb

Чыгаруу:

а	фенотиби	алмурут сымал, сары түс
	генотиби	aaBv
б	фенотиби	жумуру, сары түс
	генотиби	AaBv
в	фенотиби	жумуру, сары түс
	генотиби	AaBB
г	фенотиби	алмурут сымал, сары түс
	генотиби	aaBB
д	фенотиби	жумуру, сары түс
	генотиби	AABv
е	фенотиби	жумуру, жашыл түс
	генотиби	Aabb
ж	фенотиби	алмурут сымал, жашыл түс
	генотиби	aabb

1.61. Пахтанын түшүм бутагынын чектелбеген (S) жана чектелген (s), гүл таажыларынын сары түсү У жана ак сары түсү (у) болот.

Төмөндөгүдөй генотиптүү өсүмдүктөрдөн кандай гаметалар пайда болот?

- а) Ssyy × ssYY; б) SsYy × SSYY; в) SSYY × ssyy.

Генотиптери төмөндөгүдөй болгон өсүмдүктөрдү чандаштырганда пайда болгон муунунун генотибин жана фенотибин аныктагыла:

- г) ssyy × ssYy; д) SsYy × ssYY

Чыгаруу:

a) генотип:	Ssyy	×	ssYY
гамета:	Sy	sy	sY
б) генотип:	SsYy	×	SSYY
гамета:	SY	Sy	sY
в) генотип:	SSYY	×	ssyy
гамета:	SY		sy
г) Р фен:	чектелген, ак сары		чектелген, сары
ген:	ssyy	×	ssYy
гамета:	sy		sY
F ₁ фен:	чектелген, сары		чектелген, ак сары
ген:	ssYy		ssyy
д) Р фен:	чектелбеген, сары		чектелген, сары
ген:	SsYy	×	ssYY
гамета:	SY	Sy	sY
F ₁ фен:	чектелбеген	чектелбе	чектелген
	сары	ген сары	сары
ген:	SsYY	SsYy	ssYY
			ssYy

1.62. Пахтанын сабагы, бутактары, антоциан түстө - Rp жана жашыл түсүү-рп болот. F₁ мууну антоциан түстө болот. Төмөндөгүдөй генотиптүү өсүмдүктөр чаңдаштырганда кандай фенотиптүү өсүмдүктөр пайда болот?

а) RpRp × Rprp; б) Rprp × rgrp в) RpRp × grgr

Чыгаруу:

a) Р фен:	антоциан түстө		антоциан түстө
ген:	RpRp	×	Rprp
гамета:	Rp		rprp
F ₁ фен:	антоциан түстө		антоциан түстө
ген:	RpRp		Rprp

б) Р фен:	антоциан түстө	жашыл түстө
ген:	Rprp	grgr
гамета:	Rp gr	gr rp
F ₁ фен:	антоциан түстө	жашыл түстө
ген:	Rprp	grgr
в) Р фен:	антоциан түстө	жашыл түстө
ген:	RpRp	grgr
гамета:	Rp	gr rp
F ₁ фен:	антоциан түстө	
ген:	Rprp	

1.63. Атасынын көзү көк жана чачы кара, апасынын көзү күрөн, чачы сары болгон. Төрт баласы ушул белгилер боюнча бири-биринен айырмаланышкан. Ата-энесинин генотиби кандай болгон?

Чыгаруу:

1. Ар бир белги муунунда ажыраган, мында доминанттык белгини коддогон организмдер гетерозиготалуу болот. Ошондуктан, апасы - Aabb генотипке, ал эми атасы - aaBb генотипке ээ болушкан.
2. 4 типтеги генотиптүү балдардын ата-энеси эки типтеги гаметаны берет.

3. Ошондуктан, балдарынын генотиби **aabb**, **aaBb**, **Aabb**, **AaBb**.

Атасынын генотиби-**aaBb**, апасынын генотиби-**Aabb**.

1.64. Ашкабактын ак түстүү жемиши (**W**) сары түсүнүн (**w**) үстүнөн үстөмдүк кылат, ал эми диск сымал формасы (**D**) шар сымал формасынын (**d**) үстүнөн үстөмдүк кылат. Ак түстөгү диск сымал ашкабакты түсү ак формасы шар сымал болгон ашкабак менен чаңдаштырды. Мууну төмөнкүдөй болду:

- 3/8 ак, диск сымал,
- 3/8 ак, шар сымал,
- 1/8 сары, диск сымал,

1/8 сары, шар сымал.

Чаңдаштырылган ашкабактардын жана муунунун генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

Маселени чыгаруу үчүн ар бир белгини өзүнчө кароо керек.

Анда:


1.Түсү боюнча 3:1 катышты берет, мында эки өсүмдүк тен гетерозиготалуу (**Ww**);

2.Формасы боюнча 1:1 катышты берет, мында гетерозиготалуу особдор (**Dd**) рецессивдик гомозиготалуу (**dd**) особдор менен чаңдаштырылган.

Чындыгында чаңдаштырылган өсүмдүктөрдүн бирөөсү рецессивдик белгини (шар сымал) алып жүрөт.

Демек, биринчи особдун генотиби - **WwDd**; экинчисинин генотиби - **Wwdd**. Чандаштыруунун жыйынтыгы муундун генотибин аныктаганга жардам берет.

Чаңдаштыруунун схемасы



1.65. Адамдарда альбинизм жана сол колун жакшы иштетүү рецессивдик белги. Бул белги көз карандышсыз муундан муунга берилет. Нормалдуу пигментке ээ, оң колун жакшы иштеткен генотиптүү ата-энеден альбинос жана сол колун жакшы иштеткен бала төрөлсө, ата-энесинин генотиби кандай болот?

Чыгаруу:

I. Пигментация

A - нормалдуу пигментация, **a**-альбинизм.

1. Бала альбинос (рецессивдик белги), ошондуктан анын генотиби бул белги боюнча – **aa** болот.

2. Баланын ата-энеси нормалдуу пигментацияга ээ, экөө төн доминанттык **A** генди алыш жүрөт. Баласынын генотиби **aa** болгондуктан алар дагы рецессивдик белги-**a** генин алыш жүрөт. Ошондуктан ата-энесинин генотиби-**Aa**.

II. Оң колун иштетүү


B-оң колдуу, **b**-сол колдуу.

1. Бала солгой (рецессивдик белги), ошондуктан анын генотиби-**bb**.

2. Баланын ата-энеси оң колун жакшы иштетет, демек экөө төн доминанттык **B** генин алыш жүрөт. Алардын баласынын генотиби **bb** болгондуктан алар дагы рецессивдик белги-**b** генин алыш жүрөт. Ошондуктан ата-энесинин генотиби-**Bb**.

Анда апасынын генотиби-**AaBb**; атасынын генотиби-**AaBb**; баласынын генотиби-**aabb** болот.

Баш кошуунун схема



Ата-энеси гетерозиготалуу, ар бир жуп боюнча алардын генотиби-**AaBb**.

Белгилер муундан муунга көз карандысыз өтөт.

1.66. Арпанын нормалдуу узундугу гигант формасынын үстүнөн, эрте жетилүүсү кеч жетилүүсүнүн үстүнөн үстөмдүк

кылат. Эки белгинин гендери түрдүү аутосомаларда жайгашкан. Узундугу нормалдуу эрте жетилген арпаны өз ара чандаштырганда 22372 өсүмдүк алынган. Алардын 5593 узундугу гигант, кеч жетилүүчүр арпа болушкан. Алынган өсүмдүктөрдүн канчасы кеч жетилген, гигант бийиктике болгон?

Чыгаруу:

Алынган катыш боюнча ажыроо жүрдү:

-узундугу боюнча-5593:16779 (22372-5593),

-жетилүү мөөнөтү боюнча-5593:16779 (22372-5593), башкача айтканда эки белги боюнча ажыроо 1:3 катышта жүрдү. Эки жуп ген боюнча гетерозигота арпалар чандаштырылды. Дигетерозигота арпаларды дигибриддүү чандаштырууда эки рецессивдик белги 1/16 болот.

Кеч жетилүүчүр гигант арпалардын саны 22372/16 тете, бул болжол менен 1398 барабар.

1.67. Гвинея дениз чочкосунда (*Cavia*) жүнүнүн (кара же ак) түстөрүн аныктоочу эки аллель жана жүнүнүн (кыска же узун) узундугун аныктоочу эки аллель бар. Кыска кара жүндүү гомозиготалар менен узун ак жүндүү гомозиготалар аргындашканда F_1 муундарынын бардыгынын жүнү кыска жана түсү кара болгон.

а) кайсы аллелдер доминаттуу?

б) F_2 де фенотиптердин катышынан кандай болот?

Чыгаруу:

Эгер F_1 деги дениз чочколордун жүнү кара түстө, узундугу кыска болсо анда кара түсү ак түсүнүн үстүнөн, кыска жүнү узун жүнүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат.

Белги	Ген	Генотип
кара жүн	B	BB, Bb
ак жүн	b	bb
кыска жүн	S	SS, Ss
узун жүн	s	ss

P ♀ SSBB x ♂ ssbb

G SB sb

F₁ SsBb

б)

P F₁ ♀ SsBb x ♂ SsBb

G SB Sb sB sb SB Sb sB sb

Гамета	SB	Sb	sB	sb
SB	SSBB	SSBb	SsBB	SsBb
Sb	SSBb	SSbb	SsBb	Ssbb
sB	SsBB	SsBb	ssBB	ssBb
sb	SsBb	Ssbb	ssBb	ssbb

Экинчи муундагы фенотиптердин катышы:

9S_B_ : 3S_bb : 3ssB_ : 1ssbb
 кыска, кыска, ак узун, кара узун, ак
 кара жүн жүн жүн жүн

1.68. Адамда сокур болуунун эки түрү кездешип, алардын ар бири рецессив ген аркылуу муундан муунга өтөт. Ушул рецессив гендер ар түрдүү хромосомаларда жайланышкан;

а) эгер ата-эне сокурдуң бир түрү менен ооруп, экинчи түрү боюнча нормалдуу болсо, бул үй-бүлөнүн балдарынын көрүү мүмкүнчүлүгү кандай болот?

б) эгер ата-эне гомозигота абалда сокурдуң ар түрү менен ооруган болсоч?

в) төмөндөгү маалыматтардан пайдаланып, үй-бүлөдө сокур бала төрөлүү мүмкүнчүлүгүн аныктагыла: апасынын ата энелери сокурлуктун бир түрү менен оорушкан, атасынын ата энелеринде сокурлук белги байкалган эмес. Балдары канай болот? Ушундай үй-бүлөлөрдөн кыз жана жигит баш кошсо сокурлук муунунда байкалабы?

Чыгаруу:

a) Рфен:	сокур		сокур
ген:	♀aaBB	×	♂aaBB
гамета:	aB		aB
F1фен:		сокур	
ген:		aaBB	
б) Рфен:	сокур		сокур
ген:	♀aaBB	×	♂AAABB
гамета:	aB		AB
F1фен:		нормалдуу	
ген:		AaBb	
в) Рфен:	сокур	ден соолугу чың	
ген:	♀aaBB	×	♂AABB
гамета:	aB		AB
F1фен:		нормалдуу	
ген:		AaBB	
Рфен:	нормалдуу	нормалдуу	
ген:	♀AaBB	×	♂AaBB
гамета:	AB aB	AB aB	
F1фен:	норм норм	норм сокур	
ген:	AABB AaBB	AaBB aaBB	

1.69. Нормалдуу уккан биринин чачы тармал, экинчисиники түз болгон ата-энеден биринчи баласы дүлөй, түз чачтуу болуп, экинчи баласы нормалдуу уккан, тармал чачтуу болуп төрөлдү. Эгер тармал чач түз чачтын үстүнөн үстөмдүк кылышы жана дүлөйлүк рецессив белги экендиги белгилүү болсо, ушул үй-бүлөдө кийинки балдарынын дүлөй, тармал чачтуу болуп төрөлүү мүмкүнчүлүгү кандай?

Чыгаруу:

P фен:	нормалдуу угат,	нормалдуу
	тармал чач	угат, түз чач

ген: ♀ AaBb × ♂ Aabb
 гамета: AB Ab aB ab Ab ab

$\text{♀}/\text{♂}$	AB	Ab	aB	ab
Ab	нормалдуу угат, тармал чач AABb	нормалдуу угат, түз чач AAbb	нормалдуу угат, тармал чач AaBb	нормалдуу угат, түз чач Aabb
ab	нормалдуу угат, тармал чач AaBb	нормалдуу угат, түз чач Aabb	дүлөй, тармал чач aaBb	дүлөй, түз чач aabb

1.70. Пахтанын түшүм бутагы чектелбеген (S), гүл таажылары сары түстүү (Y) формасы түшүм бутагы чектелген (s), гүл таажылары ач сары (y) формасы менен чандаштырганда $1/4$ бөлүгү чектелбеген түшүм бутагы, гүл таажылары сары түстө, $1/4$ бөлүгү чектелбеген түшүм бутагы, гүл таажылары ачык сары түстө, $1/4$ бөлүгү чектелген түшүм бутагы, гүл таажылары сары түстө жана $1/4$ бөлүгү чектелген түшүм бутагы, гүл таажылары ачык сары түстөгү өсүмдүктөр алынган. Чандаштырууга катышкан формаларынын генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен: чектелбеген сары чектелген ачык
 ген: SsYy × ssyy
 гамета: SY Sy sY sy sy

$\text{♀}/\text{♂}$	sy
SY	чектелбеген сары SsYy
Sy	чектелбеген ачык сары Ssyy
sY	чектелген сары ssYy
sy	чектелген ачык сары ssyy

1.71. Буурчактын узун сабак, ак гүлдүү формасы кыска сабак, кызыл гүлдүү формасы менен чандаштырылган. F₁ де 120 узун сабак, кызыл гүл, F₂ де 720 өсүмдүк естү.

- а) F₁ канча типтеги генотипке ээ болот?
- б) F₁ канча типтеги гамета пайда кылат?
- в) F₂ деги өсүмдүктөрдүн канчасы узун сабак, кызыл гүл болот?
- г) F₂ деги өсүмдүктөрдүн канчасы узун сабактуу, ак гүл болот?

Чыгаруу:

P фен:	узун сабак, ак гүл	кыска сабак, кызыл гүл
ген:	AABB	aaBB
гамета:	Ab	aB
F ₁ фен:	узун сабак, кызыл гүл	
ген:	AaBb	

P фен:	узун сабак, кызыл гүл	узун сабак, кызыл гүл
ген:	AaBb	AaBb
гамета:	AB Ab aB ab	AB Ab aB ab

♀ / ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	узун сабак, кызыл гүл AABB	узун сабак, кызыл гүл AABb	узун сабак, кызыл гүл AaBB	узун сабак, кызыл гүл AaBb
Ab	узун сабак, кызыл гүл AABb	узун сабак, ак гүл AAbb	узун сабак, кызыл гүл AaBb	узун сабак, ак гүл Aabb
aB	узун сабак, кызыл гүл AaBB	узун сабак, кызыл гүл AaBb	кыска сабак, кызыл гүл aaBB	кыска сабак, кызыл гүл aaBb
ab	узун сабак, кызыл гүл AaBb	узун сабак, ак гүл Aabb	кыска сабак, кызыл гүл aaBb	кыска сабак, ак гүл aabb

- а) бир түрдүү генотип
 б) 4 түдүү гамета; в) 405; г) 135.

1.72. Адамда оң колун көп иштетүү жана алысты көрбөөчүлүк доминант белги, сол колун иштетүү нормалдуу көрүү рецессив белги болуп эсептелет. Алысты жакшы көрбөгөн сол колдуу жигит, эки белгиси менен нормалдуу болгон гомозигота кызга үйлөнөт.

а) ата канча типтеги гаметаны пайда кылат?

б) балдары кандай генотипке ээ болушу мүмкүн?

в) 8 баласынын канчасы нормалдуу көрүп, оң кол болушу мүмкүн?

г) балдарынын канчасы алысты көрбөөчү, сол кол болот?

Чыгаруу:

Аялдын генотиби маселесинин шартында белгилүү - AAbb

I вариант

P фен:	сол кол, алысты көрбөйт	оң кол, нормалдуу көрөт
ген:	♂aaBB	♀AAbb
гамета:	aB	Ab
F ₁ фен:		оң кол, алысты көрбөйт
ген:		AaBb

II вариант

P фен:	сол кол, алысты көрбөйт	оң кол, нормалдуу көрөт
ген:	♂aaBB	♀AAbb
гамета:	aB	Ab ab
F ₁ фен:	оң кол, алысты көрбөйт	сол кол, алысты көрбөйт
ген:	AaBb	aaBb

а) бир түрдүү; б) I-вариант боюнча-AaBb, II-вариант боюнча AaBb жана aaBb; в) I-вариант боюнча-эч кимиси, II-вариант-эч кимиси; г) I-вариант боюнча-эч кимиси, II-вариант боюнча экөө;

1.73. Ашкабактын ак түстүүсү (B), сары түстүүсүнүн (b), диск сымал формасы (D) жумуру формасынын (d) үстүнөн үстөмдүк кылат. Төмөндөгүдөй генотипке ээ формалар өз ара чандашса, кандай натыйжа алышат?

- a) $BbDd \times bbdd$
- б) $BbDD \times Bbdd$
- в) $Bbdd \times bbDd$

Чыгаруу:

a) P фен:	ак, диск сымал		сары, жумуру
ген:	$BbDd$	\times	$bbdd$
гамета:	BD Bd bD bd		bd
F ₁ фен:	ак, диск ак	сары диск сары	
	сымал жумуру	сымал жумуру	
ген:	$Bb Dd$	$Bbdd$	$bb Dd$ $bb dd$
б) P фен:	ак, диск сымал		ак, жумуру
ген:	$BbDD$	\times	$Bbdd$
гамета:	BD bD		Bd bd
F ₁ фен:	ак, диск ак диск	ак диск сары диск	
	сымал сымал	сымал сымал	
ген:	$BBDd$	$BbDd$	$BbDd$ $bbDd$
в) P фен:	ак, жумуру		сары, диск сымал
ген:	$Bbdd$	\times	$bbDd$
гамета:	Bd bd		bD bd
F ₁ фен:	ак, диск ак	сары диск сары	
	сымал жумуру	сымал жумуру	
ген:	$BbDd$	$Bbdd$	$bbDd$ $bbdd$

1.74. Дарбыздын жашыл, жумуру формасы, таргыл, сүйрү формасы менен чандаштырылды. F₂ де 57 жумуру, жашыл, 51

жумуру, таргыл, 49 сүйрү, жашыл, 53 сүйрү, таргыл дарбыз алынган. Алардын X^2 аныктагыла.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны				
	жумуру жашыл	жумуру таргыл	сүйрү жашыл	сүйрү таргыл	жалпы
Алынган (Р)	57	51	49	53	210
Күтүлгөн катыш	1	1	1	1	4
Теориялык жактан кутулгөн (q)	52,5	52,5	52,5	52,5	210
Айырма - d	+4,5	-1,5	-3,5	+0,5	-
d^2 - айырманын квадраты	20,25	2,25	12,25	0,25	-
d^2/q катыш	0,39	0,04	0,23	0,004	$X^2=0,66$

Алынган X^2 нын чоңдугу Фишер чоңдугунан 7,81 кичине $0,66<7,81$. Демек, 1:1:1:1 катышты берет. Fь да алынган натыйжага барабар.

1.75. Тыт өсүмдүгүнүн мурутчасы бар, кызыл мөмөлүү түрү менен мурутчасы жок, ак мөмөлүү түрү чандаштырылган. Fь да 11 мурутчасы бар, ачык кызыл, 16 мурутчасы бар, ак, 13 мурутчасы жок, ак жана 18 мурутчасы жок, кызыл мөмөлүү формалар пайда болгон. Статистик усулда алынган натыйжага күтүлгөн натыйжа кандай даражада туура келишин далилдегиле.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны				
	мурутчасы бар, ачык кызыл	мурутчасы бар, ак	мурутчасы жок, ачык кызыл	мурутчасы жок, ак	жалпы
Алынган (Р)	11	16	18	13	58
Күтүлгөн катыш	1	1	1	1	4
Теориялык жактан кутулгөн (q)	14,5	14,5	14,5	14,5	58
Айырма - d	-3,5	+1,5	+3,5	-1,5	-

d^2 - айырманын квадраты	12,25	2,25	12,25	2,25	-
d^2/q катыш	0,84	0,15	0,84	0,15	$X^2=1,98$

Алынган X^2 нын чоңдугу Фишер чоңдугунан 7,81 кичине - $1,98 < 7,81$. Демек, мурунку катыш - 1:1:1:1. Фы да алынган натыйжага барабар.

1.76. Буурчактын сары жылмакай данынын эки формасы чаңдаштырылган. Кийинки муунда 264 сары жылмакай, 61 сары бодуракай, 78 жашыл жылмакай, 29 жашыл бодуракай формалар алынган. Алардын натыйжасы күтүлгөнгө кандай даражада туура келишин X^2 усулу менен аныктагыла.

Чыгаруу:

Маалыматтар	Организмдердин саны				
	сары жылмакай	сары бодуракай	жашыл жылмакай	жашыл бодуракай	жалпы
Алынган (Р)	264	61	78	29	432
Күтүлгөн катыш	9	3	3	1	16
Теориялык жактан күтүлгөн (q)	243	81	81	27	432
Айырма - d	+21	-20	-3	+2	-
d^2 – айырманын квадраты	441	400	9	4	-
d^2/q катыш	1,81	4,93	0,11	0,15	$X^2=7,0$

X^2 тин чоңдугу Фишер чоңдугунан кичине – $7,0 < 7,81$. Демек, тажрыйбада (95% тин айланасында) 9:3:3:1 катыш байкалат.

1.77. Буурчактын данынын сары түсү (A) жашыл түсүнүн (a), жылмакайлыгы (B), бодуракайынын (b), кызыл гүлүү (C) ак гүлүнүнүн (c) үстүнөн үстөмдүк кылат. Төмөндөгүдөй генотиптүү буурчактардан кандай гаметалар алышы мүмкүн?

- а) AABBCC; б) AaBBCC; в) AABbCC; г) AaBbCC;
- д) AaBBCc; е) AabbCC; ж) AaBbCc; з) AabbCc.

Төмөнкү генотиптердин фенотибин аныктагыла:

AaB₁C₁; AaB₁C₂; AaB₂C₁; AaB₂C₂; aaB₁C₁; aaB₁C₂; aaB₂C₁; aaB₂C₂.

Чыгаруу:

генотип:	а) AABBCC											
гамета:	ABC											
генотип:	б) AaBBC ₁											
гамета:	ABC				aBC							
генотип:	в) AAB ₁ CC											
гамета:	ABC				ABC							
генотип:	г) AaB ₁ CC											
гамета:	ABC	ABC		aBC		aBC		aBC				
генотип:	д) AaBBC ₂											
гамета:	ABC	ABC		aBC		aBC		aBC				
генотип:	е) Aabbcc											
гамета:	Abc				abc							
генотип:	ж) AaB ₁ B ₂ c											
гамета:	ABC	ABC	AbC	Abc	aBC	aBc	abC	abc				
генотип:	з) AaB ₁ B ₂ C ₂											
гамета:	AbC		Abc		aBC		abc					

AaB₁C₁ - даны сары, жылмакай, гүлү кызыл.

AaB₁C₂ - даны сары, жылмакай, гүлү ак;

AaB₂C₁ - даны сары, бодуракай гүлү кызыл;

AaB₂C₂ - даны сары, бодуракай, гүлү ак;

aaB₁C₁ - даны жашыл, жылмакай, гүлү кызыл;

aaB₁C₂ - даны жашыл, жылмакай, гүлү ак;

aaB₂C₁ - даны жашыл, бодуракай гүлү кызыл;

aaB₂C₂ - даны жашыл, бодуракай, гүлү ак.

1.78. Төмөнкүдөй генотиптүү организмдер кандай гаметаларды пайда кылат?

- а) AaB₁C₁Dd; б) AaB₁C₁DdEe

Чыгаруу:

a). 1. ABCD; 2. ABCd; 3. ABcD; 4. ABcd; 5. AbCd; 6. AbCd; 7. AbcD; 8. Abcd; 9. aBCD; 10. aBCD; 11. aBcD; 12. aBcd; 13. abCD; 14. abCd; 15. abcD; 16. abcd.

б) AaBbCcDdEe

Гаметалар:

1. ABCDE	2. ABcDe	3. ABCdE	4. ABcde
5. ABcDe	6. ABcDe	7. ABCdE	8. ABcde
9. AbCDE	10. AbCDe	11. AbCdE	12. AbCde
13. AbcDE	14. AbcDe	15. AbcdE	16. Abcde
17. aBCDE	18. ABCDe	19. ABCdE	20. aBCde
21. aBcDE	22. aBcDe	23. aBcdE	24. aBcde
25. abCDE	26. abCDE	27. abCdE	28. abCde
29. abcDE	30. abcDe	31. abcde	32. abcde

1.79. Кара жана тармал чачтуу, көзү көк кыз, сары түз чачтуу кой көз жигитке турмушка чыгып, сары, түз чачтуу, көк көз бала төрөдү. Ата-энесинин генотиби кандай?

Чыгаруу:

Р фен: кара, тармал чач, көк көз сары, түз чач, кой көз
ген: ♀ AaBbcc × ♂ aabbCc

гамета: ABc Abc aBc abc abC abc

F₁ фен: сары, түз чач, көк көз
ген: aabbcc

1.80. Помидордун гомозигота узун сабактуу, кызыл жана жумуру мөмөлүү формасы (доминант) кыска сабактуу сары жана алмурут сымал мөмөлүү (рецессив) формасы менен чандаштырылган F₁ де гибрииддердин көрүнүшү кандай болот?

Чыгаруу:

Р фен: узун сабак, кызыл жана кыска сабак, сары жана мөмөсү жумуру мөмөсү алмурут сымал

ген: AABBCc × aabbcc

гамета: ABC abc

F₁ фен: узун сабак, кызыл жана мөмөсү жумуру

ген: AaBbCc

1.81. Бутунда тыбыты бар (доминант), кадимки таажылуу (рецессив) жана ак тыбыттуу (доминант) тоок, бутунда тыбыты жок (рецессив), гүл сымал таажылуу (доминант) жана кара тыбыттуу (рецессив) короз менен аргындаштырылган. F₁ жана F₂ нин генотибин жана фенотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	бутунда тыбыты бар, кадимки таажылуу, ак тыбыттуу	бутунда тыбыты жок, гүл сымал таажылуу, кара тыбыттуу
ген:	♀ AABvCC	♂ aaBvCc
гамета:	AbC AvC	aBc aCc
F ₁ фен:	бутунда тыбыты бар, гүл сымал таажылуу, ак тыбыттуу	бутунда тыбыты бар, гүл сымал таажылуу, ак тыбыттуу
ген:	AaBvCc	AaBvCc

F₁ де бир түрдүү AaBvCc, бутунда тыбыты бар, гүл сымал таажылуу, ак тыбыттуу тооктор алынат.

F₂ де 8 түрдүү тооктор белгилери боюнча- 27:9:9:9:3:3:3:1 катышта алынат . Төмөнкү таблицада көрсөтүлөт.

ABC	ABc	ABC	♀/♂
т.б.ак AABvCC	т.б.г.ак AABvCc	т.б.г.ак AABBCC	AbC
т.б.г. ак AABvCc	т.б.г. кара AABvCc	т.б.г.ак AABBCC	AbC
т.б.к.ак AABBCC	т.б.г.ак AABvCc	т.б.г.ак AABvCC	AbC
т.б.к.ак AABvCc	т.б.г. кара AABvCC	т.б.г.ак AABvCC	AbC
т.б. г. ак AaBvCC	т.б.г.ак AaBvCc	т.б.г.ак AaBBCC	abC
т.б.г.ак AaBvCc	т.б.г. кара AaBvCC	т.б.г.ак AaBBCC	abC
т.б.к.ак AabbCC	т.б.г.ак AaBvCc	т.б.г.ак AaBBCC	abC
т.б.к.т.ак AabbCc	т.б.г. кара AaBvCC	т.б.г.ак AaBBCC	abC

abc	aBC	aBc	aBC	aBc
т.б.ак AaB _B C _c	т.б.ак AaB _B C _C	т.б.ак AaB _B C _c	т.б.ак AaB _B C _C	т.б.ак AAB _B C _c
т.б.г.кара AaB _B C _c	т.б.г.ак AaB _B C _c	т.б.г.кара AaB _B C _c	т.б.г.ак AaB _B C _c	т.б.г.кара AAB _B C _c
т.б.к.ак AabbC _c	т.б.к.ак AabbC _C	т.б.г.ак AabB _C C	т.б.г.ак AabB _C C	т.б.к.ак AAB _B C _c
т.б.к.кара AabbCC	т.б.к.ак AabbC _c	т.б.г.ак AabB _C C	т.б.г.ак AabB _C C	т.б.к. кара AAB _B C _c
т.ж.г.ак aaB _B C _c	т.ж.г.ак aaB _B C _C	т.ж.г.ак aaB _B C _c	т.ж.г.ак aaB _B C _C	т.б.г.ак AabB _B C _c
т.ж.г.кара aaB _B C _c	т.ж.г.ак aaB _B C _C	т.ж.г.кара aaB _B C _c	т.ж.г.ак aaB _B C _C	т.б.г.кара AabB _B C _c
т.ж.к.ак aabbC _c	т.ж.к.ак aabbC _C	т.ж.г.ак aaB _B C _c	т.ж.г.ак aaB _B C _C	т.б.к.ак AabbC _c
т.ж.к.кара aabbCC	т.ж.к. ак aabbC _C	т.ж.г.кара aaB _B C _c	т.ж.г.ак aaB _B C _C	т.б.к.кара AabbC _c

Эскертуү: т.б.-бутунда тыбыты баар; т.ж.-бутунда тыбыты жоск; г-гүл сымал таажылуу; к- кадимки таажылуу; ак- ак тыбыттуу; кара- кара тыбыттуу.

1.82. Буурчактын данынын сары түсү (А) жашыл түсүнүн (а), жылмакайлыгы (В), бодуракайынын (в), гул таажысынын кызыл түсү (С), ак түсүнүн (с) үстүнөн үстөмдүк кылат. Төмөндөгүдөй генотипке ээ формаларды чандаштыруунун натыйжасында пайда болгон буурчактын фенотибин аныктағыла.

- а) AaB_BC_c × aabbcc;
- в) AAB_BC_c × AaB_BC_C;
- д) aabbCC × AabbC_c;

- б) AaB_BC_C × aaBBC_c
- г) AAAb_BC_C × aaB_BC_c

Чыгаруу:

а)Р фен: сары, жылма, кызыл жашыл, бодуракай, ак ген: AaB_BC_c × aabbcc

abc	$\text{♀}/\text{♂}$
c.ж.к. AaB _b C _c	ABC
c.ж.ак AaB _b C _c	AbC
c.б.к Aab _b C _c	ABc
c.б.ак Aab _b C _c	aBc
ж.ж.к. aaB _b C _c	ABC
ж.ж.ак aaB _b C _c	aBc
жа.ж.к. aaB _b C _c	ABC
жа.ж.ак aaB _b C _c	abC
жа.б.к. aab _b C _c	abC
жа.б.ак aab _b C _c	abc

Эскертуү: c-сары; ж-жылма, кызыл; жа- жашыл; б-бодуракай.

б) Р фен: сары, жылма, кызыл жашыл, жылма, кызыл
ген: AaB_bC_c × aaB_bC_c

$\text{♀}/\text{♂}$	ABC	AbC	aBC	abC
aBC	c.ж.к. AaB _b C _c	c.ж.к. AaB _b C _c	жа.ж.к. aaB _b C _c	жа.ж.к. aaB _b C _c
aBc	c.ж.к. AaB _b C _c	c.ж.к. AaB _b C _c	жа.ж.к. aaB _b C _c	жа.ж.к. aaB _b C _c

в) Р фен: сары, жылма, кызыл сары, жылма, кызыл
ген: AAB_bC_c × AaB_bC_c

$\text{♀}/\text{♂}$	ABC	AbC
ABC	сары, жылма кызыл AAB _b C _c	сары, жылма кызыл AAB _b C _c
AbC	сары, жылма кызыл AA _b C _c	сары, жылма кызыл AA _b C _c
aBC	сары, жылма кызыл AaB _b C _c	сары, жылма кызыл AaB _b C _c
abC	сары, жылма кызыл AaB _b C _c	сары, жылма кызыл AaB _b C _c

г) Р фен: сары, бодуракай жашыл, жылмакай
кызыл
ген: AAb_bC_c × aaB_bC_c
гамета: AbC aBC aBc abC abc
F₁ фен: с.ж.к с.ж.к. с.б.к с.б.к.
ген: AaB_bC_c AaB_bC_c Aab_bC_c Aab_bC_c

д) Р фен:	жашыл, бодуракай		сары, бодуракай
	кызыл		кызыл
ген:	ааввСС	×	АаввCc
гамета:	авС	АвС	Авс авС авс
F ₁ фен:	с.б.к	с.б.к.	жа.б.к жа.б.к.
ген:	АаввСС	АаввCc	ааввСС ааввCc

1.83. Эгер AaBbCcDd генотибине ээ гибрид менен aabbccdd форма аргындаштырылса анда: гибриддерден канча типтеги гамета алынынды мүмкүн?

Чыгаруу:

Р ген: AaBbCcDd × aabbccdd

♀	♂	F _b
ABCD	abcd	AaBbCcDd
ABCd	abcd	AaBbCddd
AbcD	abcd	AaBbccDd

Жообу: 16 түрдүү гамета.

1.84. Дүлөйлүк жана Вильсон оорулары (жез метаболизми бузулган) рецессивдүү симптомдор болуп саналат. Дүлөй адам менен Вильсон оорулдуу аялдын никесинен бир аномалия менен бала төрөлгөн. Бул үй-бүлөдө ден-соолугу чың балалуу болуу мүмкүнчүлүгү кандай?

Чыгаруу:

А-нормалдуу угат, а -дүлөй, В -жездин метаболизими нормалдуу жүрөт, b-Вильсон оорусу.

1. Бала дүлөй жана Вильсон оорусу менен ооруйт (рецессивдик белги), анын генотиби - aabb.

2. Эркек дүлөй, ал дүлөйлүктүн рецессивдик белгисин алыш жүрөт гомозигота (aa). Ал Вильсон оорусунан жапа чекпейт, анда доминанттык белги В гени бар. Эркектин бул ооруга чалдыккан баласы бар болгондуктан, b рецессивдүү ген болушу керек. Демек, эркектин генотиби aaBb болуп саналат.

3. Аял Вильсон оорусунан жабыркайт, ал рецессивдүү белгиге ээ гомозигота. Ал жакшы угат (ген A), бирок анын дүлөй, дудук баласы бар (рецессивдүү ген боюнча гомозигота).
а) Демек, аялдын генотиби - Aabb.

Ниех схемасы:

Р фен:	норм. угат. Вильсон оорусу менен ооруйт		дүлөй, нормалдуу зат алмашуу
ген:	♀ Aabb	×	♂ aaBb
гамета:	Ab ab		aB ab
F ₁ фен	ден соолугу чың	норм. угат, Вильсон оорусу	дүлөй, норм. зат алмашуу
ген	AaBb 25%	Aabb 25%	aaBb 25%
			aabb 25%

Дени сак балалуу болуу ыктымалдуулугу 25%.

1.85. Денеси боз, кадимки канаттары бар чымындарды аргындаштырганда, муунунда 25% кара дене болушкан. Болжол менен 25% кыска канат болгон. Кандай белгилер үстөмдүк кылат? Аргындаштырылган особдордун генотиптери кандай?

Чыгаруу:

1. Муунунда эки белги боюнча тең бөлүнүү байкалган, ошондуктан гетерозиготалар аргындаштырылган.

Гетерозиготаларда дененин боз түсү жана канаттардын кадимки формасы үстөмдүк кылгандыгы белгиленет.

2. 3:1 катыш эки дигетерозиготалуу особ AaBb генотиптери менен аргындаштыруу жүргүзүлгөндүгүн билдирет.

3. Эки аргындаштырылган особдордун генотиби-АaBb. Мында денесинин боз түсү жана канатынын кадимки формасы үстөмдүк кылат.

1.86. Төмөнкү организмдер канча типтеги гаметаларды пайда кылат?

- а) CCDD,
- б) ccDD,
- в) ccdd

1.87. Төмөнкү организмдер канча типтеги гаметаларды пайда кылат?

- а) Ccdd генотибиндеги организм,
- б) CcDd дигибрид,
- в) CcDdEe тригирид.

1.88. Буурчактарда уруктарынын сары түсү А жашыл түсүнүн а үстүнөн үстөмдүк кылат, ал эми үрөндерүнүн жылма формасы В бодуракай формасынын b үстүнөн үстөмдүк кылат.

Гомозигота сары жылмакай буурчак жашыл бодуракай буурчак менен чаңдаштырылган. Биринчи жана экинчи муундарынын фенотибин жана генотиптерин аныктагыла.

Сары жылмакай уруктары бар дигетерозигота буурчак жашыл бодуракай буурчак менен чаңдаштырылган. Муунунда кандай фенотип жана генотип ажырашы күтүлөт?

Үрөндүн жылмакай формасын алуу үчүн гетерозиготалуу сары бодуракай буурчак жашыл жылмакай гетерозиготалуу буурчак менен чаңдаштырылган. Биринчи муундагы фенотип жана генотип боюнча бөлүнүү кандай болот?

Сары бодуракай буурчактын гүлдөрүн жашыл жылмакай формасынын гүлдөрү менен чаңдаштырганда, муунунун жарымы сары жылмакай, экинчи жарымы жашыл жылма болгон. Чаңдаштырылган өсүмдүктөрүнүн генотиптерин аныктагыла.

Жашыл жылма буурчак менен сары бодуракай буурчакты чаңдаштырганда муундарында бодуракай сары түстөгү буурчак, жашыл жылмакай сары жылмакай, сары бодуракай буурчак бирдей өлчөмдө (ар биринин 1/4 бөлүгүндө) алынган. Чаңдаштырылган буурчактардын генотиптерин аныктагыла.

1.89. Ашкабактын ак түсү W сары түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат, ал эми жемиштин диск сымал формасы D жумуру формасынын d үстүнөн үстөмдүк кылат. Өсүмдүктүн сары, диск сымал гомозигота формасы ак, жумуру гомозигота формасы менен чандаштырылган. Биринчи муунундагы өсүмдүктөрдүн жемишинин түсү жана формасы кандай болот?

1.90. Кадимки пигментацияга ээ жана тармал чачы бар ата-энелердин (экөө төң үстөмдүк кылган белги) ымыркайы бар. Ал түз чачтуу альбинос. Ата-эне генотиптери кандай жана келечекте бул никеден кандай балдарды күтүүгө болот?

1.91. Көк көздүү кара чачтуу атанын жана күрөң көздүү ак чачтуу эненин төрт баласы бар. Алардын ар бири көрсөтүлгөн бир өзгөчөлүк менен айырмаланат. Эгерде кара чач жана күрөң көздөр үстөмдүк кылса, ата-эненин генотиптери кандай болот?

1.92. Адамдарда, көздүн күрөң түсү көк түсүнүн үстүнөн, ал эми оң колду иштетүү сол колун иштеттүүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Эки белгинин төң гендери ар башка хромосомаларда жайгашкан. Оң колдуу, көзу күрөң жигит сол колдуу көк көз кызга үйлөнөт.

Ушул өзгөчөлүктөргө байланыштуу кандай муундарды күтүүгө болот?

1.93. Сары түстөгү канаттары өтө кыска гомозигота дрозофилы, кадимки гомозигота дрозофилы (денеси боз, кадимки канаттарга ээ) менен аргындаштырылган. Гибрииддер кандай болот? Гибрииддерди аргындаштырганда кандай муундар пайда болот?

1.94. Сары чачтуу, күрөң көз эркектин үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнүн көздөрү күрөң болгон. Ал эркек көк көз, кара чачтуу кызга үйлөнгөн. Кыздын апасынын чачы сары болгон. Балдарынын фенотиби кандай болот?

1.95. Денеси кара, канаты кыска дрозофилы менен денеси боз, кадимки канаттары бар дрозофилы аргындаштырган. Экинчи дрозофилы эки ген боюнча гомозигота болсо, кандай муунду күтүүгө болот?

1.96. Гетерозиготалуу кара, мүйүзү жок өгүздү мүйүздүү кызыл уй менен аргындаштырганда кандай муун алынат, эгерде мүйүздүү жана кара түс белгилери үстөмдүк кылса?

1.97. Мышыктарда жүнүнүн кыска болушу (L), узун болушунун (l) үстүнөн, ал эми ак тактын болушу (S) ак тактардын болбошуунун (s) үстүнөн үстөмдүк кылат.

а) төмөнкү аргындаштыруунун ар бири үчүн Пеннет таблициасын түзгүлө:

- 1.LlSs × Llss,
- 2.LLSs × Llss,
- 3.LlSs × llss.

б) екинчи аргындаштыруудан пайда болгон муундардын арасында жүнүнүн кыска болушу жана ак тактары бар особдордун болжолдуу үлүшүү кандай?

1.98. Бодо малдын башынын кара түстө болушу башынын кызыл түстө болушунун ал эми башындагы кашка белгиси жок болушунун үстүнөн үстөмдүк кылат. Гетерозиготалуу кара өгүздү башы кызыл түстөгү кашкасы бар уй менен аргындаштырганда кандай муун алынат? Эгерде кашка баштуу гетерозиготалуу болсо? Эки белгинин тең гендери ар башка хромосомаларда жайгашкан.

1.99. Иттерде жүнүн кара түсү күрөн түсүнүн үстүнөн, жүнүнүн кыскалыгы узунун үстүнөн үстөмдүк кылат. Бул жуп гендер ар башка хромосомада жайгашкан. Эки жуп белгилери боюнча гетерозигота особдорду аргындаштырганда, кара түстөгү жүнү кыска күчүктөр канча пайызды түзөт?

1.100. Помидор өсүмдүктөрүндө сабагынын кызгылт түсүн белгилеген ген (A), жашыл түсүн белгилеген гендин (a) үстүнөн үстөмдүк кылат, ал эми мөмөсүнүн кызыл түсүн белгилеген ген (R) сары түсүн белгилеген генге (r) үстөмдүк кылат. Эгерде ушул эки белги боюнча гетерозигота помидорлорду чаңдаштырса анда төмөнкүдөй муундардагы өсүмдүктөрдүн үлүшүү кандай болот:

- а) кызгылт сабак жана сары мөмө,
- б) жашыл сабак жана мөмөсү кызыл,
- в) кызгылт сабак жана мөмөсү кызыл?

1.101. Ак, диск сымал ашкабак өсүмдүгүн ак, жумуру формасы менен чаңдаштырганда 38 өсүмдүк ак, диск сымал, 36 ак, жумуру, 13 сары, диск сымал, 12 сары, жумуру ашкабактар алынган. Эгер ашкабактардын ак түсү W сары w түсүнүн үстүнөн, ал эми жемишинин диск сымал D формасы жумуру формасынын d үстүнөн үстөмдүк кылары белгилүү болсо, чаңдаштырылган өсүмдүктөрдүн генотиптерин аныктагыла.

1.102. Коёндо жүнүнүн ак түсү боз түсүнө карата рецессивдүү, ал эми тармал жүнү жылмакай жүнүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Боз, тармал жүндүү коён боз, түз жүндүүсү менен аргындаштырган. Муунунда ак, тармал жүндүү коёндор пайда болгон. Ак, тармал жүндүү коёндорду алуу үчүн андан ары кандай аргындаштыруу жүргүзүү керек? Биринчи муундагы ак, тармал жүндүү коёндордун тазалыгын кантит текшерүүгө болот?

1.103. Эки дрозофила чымынын аргындаштырганда 35 нин денеси боз, канаттары кыска жана 37нин денеси кара, канаттары кыска болгон. Аргындаштырылган формалардын фенотиби кандай болот?

1.104. Помидордун мөмөлөрү кызыл жана сары, жумуру жана сүйрү болот. Кызыл, жумуру ген үстөмдүк кылат, сары, сүйрү ген рецессивдүү. Эки жуп ген ар башка хромосомаларда жайгашкан.

1. Тусу кызыл жана формасы жумуру белгиге ээ болгон гетерозигота помидорду эки белгиси боюнча рецессивдүү белгиге ээ болгон гомозигота формасы менен чаңдаштырып кандай муун алууга болот?

2. Талаада чогултулган помидордун 36 тоннасы жумуру, кызыл жана 12 тоннасы кызыл, сүйрү болгон.

Жыйналган түшүмдө канчасы сары, сүйрү помидор болот, эгер баштапкы формасы эки белги боюнча гетерозиготалуу болсо?

1.105. Дигетерозигота денеси боз, канаттары кадимкидей дрозофиланы денеси кара, канттары кыска дрозофила менен анализдештириүүчү аргындаштыруу жүргүзгөндө мууну кандай болот?

1.3. Толук эмес доминанттاشтыруу

1.106. Жазы жалбырактуу Арстан жалы (Львиный зев) (*Antirrhinum*) өсүмдүгү өз ара чандашканда дайыма жазы жалбырактуу формалары алынат. Тар жалбырактуу формалары өз ара чандашканда муунунда баары тар жалбырактуу болот. Жазы жалбырактуу формалары тар жалбырактуу формалары менен чандашканда орто жазы жалбырактары бар өсүмдүктөр пайда болот. 1) Орто жазы жалбырактары бар эки formasы өз ара чандашса кандай муундар пайда болот? 2) Тар жалбырактуу өсүмдүктуу орто жазы жалбырагы бар өсүмдүк менен чандаштырса эмне болот?


Чыгаруу:

Маселенин шартынан көрүнүп тургандаи, бир жуп ген жөнүндө берилип жатат. Гендердин эч бири экинчисинде толугу менен үстөмдүк кылбайт.

Белгилер	Ген	Генотип
Жазы жалбырак	R	RR
Тар жалбырак	R'	R'R'
Орто жазы жалбырак	R, R'	RR'

1-тапшырманын шарттарына ылайык, орто жазы жалбырактары бар эки өсүмдүктүн чандашышынан муун алуу талап кылынат, б.а. гетерозиготалык: $RR' \times RR'$.

Схемага ылайык таблица түзөбүз:



Гамета	R	R'
R	RR	RR'
R'	RR'	R'R'

Өсүмдүктөрдүн 1/4 бөлүгү жазы жалбырактуу, 1/4 бөлүгү тар жалбырактуу жана 2/4 бөлүгү орто жазы жалбырактар болот.

2-тапшырмада, тар жалбырактуу өсүмдүктуу (R'/R') орто жазы жалбырактуу өсүмдүк (RR') менен чандаштырганда алынган муунду аныктоо талап кылынат. Муундарга кайра анализдөө тажрыйбасын жургүзгөндө: жарымы тар жалбырактуу, жарымы орто жазы жалбырактар болот.

1.107. Үй-бүлөдөгү балдардын мүмкүн болгон фенотиптерин аныктағыла, мында жубайлардын бири актала兹ия менен жабыркайт, экинчиси ага активдүүлүгү төмөн болот.

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Актала兹ия (канда каталаздын жоктугу)	A'	A' A'
Каталаздын болушу	A	A A
Каталаздын төмөнкү кармалышы	A, A'	AA'

$$P \quad \text{♀}^{\text{+}} + AA' \quad \times \quad \text{♂}^{\text{+}} \quad AA'$$



$$F_1 \quad AA', \quad A'A'$$

Балдарда каталазанын жоктугу жана анын кармалышы төмөн болот.

1.108. Кызыл жемиштүү кулпунай өсүмдүктөрүн өз ара чандаштырганда ар дайым кызыл мөмөлөрдү берет. Ал эми ак

мөмөлүү қулпунай өсүмдүктөрүн өз ара чандаштырганда ар дайым ак жемиштүү формалары пайда болот. Эки сорттун ортосунда чандаштыруу жүргүзүлсө кызгылт мөмөлөр пайда болот. Кулпунаидын гибридик өсүмдүктөрүн кызгылт мөмөлүүлөрү менен чандаштырса, кандай муундар пайда болот?

Кулпунаидын кызыл мөмөлүүсү менен кызгылт мөмөлүүсүн чандаштырса кандай муун алынат?

1.109. Кызыл жана ак түн чүрөк өсүмдүктөрүн чандаштырганда кызгылт гүлдүү өсүмдүктөр алынган. Кызгылт гүлдүү өсүмдүктөр кандай гаметаларды берет?

Экинчи муунда фенотиптердин жана генотиптердин бөлүнүшү кандай болот?

1.110. Шортгорн породасынын ак жана кызыл түстөгү ири мүйүздүү особдору гетерозиготалуу абалында буурул (жунундө ак кылдарынын болушу) түстү берет. Эки буурул түстөгүлөрдү аргындаштырганда муундары кандай болот?

1.111. Ак тыбыты бар тооктор өз ара аргындашканда ар дайым ак тыбыттуу тооктор алынган. Ал эми кара тыбыты бар тооктор өз ара аргындашканда дайыма кара тоокторду беришкен. Ак жана кара түстөгү особдорунун аргындашуусунан пайда болгон муунда көк түстөгү муун алынган. Көк короз менен көк тооктур аргындашуусунан чыккан муундарынын канча бөлүгү көк түстө болот?

1.112. Койлордо кадимки узун кулактуу жана кыска кулактуу породалар кездешет. Аларды өзү менен өздөрүн аргындаштырганда ата-эне фенотибине окшош койлор алынат. Ал эми узун кулактуу койлор менен кулагы жок койлорду аргындаштырганда муунунда кыска кулактуу койлор пайда болгон. Бул гибриддерди өзү менен өзүн жана кулагы жок койлор менен аргындаштырса кандай муун алынат?

1.113. Чаар ала тооктор өз ара аргындашканда 42 жөжө алынган. Алардын 20 чаар ала, 12 кара жана 10 ак түстөгү тыбыттары болгон. Тооктордун чаар ала тыбыттары муундан муунга кандай берилет?

1.114. Популяцияда сейрек кездешүүчү А' ген адамда тукум куучу анофталмияны (көздүн жок болушу) жаратат. Аллелдик ген а көздүн кадимки өөрчүшүнө алып келет, гетерозиготаларда көздүн алмасы азаят.

Жубайлар А гени боюнча гетерозигота болушат. Булардын муундарында белгилердин фенотиби жана генотиби боюнча ажырашын көрсөткүлө. А гени боюнча гетерозигота эркек кадимки көздүү аялга үйлөнгөн. Муундарында фенотиби боюнча белгилер кандай ажырайт?

1.115. Түн чүрөк өсүмдүгүнүн гүлүнүн аралык тиби тукум кубалайт. Өсүмдүктүн бийик өскөнү кыска өскөнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Гүлү кызыл, бийик өскөн гомозигота түн чүрөк өсүмдүгү менен гүлү ак, кыска өскөн гомозигота түн чүрөк өсүмдүгү чаңдаштырылган.

Чаңдаштырылган өсүмдүктөр жана биринчи муундагы өсүмдүктөр кандай гаметаларды берет? Экинчи муунда кандай бөлүнүү байкалат?

1.116. Ири мүйүздүү Латвия бодо малдын породасынын жүнүн түсү кызыл жана ак болот, гетерозиготалык абалда алар ала түстү беришет, ал эми мүйүзү жок белгиси мүйүзү бар белгисинин үстүнөн үстөмдүк кылат. Мүйүздүү ала уй менен мүйүzsүз ала өгүздөн кандай муун пайда болот?

1.117. Арстан жалы (Львиный зев) (*Antirrhinum*) өсүмдүгүнүн гүлдөрүнүн кызыл түсү А, гүлдөрдүн ак түстөрүнүн А' үстүнөн жарым-жартылай үстөмдүк кылат. Анда гибриддеринде гүлдөрү кызгылт түстө болот. Тар жалбырактары Н жарым-жартылай жазы жалбырактарынын Н' үстүнөн үстөмдүк кылат Гибриддеринин жалбырактары орто жазы жалбырак болот. Гүлдөрү кызыл, орто жазы жалбырактары бар өсүмдүктөр менен гүлдөрү кызгылт орто жазы жалбырактары бар өсүмдүктөр чаңдаштырылган. Ушул чаңдаштыруудан чыккан муундун фенотиби жана генотиби кандай болот?

1.118. Тооктордо буурчак сымал таажысы (Р) ген жөнөкөй таажысы (р) генине үстөмдүк кылат, ал эми тыбытынын кара түсү (В) жана ак түсү (В') гендерине толук эмес үстөмдүк кылат:

ВВ' генотипке ээ особдор көк түскө ээ болушат. Эки жуп гени боюнча гетерозигота тоокторду аргындаштырса анда муундарында төмөнкү белгилер боюнча кандай катыш болот:

- а) жөнөкөй таажы,
- б) көк түс,
- в) ак түс,
- г) ак түс жана буурчак сымал таажы,
- д) көк түс жана жөнөкөй таажы.

1.4. Гендердин өз ара аракеттениши

1.4.1. Комплémentар абалда белгилердин муундан муунга өтүшү

1.119. Тооктун жангак сымал таажылуу формалары кадимки таажылуу короз менен аргындаштырганда төмөндөгүдөй натыйжа алынган:

- а) тооқ, короздун 50% жангак сымал, 50% гүл сымал таажылуу.
- б) бардык тоок жана короздор жангак сымал таажылуу.
- в) тоок жана короздордун 50% жангак сымал 50% буурчак сымал таажылуу.
- г) тоок жана короздун 25% гүл сымал 25% буурчак сымал, 25% жангак сымал, 25% кадимки таажылуу болгон. Аргындаштырууга катышкан тоок жана короздордун F₁деги гибриддеринин генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

a) Р фен:	жангак сымал	кашимки
ген:	♀RRPp	×
гамета:	RP Rp	♂rrpp rp
F ₁ фен:	жангак сымал	гүл сымал
ген:	RrPp	Rrpp

б) Р фен:	жангак сымал	кашимки
ген:	♀RRPP	×

гамета: RP гр

F₁ фен: жаңгак сымал

ген: RrPp

в) Р фен: жаңгак сымал кадимки

ген: ♀RrPP × ♂rrpp

гамета: RP rP гр

F₁ фен: жаңгак сымал буурчак сымал

ген: RrPp rrPp

50% 50%

г) Р фен: жаңгак сымал кадимки

ген: ♀RrPp × ♂rrpp

гамета: RP Rp rP rp гр

F₁ фен: жаңгак гүл буурчак кадимки

сымал сымал сымал

ген: RrPp Rrpp rrPp rrpp

25% 25% 25% 25%

1.120. Бийик өсүүчү буурчак өсүмдүгүнүн гүл таажыларынын кызыл болушу эки аллель эмес доминант гендин таасириnde пайда болот. Дигетерозигота кызыл гүлдүү бийик өсүүчү буурчак эки аллель эмес ген боюнча гомозигота болгон ак гүлдүү рецессив бийик өсүүчү буурчак менен чаңдаштырган. Пайда болгон F₁ дин генотибин жана фенотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

Р фен: кызыл ак

ген: AaBb × aabb

гамета: AB Ab aB ab

F₁ фен: кызыл ак ак ак

ген: AaBb Aabb aaBb

1.121. Генотиби ар түрдүү болгон ак булалуу эки жибек куртунун көпөлөктөрү аргындаштырылган F₁ де гибрииддер сары була пайда кылган. Алардын ургаачы жана эркек көпөлөктөрү өз ара аргындаштырылганда F₂ де эки түрдүү фенотиптик класс 9:7 катышта сары, ак булалуу көпөлөктөр пайда болгон.

Аргындаштырууга катышкан көпөлөктөрдүн, F₁ жана F₂ муунундагы гибрид жибек куртунун көпөлөктөрүнүн генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	ак		ак
ген:	♀AABB	×	♂aaB _V
гамета:	Ab		aB
F ₁ фен:		сары	сары
ген:	♀AaB _V	×	♂AaB _V

♀/♂	AB	Ab	aB	ab
AB	сары AAB _V	сары AAAb	сары AaB _V	сары AaB _V
Ab	сары AAAb	ак AAAb	сары AaB _V	ак Aabb
aB	сары AaB _V	сары AaB _V	ак aaB _V	ак aaB _V
ab	сары AaB _V	ак Aabb	ак aaB _V	ак aabb

1.122. Адамдарда дүлөйлүк ар түрдүү хромосомаларда жайланышкан рецессив гендер d жана е лерге таандык. Нормалдуу уккан адамдарда бул гендер D жана E де учурайт. ddEE генотиптүү дүлөй жигит, DDee дүлөй кызга үйлөнгөн:

- а) алардын балдарынын угуу мүмкүнчүлүгү кандай болот?
- б) эгер никеден өткөн кыз жана жигит бир түрдө дүлөй болсо, алардан дүлөй балдардын төрөлүү мүмкүнчүлүгү кандай?

Чыгаруу:

a) Р фен:	дүлөй		дүлөй	
ген:	♀DD ee	×	♂ddEE	
гамета:	De		dE	
F ₁ фен:		нормалдуу		
ген:		DdEe		
	нормалдуу төрөлүү мүмкүнчүлүгү бар			
б) Р фен:	дүлөй	дүлөй	дүлөй	дүлөй
ген:	♀DDee	×	♂DDee	♀ddEE
гамета:	De	De	dE	dE
F ₁ фен:	дүлөй		дүлөй	
ген:	DDee		ddEE	

Балдары дүлөй болуп төрөлөт.

1.123. Ашкабактын диск сымал формасы А жана В доминант гендерге таандык. Эгер генотипте бул эки доминант гендин бири болсо, анда мөмөсү сферик формада болот. Эки аллель эмес рецессив гендери гомозигота абалда болсо ашкабактын мөмөсүнүн сүйрү болушун камсыз кылат. Төмөндөгү генотипке ээ формаларынын чандашышинаң пайда болгон гибрииддердин генотибин жана фенотибин тапкыла.

- а) AAbb x AaBB; б) AABb x aabb; в) AaBb x aabb;
г) AABb x aaBb; д) AaBB x Aabb

Чыгаруу:

a) Р фен:	сферик	диск сымал	б) диск сымал	сүйрү
ген:	Aabb	×	AABb	x aabb
гамета:	Ab	AB aB	AB Ab	ab
F ₁ фен:	диск сымал	диск сымал	диск сымал	сферик
ген:	AABb	AaBb	AaBb	Aabb
в) Р фен:		диск сымал		сүйрү
ген:		AaBb		x aabb
гамета:	AB	Ab aB ab		ab

F ₁ фен:	диск сымал	сферик		узун
ген:	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

г) Р фен:	диск сымал			сферик
ген:	AABb	×		aaBb
гамета:	AB	Ab	aB	ab
F ₁ фен:	диск	диск	диск	сферик
	сымал	сымал	сымал	
ген:	AaBB	AaBb	AaBb	Aabb

д) Р фен:	диск сымал			сферик
ген:	AaBB	×		Aabb
гамета:	AB	Ab	Ab	ab
F ₁ фен:	диск	диск	диск	сферик
	сымал	сымал	сымал	
ген:	AABb	AaBb	AaBb	aaBb

1.124. Картошка түймөгүндө антоциан түсүнүн болушу Р жана R гендериңе таандык. Бирок алар доминант D гени болгондо гана фенотибинде пайда болот. Ушуга байланыштуу, P-rr-D генотиптүү картошка түймөгү көк түс; P-R-D - генотиптүү түймөгү кызыл түс; rr-R-D-генотиптүү түймөгү кызғылт түстө болот. Башка абалдарда түймөк ак түстө болот.

Картошканын гетерозигота кызыл түймөк өсүмдүгү гомозигота ак түстүү түймөк пайда кылуучу rrRdd генотиптүү өсүмдүк менен чаңдаштырылган F₂ де 152 өсүмдүк пайда болду.

а) кызыл түймөктүү өсүмдүк канча типтеги гаметаны пайда кылат.

б) F₂ де канча өсүмдүк кызыл жана кызғылт түстөгү түймөктүү болушу мүмкүн?

в) F₂ канча типтеги генотипке ээ болот?

г) ак түймөктүү өсүмдүктөр канча?

д) ак түймөктүү өсүмдүктүрдөн канчасы кийинчөрөөк ажырабайт?

Чыгаруу:

Р фен: кызыл
ген: RpRrDd × ак
 pprrdd

F_b

♀/♂	PRD	PRd	PrD	Prd	pRD	pRd	prD	prd
prd	кызыл PpRrDd	ак PpRrdd	кең PprrDd	ак Pprrdd	кызыл ppRrDd	ак ppRrdd	ак pprtDd	ак pprrdd

Жообуу: а) 8 типтеги; б) 38; в) 8; г) 95; д) 19.

1.125. Дрозофилада жемишчи чымынын көзүнүн кызыл түсү А-В гендерге таандык: A-bb генотипке ээ дрозофилалардын көзү күрөң; aaB-генотиптүнүн көзү ачык кызыл түстө, aabb генотиптүнүкүй ак түстө болот. Кызыл көздүү F₁ дрозофилаларды ак көздүү дрозофилалар менен аргындаштырып, 196 F_b мууну алынган.

- а) F_b канча түрдөгү генотиптүү организмдер учурдайт?
- б) алар канча түрдөгү фенотипти пайда кылат?
- в) алардын канчасы кызыл көздүү?
- г) канчасы күрөң көздүү?
- д) канчасы ак көздүү?

Чыгаруу:

д) Р фен: кызыл көздүү
ген: ♀AaBb × ак көздүү
 ♂aabb
гамета: AB Ab aB ав ав
F₁ фен: кызыл күрөң ачык ак көздүү
 кызыл
ген: AaBb Aabb aaBb aabb

а) F_b де 4 түрдүү; б) алар 4 түрдүү; в) 49; г) 49; д) 49.

1.126. Жыттуу буурчакта гүлдөрдүн түсү эки доминанттык белги А жана В гендеринин катышуусу менен гана пайда болот. Эгерде генотипте бир гана үстөмдүк кылган ген болсо, анда түс өзгөрбөйт. AAbb жана aaBB генотипке ээ болгон өсүмдүктөрдү чаңдаштыргандан кийин F₁ жана F₂ кандай муун пайда болот?

Чыгаруу:

1. Жыттуу буурчак өсүмдүктөрүнүн генотиби маселенин мазмунунда белгилүү болгондой гүлүнүн түсүн эки доминанттык белги алыш жүрөт. Алар гомозиготалуу жана бир типтеги гаметаны берет. F₁ муунун генотиби (AaBb) жана фенотиби (кызгылт гүлдөр) бирдей болот:

Чаңдаштыруу схемасы:

P	♀AAbb ак	×	♂aaBB ак
гамета	Ab		aB
F ₁	AaBb кызгылт 100%		

2. F₁ мууну дигетерозиготалуу болгондуктан 4 типтеги гаметаны берет. Аларды 16 жол менен бириктируүгө болот. Пеннет таблицасына жайгаштыруу менен бир эле мезгилде үстөмдүк кылган А жана В (кызгылт гүл) гендери бар организмдердин болжол менен 9/16 болушун көрөбүз. Башкача айтканда, F₂де жыттуу буурчактын гүлүнүн түстөрүнүн ажырашынын 9:7 катышында байкоого болот.

Чаңдаштыруунун схемасы:

$$\begin{array}{ccc} \text{F}_1 \text{ген:} & \text{кызгылт} & \text{кызгылт} \\ \text{фен:} & ♀AaBb & ♂AaBb \end{array}$$

$$\text{гамета: AB Ab aB ab} \qquad \text{AB Ab aB ab}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{F}_2 \text{ген:} & \text{кызгылт} & \text{ак} \\ \text{фен:} & A^*B^* & A^*bb \text{ aaB* aabb} \\ & 9/16 & 7/16 \end{array}$$

F_1 де бардык муундары бир типтеги кызгылт түстөгү гүлдөр болот. F_2 де 9/16 өсүмдүктөр кызгылт, 7/16да ак гүлдөр болот.

1.127. Жыттуу буурчактын гүлдөрүн кызыл түстө болушу эки жуп доминанттык генден улам болот. Эгер жок дегенде бир жуп рецессивдүү абалда болсо, анда түс пайда болбайт. Эки гендин тек генотибинде бир эле учурда болушу түстүн пайда болушуна себеп болот.

Эгерде эки башка гүлүнүн түсүн аныктаган доминанттык белгиге ээ жыттуу буурчак чандаштырылган болсо анда гүлдөрдүн генотиби кандай болот?

Чыгаруу:

1. F_1 муунда өсүмдүктөрдүн баары түстүү гүлдөргө ээ болгондуктан, анын генотибинде доминанттык A жана B гендери бар.

2. Бардык муундары бирдей демек, гомозиготалуу особдор чандаштырылган.

3. Чандаштырылган өсүмдүктөрдүн гүлдөрү боёлгон эмес.

4. Чандаштырылган формалардын генотиптери бирдей болбошу керек (себеби анда мууну бирдей болуп, боёлбогон гүлдөрү болушу керек).

5. Мындай шартта чандаштырылган формалардын бирөөсү $AAbb$ генотибине, экинчиси $aABb$ генотибине ээ болгондо гана жаңы белги пайда болот.

Чандаштыруу схемасы

P фен:	ак		
ген:	$\text{♀}AAbb$	\times	$\text{♂}aaBB$

гамета:	Ab	aB aB
---------	------	-----------

F_1 фен:	кызылт 100%
ген:	$AaBb$

1.4.2. Эпистаз

1.128. Жылкылардын жүнүнүн боз белгиси эки түрдүү аллель эмес доминант гендин аракетинен пайда болот. Аларда В кара, в күрөң жүндөрдүн пайда болушуна себепчи болот. Башка хромосомада жайланаышкан I ген В жана в гендердин функциясын басаңдатат. Жылкы заводунда гомозигота боз бээ менен күрөң айтыр аргындаштырылган, F₁ де боз жылкылар пайда болгон. Алар өз ара аргындашканда F₂ де 12 боз, 3 кара жана 1 күрөң жүндүү жылкылар пайда болгон.

Аргындаштырууда катышып жаткан бээ жана айтырдын F₁ жана F₂ гибриддеринин аталарынын генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	боз	күрөң
ген:	♀IIBB	♂iibb
гамета:	IB	ib
F ₁ фен:	боз	боз
ген:	♀IiBb	♂IiBb

♀/♂	IB	ib	iB	ib
IB	боз IIBB	боз IIBb	боз IiBB	боз IiBb
ib	боз IIBb	боз Iibb	боз iiBB	боз iiBb
IB	боз IiBB	боз IiBb	кара iiBB	кара iiBb
ib	боз IiBb	боз Iibb	кара iiBb	күрөң iibb

1.129. Тооктордун тыбытынын түстүү болушу С генге таандык. Бул гендин рецессиви с гени болсо түс пайда кылбайт. Башка хромосомаларда жайланаышкан I ген С гендин үстүнөн үстөмдүк кылгандыгы учун тыбыт ак түстө болот і гени С генге таасир этпейт.

Төмөндөгүдөй генотиптүү тоок жана короздор аргындаштырылса F₁ де тооктордун тыбыты кандай түстө болот?

$IiCc \times iiCc$; $IICC \times IiCc$

Чыгаруу:

P фен:	ак	ак	боз
ген:	$\text{♀}IiCc$	\times	$\text{♂}iiCc$
гамета:	IC	Ic iC ic	ic
F ₁ фен:	ак	ак	боз
ген:	IiCc	Iicc iiCc	iiCc

P фен:	ак	ак	ак
ген:	$\text{♀}IICC$	\times	$\text{♂}IiCc$
гамета:	IC	IC Ic iC	ic
F ₁ фен:	ак	ак	ак
ген:	IICC	IICc IiCC	IiCc

1.130. Пахтанын сары жана жашыл гүлдүү линиялары чаңдаштырылган, F₁ де сары гүлдүү гибрииддер пайда болду, F₁ гибрииддери өз ара чаңдашканда F₂ де негизгиси сары, кандайдыр бир бөлүгү жашыл жана өтө аз санда ак гүлдүү өсүмдүктөр пайда болду. Бул кубулушту кандай түшүндүрүүгө болот?

Чыгаруу:

P фен:	сары	жашыл
ген:	AAvv	\times
гамета:	Av	aB
F ₁ фен:	сары	
ген:	AaBv	

F₂

$\text{♀}/\text{♂}$	AB	Av	aB	av
AB	сары AABB	сары AABv	сары AaBV	сары AaBv
Av	сары AABv	сары AABv	сары AaBv	сары AaBv

aB	сары AaBВ	сары AaBв	жашыл аaBВ	жашыл аaBв
ав	сары AaBв	сары Aавв	жашыл аaBв	ак аавв

1.131. Сулуунун данынын түсү әки түрдүү гендин таасиринде пайда болот. Алардын бири данынын кара, экинчиси боз болушун далилдейт. Кара түстү пайда кылуучу ген боз түстү пайда кылуучу гендин үстүнөн үстөмдүк кылат. Ушул гендер рецессив абалда дандын ак болушуна себепчи болот.

Чыгаруу:

$$\begin{array}{lll} \text{Р фен:} & \text{кара} & \text{кара} \\ \text{ген:} & \text{AaBв} & \times \quad \text{AaBв} \end{array}$$

♀/♂	AB	Ab	aB	ab
AB	кара AABB	кара AABв	кара AaBB	кара AaBв
Ab	кара AAбв	кара AAбв	кара AaBв	кара Aa бв
aB	кара AaBB	кара AaBв	боз aaBB	боз aaBв
ab	кара AaBв	кара Aавв	боз aaBв	ак аавв

1.132. Ашкабак мөмөсүнүн ак түсү-W, сары түсү-Y, жашыл түсү-у ген менен белгиленет, W ген доминант ингибитор кызматын аткарат. Төмөндөгүдөй генотипке ээ ашкабактар чандаштырылса алардын фенотиби кандай түстө болот?

- а) wwYy x wwYy; б) WwYy x Wwy; в) WwYY x Wwy; г) WWYy x wwy; д) Wwy x WwYY; е) WwYy x wwy;

Чыгаруу:

$$\begin{array}{lll} \text{а) Р фен:} & \text{сары} & \text{сары} \\ \text{ген:} & \text{wwYy} & \times \quad \text{wwYy} \\ \text{гамета:} & \text{wY} \quad \text{wy} & \text{wY} \quad \text{wy} \end{array}$$

F₁ фен: сары сары сары жашыл
 ген: wwYY wwYy wwYy wwyy

б) Р фен: ак ак
 ген: WwYy × Wwyy
 гамета: Wy Wy wY wy Wy wy

F₁

φ/δ	WY	Wy	wY	wy
Wy	ак WWYy	ак WWyy	ак WwYy	ак Wwyy
wy	ак WwYy	ак Wwyy	сары wwYy	жашыл wwyy

в) Р фен: ак ак
 ген: WwYY × Wwyy
 гамета: WY wY Wy wy
 F₁ фен: ак ак ак сары
 ген: WWYy WwYy WwYy wwYy

г) Р фен: ак жашыл
 ген: WWYy × wwyy
 гамета: WY Wy wy
 F₁ фен: ак ак
 ген: WwYy Wwyy

д) Р фен: ак ак
 ген: Wwyy × WwYY
 гамета: Wy wy WY wY
 F₁ фен: ак ак ак сары
 ген: WWYy WwYy WwYy wwYy

е) Р фен: ак жашыл
 ген: WwYy × wwyy

F₁

♀/♂	WY	Wy	wY	wy
wy	ак WwYy	ак WwyY	сары wwYy	жашил wwyy

1.133. Эки сары түстүү ашкабак чандаштырылган 3:1 катышта сары жана жашил ашкабак пайда болгон. Чандаштырууда катышкан ашкабактардын генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

Р фен:	сары		сары	
ген:	wwYy	×	wwYy	
гамета:	wY	wy	wY	wy
F ₁ фен:	сары	сары	сары	жашил
ген:	wwYY	wwYy	wwYy	wwyy

1.134. Мышиктар кара, ак жана күрөң түстө болушат. Ак мышиктарда жок дегенде бир доминант J ген бар. Кара мышиктарда доминант E ген жана рецессивдүү j гени бар. Күрөң мый-мыйларда доминанттык ген жок. Төмөнкүдөй белгиге ээ мышиктарды аргындаштырганда кандай муунду күтүүгө болот?

- a) 2 ак дигетерозиготалуу мышиктарды аргындаштырганда;
- б) гомозиготалуу кара жана күрөң мышиктарды аргындаштырганда.

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Кара	E, j	EEjj, Eejj
Ак	E, J e, J	EEJJ, EeJj, EeJJ, EEJj eeJJ, eeJj
Күрөң	e, j	eejj

a) Р фен:	ак		ак	
ген:	♀ EeJj	×	♂ EeJj	
гамета:	EJ	Ej	eJ	ej

$\text{♀}/\text{♂}$	EJ	Ej	eJ	ej
EJ	EEJJ ак	EEJj ак	EeJJ ак	EeJj ак
Ej	EEJj ак	EEjj кара	EeJj ак	Eejj кара
eJ	EeJJ ак	EeJj ак	eeJJ ак	eeJj ак
ej	EeJj ак	Eejj кара	eeJj ак	eejj курөң

12 ак : 3 кара : 1 күрөң

б) Р фен:	кара		курөң
ген:	$\text{♀} \text{ EEjj}$	\times	$\text{♂} \text{ eejj}$
гамета:	Ej		ej
F ₁ фен:	кара		
ген:	Eejj		

1.135. Буурчак өсүмдүгүндө А жана В доминант гендер генотибинде жекече болгондо гүл таажылар ак, бириккен абалда болгондо гүл таажылары кызыл түстө болот aabb генотиптүү формалар болсо ак гүл таажылуу болот.

а) AaBb \times aabb; б) AaBb \times aaBb; в) AaBb \times AaBb чаңдаштыруудан пайда болгон F₁ муунунда гүл таажылары кандай түстө болот?

Чыгаруу:

a)Р фен:	кызыл		ак
ген:	AaBb	\times	aabb
гамета:	AB Ab aB ab		ab
F ₁ фен:	кызыл ак ак ак		
ген:	AaBb Aabb aaBb aabb		

б)Р фен:	кызыл		ак
ген:	AaBb	\times	aaBb

$\text{♀}/\text{♂}$	AB	Ab	aB	ab
---------------------	----	----	----	----

aB	кызыл AaBВ	кызыл AaBb	ак aaBВ	ак aaBb
ab	кызыл AaBb	ак Aabb	ак aaBb	ак aabb

в) Р фен: кызыл кызыл
ген: AaBb × AaBb

♀/♂	AB	Ab	aB	ab
AB	кызыл AABB	кызыл AABb	кызыл AaBВ	кызыл AaBb
Ab	кызыл AABb	ак AAbb	кызыл AaBb	ак Aabb
aB	кызыл AaBВ	кызыл AaBb	ак aaBВ	ак aaBb
ab	кызыл AaBb	ак Aabb	ак aaBb	ак aabb

1.136. Пахтада В ген гүлүнүн сары, b ген ак түстө болушун белгилейт. А ген болсо жогорудагы эки генге таасириң тийгизип, гүлүнүн жашыл түстө болушуна алыш келет а ген болсо гүлүнүн түсүнө таасириң тийгизбейт. aaBВ жана Aавв генотиптүү линияларды чаңдаштырып F₁ де 116 өсүмдүк, F₁ ди езү менен өзүн чаңдаштырып F₂ де 800 өсүмдүк алынган:

- а) F₁ деги өсүмдүктөрдүн канчасынын гүлү жашыл болгон?
- б) F₂ деги өсүмдүктөрдүн канчасынын гүлү сары, жашыл, ак түстө болгон?

Чыгаруу:

Р фен:	сары	жашыл	
ген:	aaBВ	×	Aавв
гамета:	Ab	Ab	ab
F ₁ фен:	жашыл	сары	
ген:	AaBb	aaBВ	

F₂

♀/♂	AB	Ab	aB	ab
AB	жашыл AA BB	жашыл AA Bb	жашыл Aa BB	жашыл Aa Bb
Ab	жашыл AA Bb	жашыл AA bb	жашыл Aa Bb	жашыл Aa Bb
aB	жашыл Aa BB	жашыл Aa Bb	сары aa BB	сары aa Bb
ab	жашыл Aa Bb	жашыл Aabb	сары aa Bb	ак aabb

а) 58-жашыл; б) 600-жашыл; в) 150-сары; г) 50-ак.

1.137. Жыттуу буурчактын гүлүнүн кызыл түсү I, сары түсү - i гендерине таандык. A - ген ак, a - ген гүл таажынын түсүнө таасир көрсөтпейт. Төмөндөгүдөй чаңдаштыруудан кандай генотиптүү жана фенотиптүү гибриддер пайда болот?

а) II AA x ii aa; б) II iA A x ii aa; в) II iA A x II ia

Чыгаруу:

а) Р фен: кызыл сары

ген: II AA × ii aa

гамета: IA ia

F₁ фен: кызыл

ген: II iA A

б) Р фен: кызыл сары

ген: II i A A × ii aa

гамета: IA Ia iA ia

F₁ фен: кызыл ак сары

ген: II i A A II ii aa

в) Р фен: кызыл кызыл

ген: II i A A × II iia a

гамета: IA iA Ia ia

F₁ фен: кызыл кызыл ак

ген: IIАа IiАа iIАа iiАа

1.138. Ашкабак сортторунун биринде ак жана сары түстөгүлөрү чандаштырганда F_1 муундарынын баары ак түстө болгон. Бул муунду өз ара чандаштырганда алардын F_2 муунунда:

- 204 ашкабак ак;
- 53 ашкабак сары,
- 17 ашкабак жашыл болгон.

Чандаштырылган формалардын жана пайда болгон муундарынын генотиптерин аныктагыла.

Чыгаруу:

1. F_1 мууну бирдей. Бул ата-энелер гомозигота болгондуктан жана ак түс белгиси үстөмдүк кылгандыгын билдириет.

2. Биринчи муундагы F_1 гибриддери гетерозиготтуу (ар кандай генотиптери бар формаларынын алынат жана F_2 ажырайт).

3. Экинчи муунда фенотиптердин үч классы бар, бирок бөлүү коддоо (1: 2: 1) же кошумча муун боюнча бөлүнүүдөн айырмаланат (9:6:1, 9:3:4, 9:7 же 9:3:3):1).

4. Бул өзгөчөлүк эки жуп генинин карама-каршы аракети менен аныкталат деп ойлойбуз жана эки жуп ген тең рецессивдүү абалда болгон учурда особдордо (ссjj) гендердин аракети басылбайт 12:3:1 катышты берет. Чандаштырылган формалардын генотиптери - ССjj жана ссJJ, F_1 мууну - CсJj.

1.4.3. Полимерия

1.139. Хирзутум түрүнө таандык пахта чигитинин микропиле бөлүгүндө түктөр доминант $Ft_1Ft_1Ft_2Ft_2$ гендерге таандык. Эгер генотипте үстөмдүк кылган ген төртөө болсо, түк нормалдуу, үчөө болсо нормадан аз, экөө болсо аралык, бирөө болсо абдан аз болот. Бул гендер рецессив абалда болгондо чигитте түк пайда болбойт. Микропиле бөлүгү нормалдуу жана түксүз чигиттүү пахта өз ара чандаштырылса F_1 жана F_2 де

пайда болгон гибрид формаларынын генотиби жана фенотиби кандай болот? а) алардын канчасында чигит түгү нормалдуу? б) канчасы түксүз? в) эгер F_1 гибриддер түксүз чигиттүү формалар менен кайра чаңдаштырылса, F_b да канча фенотиптик жана генотиптик класс пайда болот?

Чыгаруу:

P фен:	микропиле бөлүгү түктүү		микропиле бөлүгү түксүз
ген:	$Ft_1\ Ft_1\ Ft_2\ Ft_2$	\times	$ft_1\ ft_1\ ft_2\ ft_2$
гамета:	$Ft_1\ Ft_2$		$ft_1\ ft_2$
F_1 фен:	микропиле бөлүгү аралык түктүү	\times	микропиле бөлүгү аралык түктүү
ген:	$Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$	\times	$Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$

F_2

φ/δ	$Ft_1\ Ft_2$	$Ft_1\ ft_2$	$ft_1\ Ft_2$	$ft_1\ ft_2$
$Ft_1\ Ft_2$	м.н.т $Ft_1Ft_1Ft_2Ft_2$	м.н.аэ.т. $Ft_1\ Ft_1\ Ft_2\ ft_2$	м.н.аэ. т. $Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ Ft_2$	м. ар. т. $Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$
$Ft_1\ ft_2$	м.н.аэ. т. $Ft_1\ Ft_1\ Ft_2\ ft_2$	м.ар.т. $Ft_1\ Ft_1\ ft_2\ ft_2$	м.ар.т. $Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$	м.аэ. т $Ft_1\ ft_1\ ft_2\ ft_2$
ft_1Ft_2	м.н.аэ.т. $Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$	м.ар.т. $Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$	м.ар.т. $ft_1\ ft_1\ Ft_2\ Ft_2$	м.аэ.т $ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$
$ft_1\ ft_2$	м.ар.т. $Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$	м.аэ. т. $Ft_1\ ft_1\ ft_2\ ft_2$	м.аэ.т. $ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$	түксүз $ft_1\ ft_1\ ft_2\ ft_2$

Эскертуү: м.н.т.-микропиле бөлүгү нормалдуу түктүү; м.н.аэ.т.-микропиле бөлүгү нормадан аз түктүү; м. ар. т. - микропиле бөлүгү аралык түктүү; м.аэ.т.- микропиле бөлүгү абдан аз түктүү.

а) F_2 де 1 генотиби түгү нормалдуу;

б) F_2 де 1 генотиби түксүз;

$b)$ Р фен:	микропиле аралык түктүү		микропиле түксүз
ген:	$Ft_1\ ft_1\ Ft_2\ ft_2$	\times	$ft_1\ ft_1\ ft_2\ ft_2$
гамета:	Ft_1Ft_2	$Ft_1ft_2\ ft_1Ft_2$	ft_1ft_2
F_b фен:	аралык түктүү	абдан аз түктүү	абдан аз түктүү
ген:	$Ft_1ft_1Ft_2ft_2$	$Ft_1ft_1ft_2ft_2$	$ft_1ft_1Ft_2ft_2$
			$ft_1ft_1ft_2ft_2$

4 генотиптик жана 3 фенотиптик класс пайда болот.

1.140. Жүгөрү башчасы 20 жана 8 см узундукта болгон эки жүгөрү чандаштырылган. Эгер ар бир доминант ген башчасы 5 см, рецессив ген 2 см узундугун белгилесе анда:

а) F₁ де башчанын узундугу канча болот?

б) 3 доминант генге ээ формалар F₂ деги 960 өсүмдүктүн канча бөлүгүн ээлейт?

Чыгаруу:

P фен:	20 см	8 см
ген:	A ₁ A ₁ A ₂ A ₂	×

гамета:	A ₁ A ₂	a ₁ a ₂
F ₁ фен:	14 см	14 см
ген:	A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	×

F₂

♀/♂	A ₁ A ₂			
A ₁ A ₂	20 см A ₁ A ₁ A ₂ A ₂	17 см A ₁ A ₁ A ₂ a ₂	17 см A ₁ a ₁ A ₂ A ₂	14 см A ₁ a ₁ A ₂ a ₂
A ₁ a ₂	17 см A ₁ A ₁ A ₂ a ₂	14 см A ₁ A ₁ a ₂ a ₂	14 см A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	11 см A ₁ a ₁ a ₂ a ₂
a ₁ A ₂	17 см A ₁ a ₁ A ₂ A ₂	14 см A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	14 см a ₁ a ₁ A ₂ A ₂	11 см a ₁ a ₁ A ₂ a ₂
a ₁ a ₂	14 см A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	11 см A ₁ a ₁ a ₂ a ₂	11 см a ₁ a ₁ A ₂ a ₂	8 см a ₁ a ₁ a ₂ a ₂

а) F₁ де жүгөрү башчасынын узундугу 14 см; б) 240

1.141. Коёндордун Барон породасынын кулак калканынын узундугу 28 см, башка породасыныкы 12 см ге барабар. Эгер кулак калканынын узундугу эки жуп доминант генге таандык, деп эсептесек жана Барон пародасынын генотиби D₁D₁D₂D₂, экинчи породасы d₁d₁d₂d₂ болсо, аларды өз ара аргындаштыруунун натыйжасында алынган F₁ гибрииддеринин кулак калканы канча сантиметр болот?

Эгер F_1 гибрид коёндорунун особдору өз ара аргындаштырылса, F_2 де: а) канча генотиптик; б) канча фенотиптик класс пайда болот? в) коёндордун канча бөлүгүнүн кулак калканы Барон породасына окшош узун болот?

Чыгаруу:

P фен:	28 см		12 см
ген:	$D_1D_1D_2D_2$	\times	$d_1d_1d_2d_2$
гамета:	D_1D_2		d_1d_2
F_1 фен:	20 см		20 см
ген:	$D_1d_1D_2d_2$	\times	$D_1d_1D_2d_2$

φ/δ	D_1D_2	D_1d_2	d_1D_2	d_1d_2
D_1D_2	28 см $D_1D_1D_2D_2$	24 см $D_1D_1D_2d_2$	24 см $D_1d_1D_2D_2$	20 см $D_1d_1D_2d_2$
D_1d_2	24 см $D_1D_1D_2d_2$	20 см $D_1D_1d_2d_2$	20 см $D_1d_1D_2d_2$	16 см $D_1d_1d_2d_2$
d_1D_2	24 см $D_1d_1D_2D_2$	20 см $D_1d_1D_2d_2$	20 см $d_1d_1D_2D_2$	16 см $d_1d_1D_2d_2$
d_1d_2	20 см $D_1d_1D_2d_2$	16 см $D_1d_1d_2d_2$	16 см $d_1d_1D_2d_2$	12 см $d_1d_1d_2d_2$

а) 9 түрдүү; б) 5 түрдүү; в) 1/16

1.142. Пашмер ген альтернатив белгилердин фенотибинде пайда болуусун башкарат. Мындай учурда кумулятив эмес муундан муунга өтүү процесси иш жузүнө ашат.

Тооктордун бутунда тыбыттын болушу эки полимер кумулятив эмес генге таандык. Эгер алардан бирөөсү генотипте болсо, тооктун бутунда тыбыт пайда болот. Эгер пашмер гендер рецессив абалда болсо, тыбыт пайда болбайт.

Бутунда тыбыты жок тоок бутунда тыбыты бар короз менен аргындаштырылган. F_1 де 120 жана F_2 де 1120 тоок жана короз алынган: а) F_2 деги канча тоок жана короздун бутунда тыбыты бар? б) канчасында тыбыт жок?

Чыгаруу:

P фен:	тыбыты бар	тыбыты жок
ген:	$\text{♂A}_1\text{A}_1\text{A}_2\text{A}_2$	$\text{♀a}_1\text{a}_1\text{a}_2\text{a}_2$
гамета:	A_1A_2	a_1a_2
F ₁ фен:	тыбыты бар	тыбыты бар
ген:	$\text{♂A}_1\text{a}_1 \text{A}_2\text{a}_2$	$\text{♀A}_1\text{a}_1\text{A}_2\text{a}_2$

F₂

♀/♂	A ₁ A ₂			
A ₁ A ₂	тыбыты бар A ₁ A ₁ A ₂ A ₂	тыбыты бар A ₁ A ₁ A ₂ a ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ A ₂ A ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ A ₂ a ₂
A ₁ a ₂	тыбыты бар A ₁ A ₁ A ₂ a ₂	тыбыты бар A ₁ A ₁ a ₂ a ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ a ₂ a ₂
a ₁ A ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ A ₂ A ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	тыбыты бар a ₁ a ₁ A ₂ A ₂	тыбыты бар a ₁ a ₁ A ₂ a ₂
a ₁ a ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	тыбыты бар A ₁ a ₁ a ₂ a ₂	тыбыты бар a ₁ a ₁ A ₂ a ₂	тыбыты жок a ₁ a ₁ a ₂ a ₂

а) 1050; б) 70;

1.143. Буудайда A₁A₂ гендер жаздык касиеттерин, a₁a₂ гендер күздүк касиеттерин пайдаланып кылат. A₁A₁A₂A₂ генотибине ээ формаларда жаздык касиети, a₁a₁a₂a₂ генотиптүү формаларда күздүк белги күчтүү белгилеген болот. Төмөнкүдөй чандаштыруудан алынган формада генотибин жана фенотибин аныктагыла:

- а) A₁A₁A₂A₂ × a₁a₁a₂a₂
- б) A₁A₁a₂a₂ × a₁a₁a₂a₂
- в) A₁a₁a₂a₂ × a₁a₁A₂a₂

Чыгаруу:

a) P фен:	жазғы	×	күзгү
ген:	A ₁ A ₁ A ₂ A ₂	×	a ₁ a ₁ a ₂ a ₂
гамета:	A ₁ A ₂		a ₁ a ₂
F ₁ фен:	жазғы		
ген:	A ₁ a ₁ A ₂ a ₂		
b) P фен:	жазғы	×	күзгү
ген:	A ₁ A ₁ a ₂ a ₂	×	a ₁ a ₁ a ₂ a ₂
гамета:	A ₁ a ₂		a ₁ a ₂

F ₁ фен:		жазғы	
ген:		A ₁ a ₁ a ₂ a ₂	
в) Р фен:	жазғы		жазғы
ген:	A ₁ a ₁ a ₂ a ₂	×	a ₁ a ₁ A ₂ a ₂
гамета:	A ₁ a ₂	a ₁ a ₂	a ₁ A ₂
F ₁ фен:	жазғы	жазғы	жазғы
ген:	A ₁ a ₁ A ₂ a ₂	A ₁ a ₁ a ₂ a ₂	a ₁ a ₁ A ₂ a ₂
			a ₁ a ₁ a ₂ a ₂

1.144. Адамдарда бойдун узундугу кумулятив полимер гендердин өз ара таасириин натыйжасында муундан муунга өтөт. Эгер түрдүү таасирлерди эске албаганда, мындай гендерди A₁A₁A₂A₂A₃A₃ жана a₁a₁a₂a₂a₃ менен белгилөөгө болот. Эгер адамдын кандайдыр бир популяциясында көпчүлүк гендер доминант болсо, бой 180 см, көпчүлүк гендер рецессив болгон учурда бой 150 см ге тең болот: а) 3 ген боюнча гетерозигота адамдарда боюнун узундугу канча болот? б) кыска бойлуу кыз орто бойлуу жигитке турмушка чыккан жана 8 балалуу болгон. Алардын бою 165 см, 155 см, 150 см. Кыз жана жигиттин генотибин жана боюнун узундугун аныктагыла.

Чыгаруу:

а) A₁a₁A₂a₂A₃a₃ - адамдын бою 165 см.

б) Р фен:	кыска бойлуу 150 см	ортосу бойлуу 165 см	
ген:	♀a ₁ a ₁ a ₂ a ₂ a ₃ a ₃	♂A ₁ a ₁ A ₂ a ₂ A ₃ a ₃	
гамета:	a ₁ a ₂ a ₃	1. A ₁ A ₂ A ₃	2. A ₁ A ₂ a ₃
		4. A ₁ a ₂ a ₃	5. a ₁ A ₂ A ₃
		7. a ₁ a ₂ A ₃	8. a ₁ a ₂ a ₃
F ₁ фен:	165 см	160 см	160 см
ген:	A ₁ a ₁ A ₂ a ₂ A ₃ a ₃	A ₁ a ₁ A ₂ a ₂ a ₃ a ₃	A ₁ a ₁ a ₂ a ₂ A ₃ a ₃
	160 см	155 см	155 см
	a ₁ a ₁ A ₂ a ₂ A ₃ a ₃	a ₁ a ₁ A ₂ a ₂ a ₃ a ₃	a ₁ a ₁ a ₂ a ₂ A ₃ a ₃
			a ₁ a ₁ a ₂ a ₂ a ₃ a ₃

1.145. Адам терисинин түсү эки түрдүү ген менен белгиленет. ВВСС генотиптүү адамдардын териси кара, ввсс

генотиптүү адамдардын териси ак түстө болот. Генотибинде 3 доминант ген болсо, тери каражын, экөө болсо аралык, бирөө болсо ак жуумал болот.

Терисинин түсү аралык болгон жигит териси ак жуумал болгон кызга үйлөнгөн. Алардын балдарынын 6/8 бөлүгүнүн терисинин түсү аралык жана ак жуумал, 2/8 бөлүгү каражын жана ак болгон. Жигит жана кыздын генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

в) Р фен:	ак жуумал		аралык
ген:	♀Bvcc	\times	♂BvCc
гамета:	Bc	vc	BC
F ₁ фен:	каражын	аралык	аралык
ген:	BBCc	BVcc	BvCc
	аралык	ак жуумал	ак жуумал
	BvCc	Bvcc	BvCc
			ак
			BvCC

6/8 - аралык жана ак жуумал;

2/8 - каражын жана ак.

1.146. Териси аралык түстө ата-энэ териси кара жана ак болгон балдарды көрүшкөн. Ата - эненин генотибин аныктоого болобу?

Чыгаруу:

Р фен:	аралык	аралык
ген:	♀BvCc	\times ♂BvCc

♀/♂	BC	vc	vC	vc
BC	кара BVCC	каражын BvCc	каражын BvCC	аралык BvCc
Vc	каражын BvCc	аралык BvCC	аралык BvCc	ак жуумал BvCC
vC	каражын BvCC	аралык BvCc	аралык BvCC	ак жуумал BvCc
vc	аралык BvCc	ак жуумал BvCC	ак жуумал BvCc	ак BvCC

1.147. Пахтанын гүл желекчелеринде антоциан тагы $R_1R_1R_2R_2$ гендердин таасиринде пайда болот, $r_1r_1r_2r_2$ гендүү рецессив формаларынын гүл желекчелеринде антоциан тагы учурбайт. Гүл желекчелеринде антоциан тагы бар пахта гүл желекчелеринде антоциан тагы жок линия менен чандаштырылганда пайда болгон F_1 жана F_2 гибриддеринин генотибин жана фенотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

в) Р фен:	тагы бар	тагы жок
ген:	$R_1R_1R_2R_2$	$r_1r_1r_2r_2$
гамета:	R_1R_2	r_1r_2
F_1 фен:	тагы бар	
ген:	$R_1r_1R_2r_2$	
F_1 фен:	тагы бар	тагы бар
ген:	$R_1r_1R_2r_2$	$R_1r_1R_2r_2$

$\varnothing/\♂$	R_1R_2	R_1r_2	r_1R_2	r_1r_2
R_1R_2	тагы бар $R_1R_1R_2R_2$	тагы бар $R_1R_1R_2r_2$	тагы бар $R_1r_1R_2R_2$	тагы бар $R_1r_1R_2r_2$
R_1r_2	тагы бар $R_1R_1R_2r_2$	тагы бар $R_1r_1R_2r_2$	тагы бар $R_1r_1R_2r_2$	тагы бар $R_1r_1r_2r_2$
r_1R_2	тагы бар $R_1r_1R_2R_2$	тагы бар $R_1r_1R_2r_2$	тагы бар $r_1r_1R_2R_2$	тагы бар $r_1r_1R_2r_2$
r_1r_2	тагы бар $R_1r_1R_2r_2$	тагы бар $R_1r_1r_2r_2$	тагы бар $r_1r_1R_2r_2$	тагы жок $r_1r_1r_2r_2$

1.148. Буурчак сымал таажылуу тоокту гүл сымал таажылуу короз аргындаштырыганда биринчи муундун бардык гибриддери жангак сымал таажылуу болгон. Ал А жана В эки үстөмдүк кылган аллелдердин өз ара аракеттенүүсүнөн пайда болот.

F_1 особдорун бири-бири менен аргындаштырыганда кандай муун алышат? F_1 особу менен гомозигота гүл сымал таажылуу менен аргындаштырыганда кандай муун алышат?

1.149. Эки ашкабак өсүмдүктөрүн жумуру жана сүйрү формаларын чандаштырыганда жумуру, сүйрү жана узун ашкабактар алышы. Чандаштырылган өсүмдүктөрдүн

генотиптери кандай? Муундун кайсы бөлүгү жумуру формага ээ болушу керек?

1.150. Жылкылардын түсүнүн тукум кубалашы эпистаз түрүндөгү эки аллелдик эмес гендин өз ара аракеттенүүсүнөн улам келип чыгат. Боз жана кара жылкылардын арасынан кызыл кулун алынды. Аргындаштырылган особдордун генотиптери кандай? Өз ара таасир эткен гендердин доминант же рецессивдүү эпистаз экендигин көрсөткүлө.

1.151. Тооктордо ак леггорн тыбытынын түсүн эки топтогу гендер көзөмөлдөйт:

W (ак түс) w (түстүү) үстүнөн үстөмдүк кылат,

B (кара түсү) b (күрөн) түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат.

F_1 дин генотиби боюнча гетерозигота $WwBb$ жана фенотиби ак түс болот.

Бул учурда гендердин өз ара аракеттешүүсүн түшүндүрүп, F_2 муунундагы фенотиптердин сандык байланыштарын көрсөткүлө.

1.152. Никелешкен кыз жана жигиттин бири ак, экинчиси кара болгон эки эгиз балалуу болушу мүмкүнбү?

II. Тукум куучулуктун хромосомалық теориясы

2.1. Жыныс менен чиркелишкен белгилердин тукум кубалоосу

2.1. Дрозофилада жемишчи чымынынын көзүнүн кызыл түстө болушун белгилеген ген W ак түсүн белгилөөчү ген w үстүнөн үстөмдүк кылат, алар жыныстык хромосомаларда жайланаishiшкан. Тажрыйбада кызыл көздүү гомозигота ургаачы дрозофилада ак көздүү эркек дрозофилада менен аргындаштырылган. Алынган F₁ деги эркек жана ургаачы формалар өз ара аргындаштырылып, F₂ де 300 дрозофилада алынган: а) алардын канчасы эркек жана канчасы ургаачы; б) эркек дрозофилалардын канчасы кызыл көздүү, канчасы ак көздүү болгон?

Чыгаруу:

P фен:	кызыл		ак
ген:	$\text{♀}X^W X^W$	\times	$\text{♂}X^W Y$
гамета:	X^W	X^W	X^W
F ₁ фен:	кызыл		кызыл
ген:	$\text{♀}X^W X^w$	\times	$\text{♂}X^W Y$
гамета:	X^W	X^w	X^W
F ₂ фен:	кызыл	кызыл	кызыл
ген:	$\text{♀}X^W X^W$	$\text{♂}X^W Y$	$\text{♀}X^W X^w$
			$\text{♂}X^W Y$

- а) жарымы б.а. 150 сү эркек, жарымы ургаачы дрозофилада;
б) 75-кызыл көздүү; 75- ак көздүү.

2.2. Мышыктарда В ген күрөң түстүү жүндүн, b ген кара түстүү жүндүн пайда болушун камсыз кылат. Гетерозигота форма ала жүндүү болот. Бул гендер жыныстык хромосомаларда жайланаishiшкан. Кара жүндүү эркек мышыктар күрөң жүндүү ургаачы мышык менен аргындаштырып, б особ

алынган. а) канча ургаачы мышык ала түстүү? б) канча эркек мышык күрөң болот?

Чыгаруу:

Р фен:	күрөң		кара	
ген:	$\text{♀X}^B \text{X}^B$	\times	$\text{♂X}^B \text{Y}$	
гамета:	X^B		X^B	Y
F ₁ фен:	ала жүндүү		күрөң жүндүү	
ген:	$\text{♀X}^B \text{X}^B$		$\text{♂X}^B \text{Y}$	

а)3; б)3.

2.3. Адамда гемофилияны чыкыруучу ген h X хромосомада жайланышкан. Атасы гемофилия менен ооруган кыз ден соолугу чың жигитке турмушка чыккан. Алар 8 балалуу болушкан: а) эркек балдарынын канчасынын ден соолугу чың? б) кыздарынын канчасынын ден соолугу чың? в) гемофилия менен ооруган эркек балдары канча?

Чыгаруу:

Р фен:	ден соолугу чың (алып жүрүүчү)		ден соолугу чың	
ген:	$\text{♀X}^H \text{X}^h$	\times	$\text{♂X}^H \text{Y}$	
гамета:	X^H	X^h	X^H	Y
F ₁ фен:	ден соолугу чың	ден соолугу чың (алып жүрүүчү)	ден соолугу чың	гемофилия
ген:	$\text{♀X}^H \text{X}^H$	$\text{♀X}^H \text{X}^h$	$\text{♂X}^H \text{Y}$	$\text{♂X}^h \text{Y}$

а) 2; б) 2-ден соолугу чың, бирок 2-сү ооруну алыш жүрүүчү;
в) 2 эркек баласы ооруйт.

2.4. Адамда түстүү ажыратса албастык дальтонизм оорусу рецессив (d) абалда муундан муунга өтөт. Түстүү нормалдуу ажыраткан адамдарда D ген бар. Ар бир эки ген X хромосомада

жайланышкан. Түстөрдү нормалдуу айырмалаган, бирок ушул белги боюнча гетерозигота кыз дальтоник жигитке турмушка чыккан жана 8 балалуу болгон: а) аял канча типтеги гамета пайда кылат? б) төрөлгөн балдарынын канчасы нормалдуу көрөт? в) канча эрекк балдарында дальтонизм оорусу бар? г) кыздарынын канчасы дальтонизм оорусу менен ооруган?

Чыгаруу:

P фен:	нормалдуу алып жүрүүчү $\text{♀X}^D\text{X}^d$	дальтоник $\text{♂X}^d\text{Y}$
ген:		\times
гамета:	X^D X^d	X^d Y
F ₁ фен:	норм. алып жүрүүчү $\text{♀X}^D\text{X}^d$	дальтоник нормалдуу $\text{♂X}^d\text{Y}$ дальтоник $\text{♂X}^d\text{Y}$
ген:	$\text{♀X}^D\text{X}^d$	$\text{♀X}^d\text{X}^d$ $\text{♂X}^D\text{Y}$ $\text{♂X}^d\text{Y}$

- а) 2 түрдүү; б) 4; в) 2; г) 2.

2.5. Адамдын терисинде тер бездеринин болбошу рецессив, болушу доминант белги болуп эсептелет. Бул белгинин гендери X хромосомаларда жайланышкан. Ушул белги боюнча гетерозигота кыз тер бездери бар жигитке турмушка чыгып, 4 балалуу болгон: а) балдарынын канчасында тер бездери болбайт? б) канча эрекк балдарында тер бездери болбайт? в) кыздарынын канчасы ушул белги боюнча гетерозигота болуп эсептелет?

Чыгаруу:

ген:	нормалдуу (алып жүрүүчү) $\text{♀X}^A\text{X}^a$	\times	нормалдуу $\text{♂X}^A\text{Y}$
гамета:	X^A X^a	X^A Y	
F ₁ фен:	нормалдуу нормалдуу (алып жүрүүчү) $\text{♀X}^A\text{X}^A$	нормалдуу тер бездери жок $\text{♀X}^A\text{X}^a$	$\text{♂X}^A\text{Y}$ $\text{♂X}^a\text{Y}$
ген:			

- а) 1; б) 1; в) 1:

2.6. Тооктордо В ген тыбытынын чаар, b ген кара түстө болушун белгилейт. Тажрыйбада чаар тоок кара короз менен аргындаштырган. F_1 деги 16 тоок жана короздон: а) канча короз чаар тыбыттуу? б) канча тоок кара тыбыттуу болот? в) F_1 тоок жана короздорун өз - ара аргындаштырылып, F_2 де 80 жөжө алынса, алардын канчасы чаар, канчасы кара тыбыттуу болот? Алардын канчасы тоок, канчасы короз болот?

Чыгаруу:

P фен:	чаар		кара	
ген:	$\delta Z^B W$	\times	$\varphi Z^b Z^b$	
гамета:	Z^B	W	Z^b	Z^b
F_1 фен:	чаар		кара	
ген:	$\varphi Z^B Z^b$	\times	$\delta Z^b W$	
гамета:	Z^B	Z^b	Z^b	W
F_2 фен:	чаар	чаар	кара	кара
ген:	$\varphi Z^B Z^b$	$\delta Z^B W$	$\varphi Z^b Z^b$	$\delta Z^b W$

а) 8; б) 8; в) 40 чаар жана 40 кара тыбыттуу. Алардын жарымы короз, жарымы тоок.

2.7. Виандот тоокторунда чаар тыбытынын кээ бирлери алтын түстө, кээ бирлери күмүш түстө чагылышат. Алтын түстүү чаар белги рецессив күмүш түстүү чаар белги доминант болот. Күмүш түстүү чаар тыбыттуу тоокту алтын түстүү чаар тыбыттуу короз менен аргындаштырып, 30 жөжө алынган:

- а) алардын канчасы тоок? б) F_1 де канча түрдүү генотип алынган?
- в) жөжөлөрдүн канчасы күмүш түстүү чаар тыбыттуу болот?
- г) короздордун канчасы күмүш түстүү чаар тыбыттуу болушат?
- д) тооктордун канчасы алтын түстүү чаар тыбыттуу болот?

Чыгаруу:

P фен:	күмүш түстө		алтын түстө
ген:	$\text{♂Z}^A\text{W}$	\times	$\text{♀Z}^a\text{Z}^a$
гамета:	Z^A	W	Z^a
F ₁ фен:	күмүш түстө		алтын түстө
ген:	$\text{♀Z}^A\text{Z}^a$		$\text{♂Z}^a\text{W}$

а) 15; б) 2 түрдүү генотип; в) 15; г) 15; д) 15.

2.8. Канарайкаларда тыбытынын жашылдыгы доминант, күрөң рецессив белги болуп эсептелет. Мұнұшкөр жашыл тыбыттуу эркек канарейка менен күрөң тыбыттуу ургаачысын аргындаштырып, F₁ де жашыл жана күрөң канарейка алган. Жашыл канарейкалардын жарымы эркек, жарымы ургаачы болгон. Аргындаштырылган канарейкалардын жана F₁ гибриддеринин генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	күрөң		жашыл
ген:	$\text{♀Z}^a\text{W}$	\times	$\text{♂Z}^A\text{Z}^a$
гамета:	Z^a	W	Z^A
F ₁ фен:	жашыл	күрөң	жашыл
ген:	$Z^A\text{W}$	$Z^a\text{W}$	$Z^A\text{Z}^a$
			$Z^a\text{Z}^a$

2.9. Грэхем өз шакирттери менен биргеликте Тұндук Каролина штатында жашоочу үй-бүлөлөрдүн канында фосфор жетишпестигине байланыштуу болгон рахит оорусунун өзгөчө формасы муундан муунга өтөт жана бул ооруны Д витамини менен дарылоого мумкүн экендигин аныктаган. Бул оору доминант генге таандық, ошондуктан белги муундан муунга өтөт. Ушул оору менен ооруган 14 эркек жана ден соолугу чың аялдардын үй-бүлөсүндө 21 кызы жана 14 эркек бала төрөлгөн. Кыздарынын баары канында фосфордун жетишпестиги менен оорушкан эркек балдардын баарынын ден соолугу чың болгон.

Ушул оору муундан муунга кандай берилет? Ал гемофилия оорусунун муундан муунга өтүүсүнөн кандай айрымаланат?

Чыгаруу:

P фен:	ден соолугу чын		оорулуу
ген:	$\text{♀}X^a X^a$	\times	$\text{♂}X^A Y$
гамета:	X^a		X^A Y
F ₁ фен:	оорулуу		ден соолугу чын
ген:	$\text{♀}X^A X^a$		$\text{♂}X^a Y$

Ушул оору доминант абалда муундан муунга өтөт жана фенотибинде дароо эле байкалат.

2.10. Тооктордун жыныстык хромосомаларында жайланишкан R ген летал касиетке ээ болуп, жөжалөрдүн жумурткадан чыгышына чейин эле өлүшүнө алыш келет. Эгер $X^K X^k \times X^K Y$ генотибине ээ короз жана тооктор аргындаштырылса, жөжалөрүнүн канча проценти жумурткада өлөт? Алардын генотиби кандай экендигин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	нормалдуу		нормалдуу
ген:	$\text{♂}X^K Y$	\times	$\text{♀}X^K X^k$
гамета:	X^K Y		X^K X^k
F ₁ фен:	нормалдуу	летал	нормалдуу нормалдуу
ген:	$\text{♂}X^K Y$	$\text{♂}X^k Y$	$\text{♀}X^K X^K$ $\text{♀}X^K X^k$

25% жумурткада өлөт.

2.11. Дрозофила жемишчи чымынынын рецессив s ген денесинин кыска болушуна себепкер болот. Ушул белги боюнча гетерозигота ургаачы дрозофила кыска денелүү эркеги менен аргындаштырылган. Пайда болгон гибрид дрозофиланын генотибин жана фенотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	нормалдуу		кыска денелүү	
ген:	$\text{♀X}^s \text{X}^s$		$\text{♂X}^s \text{Y}$	
гамета:	X^s	X^s	X^s	Y
F ₁ фен:	нормалдуу	кыска	нормалдуу	кыска
	денелүү		денелүү	
ген:	$\text{♀X}^s \text{X}^s$	$\text{♀X}^s \text{X}^s$	$\text{♂X}^s \text{Y}$	$\text{♂X}^s \text{Y}$

2.12. Францияда жүнү нормалдуу уй жана өгүз аргындаштырылган, F₁ де 3 жүнсүз эркек торпок жана бир жүнү нормалдуу ургаачы торпок алынган. Бул уй кийинчөрөөк F₁ деги өгүз менен кайра аргындаштырылган. Андан жүнсүз эркек торпок алынган. Аргындаштырууга катышкан өгүз менен башка уйларды аргындаштырганда уйлардын баарысынан нормалдуу жүндүү торпоктор алынган. Тажрыйбада алынган натыйжага карап, жүнүнүн болбостугу муундан муунга өтүүсүн аныктоого болот? Аргындаштырууга катышкан F₁ деги уй менен өгүздүн генотибин аныктагыла.


Чыгаруу:

P фен:	нормалдуу жүндүү	нормалдуу жүндүү
ген:	$\text{♀X}^A \text{X}^a$	$\text{♂X}^A \text{Y}$
гамета:	X^A	X^a
F ₁ фен:	нормалдуу	нормалдуу
ген:	$\text{♀X}^A \text{X}^A$	$\text{♀X}^A \text{X}^a$
	$\text{♂X}^A \text{Y}$	
	$\text{♂X}^a \text{Y}$	

2.13. Көзү көргөн ата-энелердин көзү көрбөгөн эки кызы бар, ал эми баласы дальтоник. Ата-энелеринин генотиптери кандай?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Нормалдуу көрүү	X ^D	X ^D X ^D , X ^D X ^d , X ^D Y
Дальтоник	X ^d	X ^d X ^d , X ^d Y



Энесинин генотиби $X^D X^d$, анткени ал X^d генин уулуна өткөрүп бере алат. Атасынын генотип $X^D Y$ болуп саналат, анткени маселенин шартында ал кадимки көрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ.


2.14. Адамдарда гемофилия жыныстык рецессивдүү ген h менен берилет. Энеси менен атасы ден-соолугу чың. Алардын жалгыз баласы гемофилия менен жабыркайт. Гемофилия гени ата-энесинин кимисинен балага өткөрүлүп берилген?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Нормалдуу кан	X^H	$X^H X^H, X^H X^h, X^H Y$
Гемофилия	X^h	$X^h X^h, X^h Y$

h генди балдары ата-энесинен X хромосомасы менен кошо алат. Ата-энелердин ден-соолугу жакшы, андыктан алардын генотиптеринде жок дегенде бир H ген болушу керек. Ата бир гана X хромосомасына ээ болгондуктан, анын бир гана кануюшун белгилеген гени бар, атап айтканда H , б.а. гемофилия генин ташуучусу эмес.

Ден соолугу чың эне гемофилия боюнча гетерозигота алыш жүрүүчү болушу мүмкүн. Мындан ата-энелер үчүн бир гана уулу гемофилия менен сооруйт, анткени ал энесинен гемофилия генине h ээ болгон X хромосомасын алат. Энесинен жана атасынан X хромосомасын алган кыздар атасынын ден-соолугу чың болгондуктан кээ бир кыздары ден соолугу чың жана гемофилияны алыш жүрүүчү болушу мүмкүн.




Ошентип, уул балага гемофилия энеден өткөн.

2.15. Рецессивдүү гемофилия гени (кандын уюшу) X хромосомасында жайгашкан. Кыздын атасы гемофилия менен жабыркайт, ал эми эненин каны нормалдуу жана бул оору менен оорубаган үй-бүлөдөн болот. Кыз дени сак жигитке турмушка чыгат. Алардын кыздары менен уулдары жөнүндө эмне айтууга болот?


Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Нормалдуу кан	X ^H	X ^H X ^H , X ^H X ^h , X ^H Y
Гемофилия	X ^h	X ^h X ^h , X ^h Y

Кыздын апасы ден-соолугу чың жана бул оору менен оорубаган үй-бүлөдөн чыккандыктан, ал гомозигота (X^HX^H).



Кыз гемофилия генинин алыш жүрүүчү болот, анткени атасынан рецессивдүү ген h менен X хромосомасын алат. Эгерде бул кыз ден-соолугу чың жигитке турмушка чыкса, анда алардын балдары жөнүндө төмөнкүлөрдү айтууга болот:




Кызы $X^H X^H$ - дени сак; $X^H Y$ уулу - дени сак; кызы $X^H X^h$ - гемофилия генин алыш жүрүүчү; уулу $X^h Y$ - гемофилия. Ошентип, кыздардын 50% гемофилия генин алыш жүрүүчү болушат, ал эми уулдардын 50% гемофилия менен оорушат.

2.16. Аял альбинос (рецессивдүү автосомалык ген) гемофилиясы бар кишиге турмушка чыккан. Алардын балдарынын генотиптери кандай болот?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Альбинизм	a	aa
Нормалдуу пигменттин болушу	A	AA, Aa
Гемофилия	X^h	$X^h X^h, X^h Y$
Кандын нормалдуу уюшу	X^H	$X^H X^H, X^H X^h, X^H Y$



Кыздары гемофилия жана альбинизм гендерин алыш жүрүүчү болушат, ал эми эркек балдары альбинизм, кадимки кан уюшу боюнча гетерозиготалуу болушат.

2.17. Классикалык гемофилия X хромосомада жайгашып, рецессивдүү белги болуп муундан муунга берилет.

1. Гемофилия менен ооруган жигит бул оору менен оорубаган кызга үйлөнөт. Алардан гемофилия менен жабыркабаган кыздар менен эрек балдар төрөлөт. Неберелеринде гемофилия болобу? Кыздары менен эрек балдарынын үй-бүлөлөрүндө бул оорунун болуш ыктымалдыгы кандай?

2. Гемофилия менен ооруган жигит, атасы гемофилия менен ооруган кызга үйлөнөт. Бул үй-бүлөдө ден-соолугу чың балалуу болуу мүмкүнчүлүгүн аныктагыла.

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Гемофилия	X^h	X^hX^h, X^hY
Нормалдуу	X^H	X^HX^H, X^HX^h, X^HY

Маселенин 1-шарттарына ылайык, оорулуу жигиттин генотиби түшүнүктүү X^hY . Кыз гемофилия менен жабыркабагандыктан, ал сөзсүз түрдө нормалдуу- X^H доминант болушу керек. Кыздын экинчи гени да үстөмдүк кылат (X^H), антпесе оорулуу балдар болмок. Демек, кыздын генотиби- X^HX^H . Мындай никедеги балдардын генотиптери:

Гамета	X^h	Y
X^H	X^HX^h	X^HY
X^H	X^HX^h	X^HY

Башкача айтканда, бардык эрек балдарынын ден-соолугу чың болот, гемофилия гени болбойт, кыздарынын бардыгы гетерозиготалуу болушат. Аларда рецессивдүү белги гемофилия гени болот. Эгерде кийинчөрөк бардык балдар гемофилия менен оорубаган ден-соолугу чың (X^HX^H) адамдар менен баш кошсо, неберелеринде гемофилия болбойт. Эгерде кыздары (X^HX^h) ден-соолугу чың эркектерге (X^HY) турмушка чыкса, неберелеринде гемофилия ыктымалдыгы 1/4 же 25% түзөт. Буга жынысы боюнча эрек балдар кирет:

Гамета	X^H	Y
X^H	X^HX^H	X^HY
X^h	X^HX^h	X^hY

Маселенин 2-шарттарына ылайык, оорулуу жигит (X^hY генотип) оорудан жапа чекпеген кызга үйлөнөт. Демек, кызда бир ген сөзсүз түрдө "нормалдуу"- X^H . Бирок бул кызда экинчи гемофилия X^h гени болушу керек. Анткени бул кыздын атасы гемофилиядан жабыркаган, кыз энесинин бир хромосомасын алат, экинчиси-атасынан. Кыздын генотиби $X^H X^h$. Бул үй-бүлөдө ден-соолугу чың балалуу болуу мүмкүнчүлүгү $1/2$. $X^h X^h$ генотиби бар кыздар өлөт.

Гамета	X^h	Y
X^H	$X^H X^h$	$X^H Y$
X^h	$X^h X^h$	$X^h Y$

2.18. Гемофилдүү жигит атасы гемофилиядан жапа чеккен дени сак кызга үйлөндү. Күйөөсү менен аялынын генотиптери кандай?

2.19. Аялдын бир уулу бар-гемофилия менен ооруйт. Эжесинин уулунун да гемофилия болушу ыктымалдыгы кандай? Кандай учурда ыктымалдык жогору: эгерде аял гемофилия генин атадан же энеден алса?

2.20. Гемофилия эркек менен аялдан гемофилия уул төрөлүшү мүмкүнбү?

2.21. Эгерде күйөөсүнүн дени сак, аялынын атасы гемофилия менен жабыркаган болсо, балдарынын генотиптери боюнча катышы кандай болот?

2.22. Гемофилия менен ооруган кишиден гемофилик эркек бала кандай учурда төрөлүшү мүмкүн?

2.23. Эки үйлүү гүлдүү өсүмдүктөрдө кээде рецессивдик белги тар жалбырактар болот. Бул белгини аныктаган ген X хромосомасында жайгашкан. Гомозиготалуу жазы жалбырактуу өсүмдүк тар жалбырактуунун чаңчасы менен чаңдаштырылды. Чаңдаштырылган муундан энелик өсүмдүктү алыш, аны жазы жалбырактуу атальк өсүмдүк менен кайра чаңдаштыруу жүргүзүлгөн.

Ушул чаңдаштыруудан алынган атальк жана энелик муундар кандай болот?

2.24. Атасы менен баласы дальтоник, энесинин ден-соолугу чың болот. Уулу ооруну атасынан алган деп айтуу туурабы?

2.25. Энеси дальтоник, атасынын дени сак. Алардын генотиптери кандай? Балдарынын фенотиби кандай болот?

2.26. Дальтоник жигит түстү ажырата албаган белгини алып жүргөн кызга үйлөнгөн. Бул никеде ден-соолугу чың эркек бала болушу мүмкүнбү? Түстү ажырата албаган кызычы? Мындай шарттарда белгилердин берилүү ыктымалдуулугу кандай?

2.27. Адамдарда түстү ажыратып көрө албастык-бул жыныс менен чиркелишкен рецессивдик белги.

а) эгерде үй-бүлөдөгү бардык кыздары кадимкидей көрсө жана бардык эркек балдары түстү ажыратып көрө албаса, ата-энесинин генотиптери кандай болот?

б) кадимки көрүү жөндөмү бар кыздын атасы түстү ажыратып көрө албаган болот. Ал кыз атасының дайды генетикалык дефектиси бар жигитке турмушка чыккан. Анда алардын эркек баласынын түстү ажырата албай калуу ыктымалдыгы кандай?

в) (б) пунктунда айтылган никеде кызынын түстү ажырата албай калышы мүмкүнбү?

2.28. Адамдарда тер бездеринин жоктугу жыныс менен байланышкан болуп рецессивдик ген аркылуу муундан муунга берилет. Дени сак жигит атасынын тер бездери жок кызга үйлөнөт, энесинин ата-бабаларынын ден-соолугу чың болот. Бул никедеги балдардын тер бездеринин жоктугунан жапа чегиши ыктымалдыгы кандай?

2.29. Эки канарейканы аргындаштырганда жашыл ургаачылары жана күрөн эркектери пайда болду. Тыбыттарынын тусу X хромосомасында жайланышкан. Аргындаштырылган особдордун сырткы көрүнүшүү кандай?

2.30. Гипертрихоз Y хромосомасында чиркелишкен абалда муундан муунга өтөт. Атасы гипертрихоз болсо бул үй-бүлөдө аномалия менен балалуу болуу ыктымалдыгы кандай?

2.31. Гемофилик менен дальтонизм менен ооруган башка белгилери таза аялдын никесинен кандай балдар төрөлөт?

2.32. Дрозофилада канаттардын узундугу жана көзүнүн түсү жынысы менен чиркелишкен.

Канаттары узун, көзү кызыл белгиси канаты кыска, көздөрү ак белгисинин үстүнөн үстөмдүк кылат.

а) кыска канат, кызыл көз эркегин узун канат, ак көз гомозигота ургаачысы менен аргындаштырганда F_1 жана F_2 муундары кандай болот?

Күтүлгөн натыйжаларды түшүндүргүлө.

б) жогорудагы аргындашуудан алынган ургаачысын ак көз, кыска канат эркеги менен аргындаштырганда төмөнкү натыйжаларды берди:

-узун канат, ак көз эркек жана ургаачылар 35,

-узун канат, кызыл көз эркек жана ургаачылар 17,

-кыска канат, ак көз эркек жана ургаачылар 18,

-кыска канат, кызыл көз эркек жана ургаачылар 36.

Бул фенотиптердин көрүнүшүн жана алардын сандык байланыштарын түшүндүргүлө.

2.2. Жыныска чиркелишкен тукум куучулук жана кроссинговер

2.33. Помидор өсүмдүгүндө сабактарынын узундугу менен мөмөсүнүн формасын белгилөөчү гендер бириккен болуп, бир хромосомада жайланышкан. Селекционер узун сабактуу (H) жана жумуру мөмөлүү (P) гомозигота помидор менен кыска сабактуу (h) жана алмурут сымал мөмөлүү (p) помидорду чандаштырып, F_1 де 110, F_2 де 1200 өсүмдүк өстүргөн: а) F_2 де узун сабак жана жумуру мөмөлүү канча? б) F_1 де канча типтеги гамета пайда болот? в) F_2 де канча типтеги генотиптик класс пайда болот? г) F_2 де канча өсүмдүк кыска сабак, алмурут сымал мөмөлүү болот?

Чыгаруу:

P фен: жумуру
мөмө, узун
сабак

алмурут мөмө,
кыска сабак

ген: $H \quad | \quad H$ \times $h \quad | \quad h$
 $P \quad | \quad P$ $\qquad \qquad p \quad | \quad p$

гамета $| \quad H$ $| \quad h$
 $| \quad P$ $| \quad p$

F₁ фен: жумуру
мөмө, узун
сабак

жумуру мөмө,
узун сабак

ген: $H \quad | \quad h$ \times $H \quad | \quad h$
 $P \quad | \quad p$ $\qquad \qquad P \quad | \quad p$

гамета $H \quad | \quad h$ $H \quad | \quad h$
 $P \quad | \quad p$ $P \quad | \quad p$

F₂ фен: жумуру
мөмө, узун
сабак

жумуру мөмө,
узун сабак

жумуру
мөмө,
кыска
сабак

ген: $H \quad | \quad H$
 $P \quad | \quad P$ $P \quad | \quad p$ $P \quad | \quad p$ $p \quad | \quad p$

а) F₂ 900; б) F₁ 2 түрдүү; в) F₂ 3 түрдүү; г) F₂ 300.

2.34. Кытай примуласынын гүлүнүн гүл сабы жана чөйчөкчө жалбырактарынын түсүн белгилөөчү гендер бир хромосомада жайланышкан. Гүл сабынын кыскалыгы (L) доминант, узундугу (l) рецессив, чөйчөкчө жалбырагынын жашыл түсү (Rs) кызыл түсү (rs) үстүнөн үстөмдүк кылат. Тажрыйбада гүл сабы кыска гомозигота, чөйчөкчө жалбырагы кызыл болгон өсүмдүк узун гүл саптуу, жашыл чөйчөкчө жалбырактуу өсүмдүк менен чандаштырылып, F₁ де 1000, F₂ де 990 гибрид алынган; а) F₁ де канча түрдүү гамета пайды болот? б) F₂ де канча өсүмдүк кыска гүл саптуу жана жышыл чөйчөкчө жалбырактуу болот? в) F₂ де канча түрдүү генотип пайды болот?

Чыгаруу:

P фен:	кыска кызыл	\times	узун жашыл
ген:	L L rs rs		1 1 Rs Rs

гамета	L rs	1 Rs
--------	-----------	-----------

F ₁ фен:	кыска жашыл	\times	кыска жашыл
ген:	L 1 rs Rs		L 1 rs Rs

гамета	L	1	L	1
	rs	Rs	rs	Rs

F ₂ фен:	кыска кызыл	кыска жашыл	кыска жашыл	узун жашыл
ген:	L L rs rs	L 1 rs Rs	1 L Rs rs	1 1 Rs Rs

а) 2 түрдүү; б) 495; в) 3 түрдүү.

2.35. Дрозофилада жемишчи чымынын денесинин кара түсү (b), канаттарынын кыскалыгы (vg) рецессив, денесинин боз түсү (b⁺) жана канатынын нормалдуулугу (vg⁺) доминант белги болуп эсептелет. Боз денелүү нормалдуу канаттуу гомозигота ургаачы дрозофилада, кара денелүү, кыска канаттуу эркек дрозофилада менен аргындаштырылган. F₂ деги дрозофилалардын 269 боз денелүү нормалдуу канаттуу, 87 кара дене, кыска канаттуу болгон. Аргындаштырылган особдордун, F₁ жана F₂ гибриддеринин генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

боз дене, норм. канат	\times	кара дене, кыска канат
P фен:	b ⁺ b ⁺ vg ⁺ vg ⁺	b b vg vg

гамета	b^+	b
	vg^+	vg

F₁ фен: боз дене, норм. канат боз дене, норм. канат

ген:	b^+	b	b^+	b
	vg^+	vg	vg^+	vg

гамета:	b^+	b	b^+	b
	vg^+	vg	vg^+	vg

F₂ фен: боз дене, боз дене, боз дене, кара дене,
норм. канат норм. канат норм. канат кыска канат

ген:	b^+	b^+	b^+	b	b^+	b	b	b
	vg^+	vg^+	vg	vg	vg^+	vg	vg	vg

2.36. Жүгөрүнүн данынын ири болушу, майда формасынын үстүнөн үстөмдүк кылат. Жүгөрүнүн данынын ири жана сары түстүүсү, даны майда жана ак түстүүсү менен чандаштырылып, F₁ де 4152 даны ири жана сары түстүү, 149 даны майда жана сары түстүү, 152 даны ири жана ак түстүү, 4163 даны майда жана ак түстүү формалар алынган. Гендердин арасындагы аралыкты аныктагыла.

Чыгаруу:

Р фен: ири сары түстүү майда ак түстүү

ген:	A	a	\times	a	a
	B	b		b	b

гамета:	A	a	A	a	a
	B	b	b	B	b

F₁ фен: ири сары түстүү майда ак түстүү ири ак түстүү майда сары

ген:	A	a	a	a	a
	B	b	b	B	b
	4152		4263		149

Жалпы: 8616

Бииринчи же экинчи гендер арасында кроссинговердин натыйжасында 301 гибриддик түшүм болгон же организмдерге салыштырмалуу 301:8616=0,0349, 3,49% ти ээлеген. Ошондой эле ген арасындагы аралык 3,49% морганидге барабар.

2.37. Адамдарда катаракта (көз кристаллынын кирдеши) жана полидактилия (алты манжалуулук) гендери хромосомада бири-биирине жакын жайланышып, кроссинговер жүрбөй турган же пайда кылбаган доминант гендерге таандык. Атасы нормалдуу, энеси эки белги боюнча гетерозигота. Энесиндеги кемчилдиктер бир гана энесинин туугандарынан өткөн болсо, үй-бүлөдө ушул белгилер боюнча кандай бала күтүүгө болот?

Чыгаруу:

		катаракта			
		полидактилия			
Р фен:	A	a		нормалдуу	
	B	b			b
гамета:		A	a	a	
		B	b	b	
F ₁ фен:	катаракта		нормалдуу		
	полидактилия				
ген:	A	a		а	
	B	b			b

2.38. Адамдарда резус фактор жана эритроциттерин белгилөөчү гендер бириккен абалда 3 морганид аралыкта жайланышкан. Резус фактор жана эритроциттердин элиптоцитозу (эритроциттердин ай формасында болушу) доминант гендер аркылуу берилиет. Эгер ата - эненин бири эки белги боюнча гетерозигота абалда (бул белгилерден бирин атасынын экинчисин энесинен алган) экинчисинин резус фактору эритроциттери нормалдуу болсо, ушул үй-бүлөдө төрөлгөн балдардын генотиби менен фенотиби кандай болот?

Чыгаруу:

Р фен:	эллиптоцитоз	\times	нормалдуу
ген:	A a B B		a a B B
гамета:	A a B B	A a B B	a B
	кроссинговер болбогондо	кроссинговер натыйжасында	
F ₁ фен:	нормалдуу	эллиптоцитоз	эллиптоцитоз
ген:	A a B B	a a B B	A a B B
			a a B B

4 генотиптүү, 2 фенотиптүү.

2.39. Көзү ак (w), денеси вилька сымал түктөнгөн (f) эркек дрозофилада чымыны фенотиби боюнча окшош эки дигетерозигота ургаачы форма менен аргындаштырганда ар түрдүү натыйжа алынды:

$$w^+f^+: w^+f: wf^+: wf = 41\% : 9\% : 9\% : 41\%$$

$$w^+f^+: w^+f: wf^+: wf = 9\% : 41\% : 41\% : 9\%$$

а) тажрыйбалардагы аргындаштырылган особдордун организмдердин генотибин аныктағыла: б) кроссинговер процентин тапкыла; в) алынган натыйжага карап, хромосомада гендердин жайгашуу тартибин аныктағыла.

Чыгаруу:

a) Р фен:	кызыл көз, норм.түктүү	ак көз, вилка сымал түктүү
ген:	w ⁺ w f ⁺ f	\times
гамета:	w ⁺ w f ⁺ f	w ⁺ w f f
	кроссинговер болбогондо	кроссинговер натыйжасында

F ₁ фен:	кызыл көз, норм.түктүү	ак көз, вилка сымал түктүү	кызыл көз, норм.түктүү	ак көз, норм.түктүү
ген:	w ⁺ w f ⁺ f 41%	w w f f 41%	w ⁺ w f f 9%	w a f ⁺ b 9%

б) кроссинговер 18% ге барабар.

в) w жана f арасынданғы аралык 18 морганидге барабар.

2.40. Жүгөрүнүн даны түстүү, эндосперми жылмакай формасы менен даны түссүз, эндосперми бодуракай формасы чаңдаштырылған. Муунунда 4032 дан түстүү, эндосперми жылмакай 4035 даны түссүз, эндосперми бодуракай, 144 даны түстүү, эндосперми бодуракай, 151 даны түссүз, эндосперми жылмакай формалар алынған. Чандаштырылған формалардын генотибин, F₁ деги кроссинговер процентин аныктагыла.

Чыгаруу:

P фен:	түстүү жылма	×	түссүз бодуракай
ген:	A a B b		a a b b

гамета:	A a A a a
	B b b B b

F ₁ фен:	кроссинговер болбогондо	кроссинговер натыйжасында	түстүү жылма	түссүз бодуракай	түстүү бодуракай	түссүз жылма
ген:	A a B b 4032	a a b b 4035	A a B b 144	A a B b 151		

Жалпы :8362.

Алынған 8362 өсүмдүктүн 100% ээлесе, кроссинговердин натыйжасында пайда болгон өсүмдүктөр 3,53% ээлейт башкача айтканда кроссинговер аралығы 3,53 морганидге барабар.

2.41. Буурчак гүлүнүн түстүү жана жалбырак колтугунда мурутчасы болушун белгилөөчү гендер бир хромосомада жайланишкан болуп, бириккен абалда муундан муунга отет. Гүлү кызыл, жалбырак колтугунда мурутчалары бар (RRTT) формасы гүлү ачык кызыл жалбырактарынын колтугунда мурутчалары жок (rrtt) формасы менен чаңдаштырып, 80 өсүмдүк алган. Алар рецессив белгиге ээ буурчак менен кайра чаңдаштырылып, F₁ да 1200 өсүмдүк алынган: а) F₁ канча түрдөгү гамета пайда кылат? б) F₁ өсүмдүктөрүнүн канчасынын гүлү ачык кызыл, канчасынын жалбырагынын колтугунда мурутчалар болбойт? в) F₁ өсүмдүктөрдүн канчасынын гүлү кызыл, жалбырак колтугунда мурутчалар болот? г) F₁ канча түрдөгү генотипке ээ? д) F₁ канча түрдүү фенотипке ээ?

Чыгаруу:

P фен: кызыл, мурутчасы бар ачык кызыл мурутчасы жок

ген:	R	R	×	r	r
	T	T		t	t

гамета	R			r	
	T			t	

F₁ фен: кызыл, мурутчасы бар ачык кызыл мурутчасы жок

ген:	R	r	×	r	r
	T	t		t	t

гамета:	R		r		r
	T		t		t

F₂ фен: кызыл, мурутчасы бар ачык кызыл мурутчасы жок

ген:	R	r		r	r
	T	t		t	t

- а) 2 түрдүү; б) 600; в) 600; г) 2 түрдүү; д) 2 түрдүү

2.42. Эки жуп хромосомалуу организм канча типтеги гаметаларды жана кандай организмдерди пайда кылат?

$$\begin{array}{c} \text{A} \quad \text{B} \\ \hline \text{a} \quad \text{b} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{C} \\ \hline \text{c} \end{array}$$

- a) толук чиркелишкенде кандай болот?
б) А жана В гендердин аралыгы 12 морганид болсочу?

Чыгаруу:

а) Мейоз учурунда хромосомалар бири-биринен көз карандысыз уюлдарга бөлүнөт, ошондуктан гаметалардын 4 тиби болот:

$$\underline{\text{A}} \underline{\text{B}} \underline{\text{C}}; \underline{\text{a}} \underline{\text{b}} \underline{\text{c}}; \underline{\text{A}} \underline{\text{B}} \underline{\text{c}}; \underline{\text{a}} \underline{\text{b}} \underline{\text{C}}; -25\%$$

б) Гендердин ортосундагы аралык 12 морганидди түзөт, ошондуктан гаметалар кроссовер эмес жана кроссовер болот.
Кроссовердик эмес гаметалар:

$$\underline{\text{A}} \underline{\text{B}} \underline{\text{C}}; \underline{\text{a}} \underline{\text{b}} \underline{\text{c}}; \underline{\text{A}} \underline{\text{B}} \underline{\text{c}}; \underline{\text{a}} \underline{\text{b}} \underline{\text{C}}$$
 ар бири

$$(100-12):4 = 22\%.$$

Кроссовердик гаметалар:

$$\underline{\text{A}} \underline{\text{b}} \underline{\text{C}}; \underline{\text{a}} \underline{\text{B}} \underline{\text{c}}; \underline{\text{A}} \underline{\text{b}} \underline{\text{c}}; \underline{\text{a}} \underline{\text{B}} \underline{\text{C}}$$
 ар бири $12/4 = 3\%$.

$$\frac{\text{AC}}{\text{ac}}$$

2.43. Гендердин ортосундагы аралык 5,8 М. $\frac{\text{AC}}{\text{ac}}$ генотибине ээ болгон особдордун кандай типтеги гаметаларды пайда кылат.
Процентин аныктагыла.

Чыгаруу

Бул особдордо гендердин чиркелишүүсү жана кроссинговер бир эле учурда болот.

Кроссинговер жүргөн гендердин ортосундагы аралык 5,8 М = 5,8%.

Кроссинговер жүрбөгөн гаметалар - АС жана аС - (100% - 5,8 %) : 2 = 47,1 %

Кроссинговер жүргөн гаметалар-Ас жана аС-5,8%:2=2,9 %.

Кроссинговердик гаметалар 2,9%га, ал эми кроссинговердик эмес гаметалар - 47,1% ды түздү.

2.44. Төмөнкү эки генотипке ээ болгон организмдердин гаметаларынын сандық катышындагы айырмачылыгын аныктагыла:

$$1) \frac{\underline{A}}{a} \frac{\underline{B}}{b}, \quad 2) \frac{\underline{\underline{AB}}}{ab},$$


Чыгаруу:

Бириңчи организмдин аллелдик гендери чиркелишкен эмес жана көз карандысыз муундан муунга өткөрүлүп берилет. Ал бирдей сандагы бирдей төрт гаметаны берет ($25\% AB$, $25\% Ab$, $25\% aB$, $25\% ab$). Экинчиде гендердин чиркелишүүсү байкалат. Бул организм толук чиркелишкен эки түрдөгү гаметаларды берет ($50\% AB$ и $50\% ab$). Гендердин толук эмес чиркелишүүсүндө гаметалардын төрт түрү пайда болот: алардан AB , ab кроссинговер жүрбөгөн 25% көп жана Ab , aB кроссинговер жүргөн 25% дан аз.

$$\frac{\underline{A}}{a} \frac{\underline{B}}{b} \text{ жана } \frac{\underline{\underline{DE}}}{de}$$

2.45. Генотиптери бар эки организмде гаметалардын сандық катышынын кандай айырмачылыктар байкалат? (чиркелишкен D жана е гендеринин аралыгы 4,6 морганидди түзөт).

Чыгаруу:



Бириңчи учурда гаметогенезде хромосомалар эркин айкалышат жана ар кандай типтеги гаметалар бирдей өлчөмдө түзүлөт (ар биринен 25%). Экинчи учурда, биз гендин


байланышын карайбыз, ошондуктан ар бир түрдөгү гаметалардын саны ар кандай болот: кроссинговер жүргөндөрдүн ар бири 47,7%, кроссинговер жүргөндөрдүн ар бири 2,3%.

2.46. Дрозофиланын төмөнкү генотиптерге ээ особдорунда канча жана кандай гаметалар пайда болот:


- 1) ♂ $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$ 2) ♂ $\frac{CD}{cd}$ 3) ♀ $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$ 4) ♀ $\frac{CD}{cd}$

Чыгаруу:


$$1) P \quad \text{♂ } \frac{A}{a} \frac{B}{b} \quad 2) P \quad \text{♂ } \frac{CD}{cd}$$



$$3) P \quad \text{♀ } \frac{A}{a} \frac{B}{b}$$



$$4) P \quad \text{♀ } \frac{CD}{cd}$$



1- жана 3-учурларда эркек жана ургаачы организмдердин гаметогенезинде хромосомалардын эркин чиркелишүүсү болот. Ошондуктан 4 типтеги бирдей гаметаны пайда кылат (особдор дигетерозигота болушат).

2- жана 4-учурларда С жана D гендери бир эле чиркелишүү тобунда жайгашкан. Дрозофиланын ургаачысында гендердин чиркелишүүсү толук эмес жана гаметалардын 4 тибин пайда кылат, эркектеринде-чиркелишүү толук болот, ошондуктан анда кроссинговердик эмес гаметанын эки гана түрү пайда болот.

2.47. D жана C гендери бири-бири менен чиркелишип бир хромосомада жайгашкан, алардын ортосундагы аралык 8,8

морганид. Төмөнкү генотиптеги организм канча пайызыда жана
канча типтеги гаметаны пайда кыларын аныктагыла. $\frac{DC}{dc}$

Чыгаруу:

Бул организмдин генотибинде гендер толук эмес чиркелишкен. Кроссинговердик эмес гаметалар - DC, жана dc, кроссинговердик гаметалар - Dc жана dC. Ар бир кроссинговердик гаметалардын саны $8,8:2 = 4,4\%$, ал эми кроссинговердик эмес гаметалар $(100-8,8):2=45,6\%$ болот.

2.48. Кызгылт гүлдөрү жана кыска сабагы бар гомозиготалуу өсүмдүктүү кызыл гүлдөрү жана узун сабагы бар гомозиготалуу өсүмдүктөр менен чаңдаштырылган. F_1 гибрииддеринде кызгылт гүлдөрү жана кыска сабагы бар өсүмдүктөр болгон. Рецессивдик белгиси боюнча кош гомозиготалуу өсүмдүктөр менен F_1 деги өсүмдүктөргө анализдештируүчү чандаштырууну жүргүзгөндө кезектеги муун алынды.

- 52 кызгылт гүл жана кыска сабак,
- 47 кызгылт гүл жана узун сабактуу,
- 49 кызыл гүл жана кыска сабак,
- 45 кызыл гүл жана узун сабагы бар.

Бул жыйынтыктарга толук түшүндүрмө бергиле.

Чыгаруу: F_1 муунунда фенотиби боюнча кызгылт гүл жана кыска сабак белгилери доминант, ал эми кызыл гүл менен узун сабак рецессивдүү болот. Дигибриддик чандаштырууда болжол менен 1:1:1:1 катышында особдор алынат. Өсүмдүктүн гүлүнүн түсү менен сабагынын узундугун белгилеген эки ген чиркелишкен эмес жана тиешелүү төрт аллель ар башка жуп хромосомаларда болушун билдириет. Биз муну төмөнкүчө түшүндүрөбүз:


F_1 фенотибинде кызгылт гүлдөр жана кыска сабактар үстөмдүк кылса, кызыл гүлдөр жана узун сабактар рецессивдүү экендигин көрсөтөт.

Дигибриддик чандаштырууда 1:1:1:1 катышы болжол менен гүлдүн түсүн жана сабагынын узундугун көзөмөлдөгөн эки

гендин бири-бири менен байланышпагандыгын жана тиешелүү төрт аллелдин ар башка жуп хромосомаларда экендигин билдирет.

Белгилер	Ген	Генотип
Кызғылт гүл	PP	PP, Pp
Кызыл гүл	p	pp
Кыска сабак	S	SS, Ss
Узун сабак	s	ss

Эки өсүмдүктүн эки түрү тең гомозигота болгондуктан, F_1 өсүмдүктөрү $PpSs$ генотибине ээ болушу керек.



Муундарынын фенотиптери:

- 1 кызғылт гүл жана кыска сабак,
- 1 кызғылт гүл жана узун сабак,
- 1 кызыл гүл жана кыска сабак менен,
- 1 кызыл гүл жана узун сабак.

2.49. Эчкilerдин түз жүндүүлөрү тармал жүндүүлөрүнүн үстүнөн, жүнүнүн кара түсү ак түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Жүнүнүн формасын жана түсүн белгилеген ген чиркелишкен абалда болот, алардын арасындағы аралык 20 марганидди түзөт. Эки белгиге ээ гетерозиготалуу эчки тармал жүндүү, жүнүнүн түсү ак болгон эчки менен аргындаштырылган. Бул аргындаштыруудан кандай муун күтүлүшү мүмкүн?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Түз жүн	A	AA, Aa
Тармал жүн	a	aa
Түсү кара	B	BB, Bb
Түсү ак	b	bb

Маселенин шартында белгилүү болгондой ата-эненин

$$\frac{\text{AB}}{\underline{\underline{ab}}} \quad \frac{\text{ab}}{\underline{\underline{ab}}}$$

бирөөсү $\underline{\underline{ab}}$ экинчиси $\underline{\underline{ab}}$

Жүнүнүн формасын жана жүнүнүн түсүн белгилеген гендер бири-бири менен чиркелишкендигин эске алыш, биринчи ата-эне бирдей санда гаметалардын эки түрүн түзүшү керек деп чечебиз: AB жана ab, экинчиси - ab. Бирок маселенин шартында жүнүнүн формасын жана түсүн белгилеген гендердин ортосундагы аралык 20 морганидге барабар деп айтылат. Бул 20% кроссинговердик гаметалар пайда болгонун билдириет: 10% Ab жана 10% aB. Калган 80% гаметалар кроссинговердик эмес: 40% AB жана 40% ab. Бул гаметалар экинчи ата-эне гаметалары (ab) менен биригишкенде, алардын муунунда: 40% AaBb, 40% aabb, 10% Aabb жана 10% aaBb б.а. 40% жүнү түз, түсү кара, 40% жүнү тармал, түсү ак, 10% жүнү түз, түсү ак жана 10% жүнү тармал, түсү кара улактар алынат.

Маселени чечүүдө бир (гетерозигота) ата-эне үчүн A жана B гендери бир эле хромосомада жайгашкан, ал эми a жана b гендери экинчи хромосомада болот деп кабыл алдык. Бирок гетерозиготалык ата-эне башкача болушу мүмкүн. Кроссинговер муурунку муундарда дагы болушу мүмкүн. Анда A жана b гендери бир хромосомада, a жана B гендери башка бир хромосомада болмок. Ата-эненин генотибин төмөнкүдөй жазса

$$\underline{\underline{Ab}}$$

болот: **aB** Бул учурда гаметалардын катышы башка болот: 40% Ab, 40% aB, 10% AB жана 10% ab. aabb менен чиркелишигендеге: 40% Aabb, 40% aaBb, 10% AaBb жана 10% aabb.


2.50. Адамдарда резус факторунун локусу эритроциттердин формасын аныктоочу локус менен чиркелишкен жана 3 морганид аралыкта жайгашкан (К. Штерн, 1965). Он-резус жана эллиптоцитоз доминанттык аутосомдук гендер менен аныкталат.

Жубайлардын бири эки белги боюнча гетерозиготалуу. Ошол эле учурда, ал он-резусту ата-энесинин бирөөсүнөн, эллиптоцитозду экинчисинен алган. Экинчи жубайынын резусу терс жана эритроцит клеткалары кадимкideй болот.

Ушул үй-бүлөдөгү балдардын генотиптеринин жана фенотиптеринин катышынын пайызын аныктагыла.

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Он резус	Rh	Rh Rh, Rh rh
Терс резус	rh	rh rh
Эллиптоцитоз	A	AA, Aa
Эритроциттердин нормалдуу формасы	a	aa



Эки белги боюнча гетерозигота жубайынын генотиби: $\frac{Rha}{\underline{rha}}$

Экинчисинин жубайынын генотиби: $\frac{rha}{\underline{rha}}$

Биринчи жубайдын кроссинговердик гаметалары 3% түзөт (1,5% RhA жана 1,5% phA), калган 97% - кроссинговердик эмес (48,5% Rha жана 48,5% phA). Экинчи жубайы бир гана типтеги

рha гаметаларды берет. Бул үй-бүлөдөгү күтүлгөн балдардын генотиптери: 48,5% Rhrhaa; 48,5% rhrhAa; 1,5% RhrhAa; 1,5% rhrhaa.

2.51. Гомозигота денеси боз, узун канат эрекк дрозофиланы менен гомозигота денеси кара, канаттары кыска ургаачысын аргындаштырганда F₁ де гетерозигота денеси боз жана узун канат муун алынган.

F₁ муунундагы дрозофиланы эки эселенген рецессив гомозигота менен кайра аргындаштырууда төмөнкү натыйжалар алынды:

боз дене, узун канаттар - 965,
кара дене, кыска канаттар - 944;
кара дене, узун канаттар - 206,
рекомбинанттык фенотиптер:
боз дене, кыска канаттары - 185.

Гендердин ортосундагы аралыкты аныктагыла.

Мында X-кроссинговер жүргөн гендердин ортосундагы аралык % же морганид, а - бир класстагы кроссинговер жүргөн индивиддердин саны, b - башка класстагы кроссинговер жүргөн индивиддердин саны, n - анализдештируүчү аргындашуунун жыйынтыгында алынган особдордун саны.

Биздин мисалда:

$$X = \frac{(206 + 185)}{(965 + 944) + (206 + 185)} \cdot 100 = \frac{391}{2300} \cdot 100 = 17\%$$

Ошентип, гендердин аралыгы 17 морганид болот.

2.52. А жана В гендери боюнча дигетерозиготалуу ургаачы дрозофиланы эки гени боюнча рецессивдүү эрекк особу менен аргындаштырганда фенотиби боюнча төмөнкүдөй ажыроо жүргөн:

1.AB : Ab : aB : ab = 25% : 25% : 25% : 25%.

2.AB : Ab : aB : ab = 47% : 3% : 3% : 47%.

Кайсы учурда эркин чиркелишкен, ал эми кайсы учурда тукум куучу чиркелишүүсү байкалат? Чиркелишкен тукум

куучулукта А жана В гендеринин ортосундагы аралыкты аныктагыла. Бардык учурларда гендердин хромосомаларда жайгашуусун көрсөткүлө.

Чыгаруу:

Тукум куучулуктун тибин аныктайбыз.

Эркин чиркелишкен бириңчи учурда болот, анткени ар кандай фенотиптердеги особдор бирдей санда пайда болот.

Гендер ар түрдүү хромосомаларда болот. $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$

Экинчи учурда гамета түрлөрүнүн ар кандай саны пайда болот. Ошентип, биз чиркелишкен тукум куучулукка күбө болобуз.

Гендердин ортосундагы аралыкты аныктоо.

Бул учүн биз рекомбинантты муундагы жалпы санын табабыз. Мындай гаметалардын ар бир түрү 3% түзгөндүктөн, рекомбинант гаметалардын жалпы саны 6% түзөт. Мындан биз А жана В гендердин ортосундагы аралык 6 морганидди түзөт жана алар бир эле жуп хромосомада жайгашкан деген жыйынтыкка келебиз.




Бириңчи учурда - хромосомалардын ар кандай жуптарында жайгашкан гендердин эркин комбинирлешүүсү, экинчисинде - чиркелишкен тукум куучулук болот. А жана В гендери жуп хромосомада 6 морганиддик аралыкта жайгашкан.

2.53. А, В жана С гендери чиркелишип жайгашкан. А жана В гендеринин арасында кроссинговер 7,4% жыштыкта, В жана С гендеринин ортосунда - 2,9% жыштыкта болот. А жана С гендеринин аралыгы 10,3 морганид болсо, хромосомада А, В, С гендеринин өз ара жайгашуу абалын аныктагыла.

Чыгаруу:

Гендердин хромосомада сзыктуу жайгашуусун эске алганда, А, В жана С гендери шарттуу түрдө төмөнкүдөй жайгашат:



2.54. Төмөнкү генотиптерге ээ индивиддер канча жана кандай гаметаларды пайда кылат аныктагыла:

- а) дрозофиланын эркеги: $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$?
- б) дрозофиланын эркеги: $\frac{Bc}{bc}$?
- в) дрозофиланын эркеги: $\frac{PA}{pa}$?
- г) дрозофиланын ургаачысы: $\frac{PA}{pa}$?
- д) дрозофиланын эркеги: $\frac{Ae}{ae} \frac{B}{b}$?
- е) дрозофиланын ургаачысы: $\frac{Ae}{aE} \frac{B}{b}$?

2.55. Оң Rh фактору жана эритроциттердин кадимки формасы бар жигит (дигетерозигота) терс Rh фактору сүйрү эритроциттери бар кызга үйлөнгөн. Резус факторунун гендери жана эритроцит клеткалары бир автосомада жайгашкан. Балдары кандай генотиптерге жана фенотиптерге ээ болушат?

2.56. А жана В гендери боюнча дигетерозигота особдору бул белги боюнча рецессивдүү гомозигота особдор менен аргындаштырганда, төмөнкүдөй 25:25:25:25 пайыздык катышы менен белгилердин ажыроосу болгон: A_B_; A_bb; aaB_; aabb. Бул гендердин ушул жерден эркин чиркелишенин байкагыла. Жообунарды түшүндүргүлө.

2.57. Кызгылт көздүү шиншилла породасындагы чычкандарды алуу максатынды кызгылт көз чычкандарды шиншилла тукумундагы чычкандар менен аргындаштырган. Көздүн кызгылт түсү жана шиншилланын түсү рецессивдүү.

Анализдештируүчү аргындаштыруудан алынган биринчи муунда шиншилла чычкандарынын 43,5%, кызгылт көз чычкандар 41,5%, шиншилла чычканын жұнұнұн түсү менен кызгылт көз 8% жана 7% жапайы тиби алынды.

Кызгылт көздүн түсү жана шиншилланын түсүн белгиленген гендер кандай муундан муунга өтөт. Ал өз алдынча же чиркелишкен абалда өтөбү аныктагыла. Генетикалық белгилерин жана биринчи муундагы особдор пайда қылган гаметаларды жазғыла. Бул особдун фенотибин жана генотибин аныктагыла.

2.58. Рецессивдик белгиси боюнча гетерозигота кара дене, кыска канат дрозофиланын ургаачысын кара дене, кыска канат эркеги менен аргындаштырылды. Бул аргындаштыруудан төмөнкүдөй особдор алынды:

249 дрозофилла кара дене жана узун канат;

20 дрозофилла денеси кадимки түске ээ жана узун канат;

15 дрозофилла кара дене жана кыска канат;

216 дрозофилла денеси кадимки түске ээ жана кыска канат.

Ушул маалыматтарга таянып, ушул эки жуп ген бири-бири менен чиркелишкенбі же чиркелишкен эмеспі? Эгерде силер аларды чиркелишкен деп эсептесеңер анда төмөндөгү эки билдириүнүн кайсы бири ургаачысынын чиркелишүүсүн туура сүрөттөйт:

а) денесинин кара түсү жана кыска канатын белгилеген ген бир хромосомада, ал эми денесинин кадимки түсүн жана узун канатын белгилеген ген анын гомологунда жайгашкан. Мейоз учурунда кроссинговер болгон.

б) денесинин кара түсүн жана узун канаттарын белгилеген гендер бир хромосомада, ал эми денесинин кадимки түсүн жана кыска канаттарын белгилеген гендер анын гомологунда жайгашкан. Мейоз учурунда кроссинговер болгон.

2.59. Жүгөрүнүн боёлгон уругу жана жылмакай эндоспермин белгилеген гендер жүгөрүнүн боёлбогон уругу жана ийилген эндоспермин белгилеген гендеринин үстүнөн үстөмдүк кылат. Гомозигота үстөмдүк қылган белгилери бар линия гомозигота рецессивдик белгилери бар линия менен

чандаштырылды; F_2 өсүмдүктөрүнүн F_1 менен кайра анализдештируүчү аргындаштыруудан төмөнкү натыйжалар алынган:

түстүү уруктар, жылмакай эндосперм 380,
боёлбогон уруктар, бырышкан эндосперм 396,
түстүү уруктар, бырышкан эндосперм 14,
боёлбогон уруктар, жылмакай эндосперм 10.

Уруктар түсүн белгилеген ген менен эндоспермди мүнөздөөчү гендин ортосундагы аралыкты эсептегиле.

2.60. Жүгөрү уруктарынын жылмакай формасы бырышканынын, боёлгопон уруктар боёксузунун үстүнөн үстөмдүк кылат. Эки белгиси төң тыгыз байланышта. Жүгөрүнүн жылмакай, түстүү уруктуусу менен бырышкан, боёксуз уруктуу сортторун чандаштырганда муунунда: 4152 - боёлгопон жылмакай, 149-боёлгопон бырышкан, 152-боёлбогон жылмакай, 4163-боёлбогон бырышкан жүгөрүлөр алынган.

Гендердин ортосундагы аралыкты аныктагыла.

2.61. Дрозофилада чымындарында дененин түсү жана канаттарынын формасы чиркелишкен. Дененин кара түсү боз түсүнө карата, кыска канаттары узун канаттарына карата рецессивдүү. Лабораторияда узун канат, боз дene ургаачыларды эки белгиси боюнча гетерозигота кара дene, кыска канат эркектери менен аргындаштырылган. Муунунда узун канат боз дene -1394, кара дene, кыска канат -1418, кара дene, узун канат - 287, боз дene, кыска канат - 288 болуп чыкты. Гендердин аралыктарын аныктагыла.

2.62. Келемиштерде жүнүнүн кара түсү сары түсүнүн үстүнөн, ал эми көзүнүн кызгылт түсү кызыл түсүнүн үстүнөн үстөмдүк кылат. Эки белгиси төң чиркелишкен. Лабораторияда кызгылт көз кара жүндүү келемиштерди кызыл көз, сары жүндүү келемиштер менен аргындаштырып, төмөнкүдөй муун алынды: сары жүндүү, кызгылт көз - 24, кара жүндүү, кызгылт көз - 26, сары жүндүү, кызгылт көз - 24, кара жүндүү, кызыл көз - 25.

Гендердин аралыктарын аныктагыла.

2.3. Кроссинговерге генетикалык анализ. Генетикалык картаны тұзұу

2.63. Жұгөрүнүн эки түрдүү формасы чандаштырылған. Алардың биригинин тұсұ сарғыч, жалбырактары жылма болуп, төмөн түшүм берет, екінчисинин тұсұ жашыл, жалбырактары түктүү болуп нормалдуу түшүм берет. F₁ гибриддеринин тұсұ жашыл, жалбырактары түктүү, түшүм бериши нормалдуу болгон. F₁ мұуны рецессив белгиге әэ болгон жүгөрү менен кайра чандаштырганда F₂ да төмөндөгүдөй натыйжа алынған:

F _b	Тұсұ	Жалбырактары	Түшүм берүү жөндөмдүүлүгү	саны
жашыл	түктүү	нормалдуу	235	
жашыл	жылма	төмөн	62	
жашыл	түктүү	төмөн	40	
сарғыч	түктүү	төмөн	4	
сарғыч	жылма	төмөн	270	
жашыл	жылма	нормалдуу	7	
сарғыч	жылма	нормалдуу	48	
сарғыч	түктүү	нормалдуу	70	

Үч гендин хромосомада жайланаң тартибин анықтагыла. Коинциденция коэффициентини тапкыла.

Чыгаруу:

Р酚ен: жашыл, түктүү сарғыч, жылма,
 т.б. норм. т.б. төмөн
ген: A | A × a | a
 B | B b | b
 C | C c | c

гамета: A | a
 B | b
 C | c

F₁фен: жашыл,
түктүү т.б.
норм

ген:	A a	x	a a
	B b		B b
	C c		C c

гамета:	A a	A B C	A A B C	a a a a	a a a a
	B b	B b	B b	B b	B b
	C c	c	C c	C c	C c

кроссинговер болгондо
болжондо

F₂фен: жашыл,
түктүү,т.б.
норм

ген:	A a B b C c 235	A a B b C c 40	A a B b C c 7	A a B b C c 62
	саргыч түктүү, т.б.норм	саргыч түктүү,т.б.төмөн	саргыч, жылма т.б.норм	саргыч жылма, т.б.төмөн
ген:	a a B b C c 70	a a B b C c 4	a a B b C c 48	a a B b C c 270

Жалпы организмдер: $235+270+62+70+40+48+7+4 = 736$

Ар бир генотиптин проценти:

ABC - 31,93%

aBC - 9,51%

abc - 36,7%

aBc - 0,54%

ABc - 5,43%

abC - 6,52%

AbC - 0,95%

Abc - 8,42%

Биринчи жана экинчи ген арасындагы аралык:

$$A - B = 8,42 + 9,51 + 0,95 + 0,54 = 19,42\%;$$

Экинчи жана үчүнчү ген арасындагы аралык В-
 $C=5,43+6,52+0,95+0,54=13,44\%$ же морганид.

$$\begin{array}{r} \text{A } 19,42 \text{ B } 13,44 \text{ C} \\ \hline 32,86 \end{array}$$

Коинциденция коэффициенти:

$$\frac{19,42}{100} \cdot \frac{13,44}{100} \cdot 100 = 2,47$$

$$1,49:2,47= 0,60 \text{ же } 60\%$$

2.64. Дрозофилада көзүнүн ак түсү кызыл түскө, канатынын кичинекей болушу нормалдуу канатка, денесиндеги түктөрүнүн вилка сымал жайланышы туура жайланышына салыштырмалуу рецессив болуп эсептелет. Уч белги боюнча доминант гомозигота форма рецессив белгиге дрозофила менен аргындаштырылган, F_1 рецессив белгиге дрозофила менен кайра аргындаштырылганда F_2 да төмөндөгүдөй натыйжа алынган.

w^+mf - 262

w^+m^+f - 138

$w^+m^+f^+$ - 542

w^+mf^+ - 68

wm^+f - 64

wmf - 530

wm^+f^+ - 266

wmf^+ - 130

а) хромосомада гендер кандай жайланышкандыгын аныктағыла; б) ушул аргындаштырууда интерференция болобу? Аныктағыла.

Чыгаруу:

Рфен: кызыл көз, норм.
канат, түз түк

ак көз, кыска
канат вилька
сым. түк

ген:	W^+	W^+	\times	W	W
	m^+	m^+		m	m
	f^+	f^+		f	f

гамета:	W^+	W
	m^+	m
	f^+	f

Ф1фен: кызыл көз, норм.
канат, түз түк

ак көз,
кыска канат
вилька сым.

ген:	W^+	W	\times	W	W
	m^+	m		m	m
	f^+	f		f	f

гамета:	W^+	W	W	W^+	W	W	W^+	W
	m^+	m	m^+	m	m^+	m	m^+	m
	f^+	f	f^+	f	f^+	f	f^+	f

Ф2фен: кызыл көз,
норм. канат, түз
түк

ак көз,
кыска канат
вилька сым.

Кызыл көз,
кыска канат
вилька сым.

ген:	W^+	W	W	W	W	W^+	W
	m^+	m	m	m^+	m	m	m
	f^+	f	f	f^+	f	f	f

542

530

266

262

ген:	W^+	W	W	W	W	W^+	W
	m^+	m	m	m^+	m	m	m
	f	f	f^+	f	f	f^+	f

138

130

64

68

$$\text{Жалпы : } 542 + 530 + 266 + 262 + 138 + 130 + 64 + 68 = 2000$$

Ар бир генотиптин проценттик катышы:

$$W^+ m^+ f^+ - 27,1 \%$$

$$W m f - 26,5 \%$$

$$W m^+ f^+ - 13,3 \%$$

$$W^+ m f - 13,1 \%$$

$$W^+ m^+ f - 6,9 \%$$

$$W m f^+ - 6,5 \%$$

$$W m^+ f - 3,2 \%$$

$$W^+ m f^+ - 3,4 \%$$

Бириңчи жана әкінчі ген арасындағы аралық:

$$W^+ - m^+ = 13,3 + 13,1 + 3,2 + 3,4 = 33,0 \%$$

Әкінчі жана үчүнчү ген арасындағы аралық

$$m^+ - f^+ = 6,9 + 6,5 + 3,2 + 3,4 = 20,0\%$$

a) $\frac{W^+ 33,0 m^+ 20 f^+}{53,0}$;

б) $\frac{33,0}{100} \cdot \frac{20,0}{100} = 6,6$;

интерференция себеби теориялық жактан алынган кроссинговер менен тажрыйбада алынган кроссинговер аралығы бири-бирине дал келет.

2.65. Эки түрдүү коён породалары аргындаштырылган. Алардын бириңин жұнұ кара, нормалдуу узундукта, майы ак, әкінчисинин жұнұ сарғыч жана кыска, майы сары F₁ гибриддеринин жұнұ кара, нормалдуу узундукта, майы ак, F₁ рецессив белтіге ээ болгон форма менен кайра аргындаштырылганда төмөндөгүдөй натыйжа алынган.

Белгилер			коёндордун саны
жұнұнұн түсү	жұнұнұн узундугу	майынын түсү	
кара	нормалдуу	ак	49
кара	кыска	сары	19
кара	нормалдуу	сары	20
кара	кыска	ак	45
сарғыч	нормалдуу	сары	43
сарғыч	нормалдуу	ак	18
сарғыч	кыска	сары	44
сарғыч	кыска	ак	17

- а) белгилер кандайча муундан муунга өтүүсүн аныктагыла;
 б) алынган натыйжага карап, хромосомаларда гендердин жайлланышын аныктагыла.

Чыгаруу:

Рфен: жұнұ кара,
 узундугу сарғыч,
 нормалдуу, узундугу
 майы ак кыска,
 майы сары

ген:	A		A	×	a		a
	B		B		b		b
	C		C		c		c

гамета:	A		a				
	B		b				
	C		c				

F₁фен: жұнұ кара,
 узундугу сарғыч,
 нормалдуу, узундугу
 майы ак кыска,
 майы ак

ген:	A		a	×	a		a
	B		b		b		b
	C		c		c		c

гамета:	A		a		A		a		A		a
	B		b		B		b		B		b
	C		c		C		c		C		c

крессинговер
болбогондо крессинговердин натыйжасында

F₂фен: жұнұ кара,
 узундугу сарғыч,
 нормалдуу, узундугу
 майы ак норма, майы
 майы сары сары
 майы сары

ген:	A		a		a		a		a
	B		b		b		b		b
	C		c		c		c		c

49

44

45

43

	жұнұ сарғыч, узундугу норма, майы ак	жұнұ кара, узундугу кыска, майы сары	жұнұ сарғыч, узундугу нормалдуу, майы сары	жұнұ кара, узундугу кыска, майы ак
ген:	a a B b C c 18	A a b b c c 19	a a B b c c 17	A a b b C c 20

Тажрыйбадагы жалпы организмдердин саны:
 $49+44+45+43+18+19+17+20=255$

Кроссинговердин натыйжасында пайда болгон организмдердин саны $45+43+18+19+17+20=162$

а) анда А жана В гендер арасында кроссинговер 39,8% ке барабар.

Демек, жұн жана майынын түсүн белгилөөчү гендер бир хромосомада, жұндұн өзгөргөндүгүн белгилөөчү гендер башка хромосомада жайланишкан.

б) гендер хромосомада төмөндөгүдөй жайланишкан:
A B C

2.66. Дрозофиладагы ec^+ ген көзүндөгү фасеткаларын нормалдуулугу, ec ген иири, так болушуну, cu^+ ген канатынын көлдөлөң тарамыштануусун, cu ген мындей тарамыштануу канатта кездешпегендигин, ct^+ ген канатынын нормалдуулугун, ct ген канатында оюктар болушун белгилейт. Төмөндө анализ кылуучу аргындаштыруудан алынган натыйжа келтирилген:

$ec\ cu^+ct$ - 2125	$ec^+\ cuct$ - 225
$ec^+\ cu^+ct$ - 265	$ec^+\ cu^+ct^+$ - 2207
$ec\ cuct$ - 3	$ec\ cu^+ct^+$ - 217
$ec\ cu^+ct^+$ - 273	$ec^+\ cu^+ct^+$ - 5

- а) хромосомада гендердин жайланишуу тартибин;
 б) алар арасындағы аралыкты;
 в) гетерозигота организмдин генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

а) хромосомада гендер төмөндөгүдөй жайланышкан:

ec⁺ c v⁺ ct⁺

б) тажрыйбадагы жалпы организмдердин саны:
2125+2207+265+273+217+225+3+5=5320га барабар. Алардын проценттик туюнтулушу төмөндөгүдөй:

ec cv⁺ ct - 39,94%

ec⁺cv ct - 4,23%

ec⁺cv⁺ ct - 4,98%

ec⁺cv ct⁺ - 41,48%

ec cv ct - 0,06%

ec cv⁺ ct⁺ - 4,08%

ec cv ct⁺ - 5,13%

ec⁺cv⁺ ct⁺ - 0,09%

Биринчи жана экинчи ген арасындағы аралык:

$$ec^+ - cv^+ = 4,98 + 5,13 + 0,06 + 0,09 = 10,26\%;$$

Экинчи жана үчүнчү ген арасындағы аралык $cv^+ - ct =$
 $4,23 + 4,08 + 0,06 + 0,09 = 8,46\%$ же морганид.

$$\frac{ec^{+10,26}cv^{+8,46}ct}{18,72}$$

в) гетерозигота организм

ec ⁺	ec
cv	cv ⁺
ct	ct ⁺

көзүндөгү фасеткалары нормалдуу канаттары тарамыштанган жана нормалдуу.

2.67. Помидордун жумуру формасы (O), сүйрү формасы (o), түктүү (p), түксүз (P), гүлү гүл сабында жайланышкан (S) же топ гүлгө биригишкен (s) болот. Бардык гендер экинчи форма жубунда жайланышкан. Анализдөөчү аргындаштырууда төмөндөгүдөй натыйжа алынган.

OPS - 73 oPS - 110

OPs - 348 oPs - 2


OpS - 2 opS - 306

Ops - 96 ops - 63

Алынган натыйжага карап: а) хромосомада гендердин жайланышуу тартибин; б) алар арасындагы аралыкты; в) гетерозигота организмдин генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

а) хромосомада гендер төмөндөгүдөй жайланышкан:



б) тажрыйбада жалпы:

$348+306+73+96+110+63+2+2=1000$ организм пайда болгон:

OPS - 7,3%		oPS - 11,0%
Ops - 34,8%		oPs - 0,2%
OpS - 0,2%		opS - 30,6%
Ops - 9,6%		ops - 6,3%

Биринчи жана экинчи ген арасындагы аралык.

$$P - O = 9,6 + 11,0 + 0,2 + 0,2 = 21,0\%$$

Экинчи жана үчүнчү ген арасындагы аралык

$$O-S = 7,3 + 6,3 + 0,2 + 0,2 = 14,0\%$$

$$\begin{array}{r} P21,0 \ 014,0 \\ \hline 35,0 \end{array}$$

в) Помидор түксүз, жумуруу, гүлү гүл сабында жалгыз жайланышкан.

P		p
O		o
S		s

2.68. I жана II анализдөөчү аргындаштыруунун (F_b) натыйжасынан п.б. төрт ген арасындагы аралыкты, гетерозигота организмдердин генотибини аныктагыла:

I	II
+++ - 669	b c d - 8
a b + - 139	b + + - 441
a + + - 3	b + d - 90
+ + c - 121	+ c d - 376

+ b c - 2	+++ - 14
a + c - 2280	++ d - 153
a b c - 658	+ c + - 64
+ b + - 2215	b c + - 141

- а) хромосомада гендердин жайланашуу тартибин;
 б) алар арасындагы аралыкты аныктагыла.

Чыгаруу:

Биринчи аргындаштырууда катышкан үч гендин жайланаши аныкталды.

$$\begin{array}{ccc} a & & c \\ \hline & & b \end{array}$$

Биринчи аргындаштырууда жалпы 6087 организм пайда болгон: $669+139+3+121+2+2280+658+2215=6087$.

Гаметалардын проценттик катышы төмөнкүдөй көрсөтүлгөн:

$a^+b^+c^+$ - 10,99%	a^+bc - 0,03%
abc^+ - 2,28%	ab^+c - 37,46%
ab^+c^+ - 0,05%	abc - 10,81%
a^+b^+c - 1,99%	a^+bc^+ - 36,39%

Биринчи жана экинчи ген арасындагы аралык:

$$a-c = 1,99+2,28+0,5+0,03 = 4,8$$

Экинчи жана үчүнчү ген арасындагы аралык:

$$c-b = 10,81+10,99+0,05+0,03 = 21,88$$

$$\begin{array}{r} a4,8 \ c21,88 \ b \\ \hline 26,68 \end{array}$$

Экинчи аргындаштырууда жалпы:

8+441+90+376+14+153+64+141=1287 организм пайда болду. Гаметалардын проценттик катышы төмөндө көрсөтүлдү.

bcd - 0,62%	$b^+c^+d^+$ - 1,09%
bc^+d^+ - 34,27%	b^+c^+d - 4,97%
bc^+d - 6,99%	b^+cd^+ - 11,89%
b^+cd - 29,22%	bcd - 10,96%

Биринчи жана экинчи ген арасындағы аралык:

$$b-d = 6,99+4,97+1,09+0,62=13,67\%$$

Экинчи жана үчүнчү ген арасындағы аралык:

$$c-d=10,96+11,89+1,09+0,62=24,56\%$$

$$\frac{c \ 24,56 \ b \ 13,67 \ d}{38,23}$$

Биринчи жана экинчи аргындаштырууда аныкталған с-б гендер арасындағы аралық бири-бирине туура келбейт башкача айтканда:

$$\begin{array}{ll} I & II \\ c-b = 21,88\%; & c-d=24,56 \% \end{array}$$

Экинчи аргындаштыруудагы натыйжага ылайык гендер арасындағы аралыкты аныктайбыз.


a 4,8 c 24,56 b 13,67 d

ABC


2.69. abc чиркелишкен гендердин ортосундагы мүмкүн болгон кроссоверди жаз

Чыгаруу:


1) А жана В гендеринин арасындағы жалғыз кроссинговер:



2) В жана С гендеринин арасындағы жалғыз кроссинговер:



3) А жана С гендеринин арасындағы жуп кроссинговер:



2.70. Помидордун бийик өскөнү жапыз өскөнүнүн үстүнөн, мөмөсүнүн жылмакай формасы - бодуракайынын үстүнөн үстөмдүк кылат. Эки түрдүү белгиге ээ болгон помидор өсүмдүгүн чаңдаштырганда: 208 жылма, бийик өскөн өсүмдүк, 9 бийик өскөн бодуракай өсүмдүк, 6 жапыз өсүүчү жылма өсүмдүк, 195 жапыз өсүүчү бодуракай өсүмдүк алынган. Алынган өсүмдүктөрдүн генотибин, тукум кубалоо тибин, гендеринин өз ара аралыгын аныктағыла.

Чыгаруу:

1. Муунунда эки дигетерозиготалуу өсүмдүктөрдүн чаңдашкандыгын билдириет.

2. 1:1 ге жакын үстөмдүк кылган же экөө төң рецессивдик белгилерге ээ өсүмдүктөрдүн катышы өсүмдүктөрдүн биринин рецессивдүү гомозиготалуу болгонун (б.а. бул учурда чаңдаштырууда талдоо жүргүзүлгөн) жана гендердин коддолушун көрсөтүп турат. Эки белгини пайда кылган гендер

жуп хромосомада цис- абалында болот. Демек, генотиби **AB**
ab
 жана **ab**

Чаңдаштыруу схемасы

P	♀	ABab	×	♂	abab
		бийик, жылма			жапыз, бодуракай
гамета		AB ab			ab
F ₁		ABab бийик, жылма			abab жапыз, бодуракай

3. Чиркелешүү толук болбойт, анткени алынган муунунда көп эмес жапыз өскөн жылма өсүмдүк жана бийик өсүүчү бодуракай өсүмдүк рекоминанттар болгон **aB** жана **Ab** **ab** жана **ab**.

4. (2) формулада ар бир типтеги особдордун санынын маанилерин алмаштырганда (жогоруда карагыла) А жана В гендеринин ортосундагы аралыкты аныктасак болот:

$$x = \left(\frac{6 + 9}{208 + 9 + 6 + 195} \right) \times 100 = 3,5 \text{ M}$$

Помидордун өсүү белгилери жана мөмөсүнүн формасы толук эмес чиркелешүүгө ээ. Бул белгилерди коддогон гендердин аралыгы 3,5 морганид. Баштапкы өсүмдүктөрдүн генотиптери: AB жана ab.

2.3.1. Хромосомаларды картага түшүрүү

2.71. А, В жана С гендери бир эле чиркелешүү тобунда. А жана В гендеринин ортосундагы кроссинговер 7,4% жыштыкта жана В жана С гендеринин ортосунда 2,9% жыштыкта болот. А, В жана С гендеринин салыштырмалуу абалын аныктагыла. Эгерде А жана С гендеринин ортосундагы аралык чиркелешкен бирдиги 10,3%, А жана С гендеринин ортосундагы кроссинговер жыштыгы 4,5% түзсө, ушул гендердин салыштырмалуу абалы кандайча өзгөрөт?

Чыгаруу:

1. Маселенин шартына ылайық, А генинен С генине чейинки аралык (10,3 M) А жана В (2,9 M) жана В жана С (7,4 M) гендеринин ортосундагы аралыктын суммасына барабар. Демек, В гени А жана С генинин ортосунда жайгашкан. Гендердин жайгашышы төмөндөгүдөй болот: А В С.

2. Эгерде А генинен С генине чейинки аралык AB жана BC жуп гендердин ортосундагы айырмага барабар болсо ($4,5 = 7,4 - 2,9$), анда гендер төмөнкү ырааттуулукта болмок: А С В жана бул учурда экстремалдык гендердин ортосундагы аралык ортодогу аралыктардын суммасына барабар болот: $AB = AC + CB$.

2.72. AaBbCc тригетерозигота чиркелишине анализ жүргүзүүдө гаметалардын төмөнкү түрлөрүнө туура келген организмдер алынды:


- ABC-47,5%
- abc -47,5%
- Abc -1,7%
- aBC -1,7%
- ABc -0,8%
- abC - 0,8%

Ушул хромосома участкасынын картасын түзгүлө.

Чыгаруу:

1. 1:1 ге жакын чиркелишүүнү талдоодо, үч жуп гендин баары бир эле хромосомада экендингин көрсөтөт.
2. А жана В гендеринин өз ара жайгашуу аралыгы: $1,7 + 1,7 = 3,4$ М.
3. В и С гендеринин өз ара жайгашуусу: $0,8 + 0,8 = 1,6$ М барабар.
4. В гени А жана С гендеринин арасында жайгашкан. А жана С гендеринин өз ара аралыгы: $1,7 + 1,7 + 0,8 + 0,8 = 5,0$ М барабар.

5.Хромосоманын участкасынын картасы:



2.4. Көптүк аллелизм. Кан топтору.

2.73. II кан тобу бар гетерозигота кыз III кан тобундагы гетерозиготалуу жигитке турмушка чыкты. Балдарынын кан тобу кандай болушу мүмкүн?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
I кан тобу (O)	I ^O	I ^O I ^O
II кан тобу (A)	I ^A	I ^A I ^A , I ^A I ^O
III кан тобу (B)	I ^B	I ^B I ^B , I ^B I ^O
IV кан тобу (AB)	I ^A , I ^B	I ^A I ^B

P фен:	♀ I ^A I ^O		♂ I ^B I ^O	
ген:	I ^A	I ^O	I ^B	I ^O
гамета:	IV	II	III	I
фен:	I ^A I ^B	I ^A I ^O	I ^B I ^O	I ^O I ^O
F ₁ ген:				

Балдарда кандын төрт кан тобу болушу мүмкүн.

2.74. Балдардагы мүмкүн болуучу кан тобун белгилегиле, алардын ата-энелери гетерозиготалуу, атасы A кан тобу, ал эми энеси - B.

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
I кан тобу (O)	I ^O	I ^O I ^O
II кан тобу (A)	I ^A	I ^A I ^A , I ^A I ^O
III кан тобу (B)	I ^B	I ^B I ^B , I ^B I ^O
IV кан тобу (AB)	I ^A , I ^B	I ^A I ^B

P фен:	♀ I ^A I ^O		♂ I ^B I ^O	
ген:	I ^A	I ^O	I ^B	I ^O
гамета:	AB	A	B	O
фен:	I ^A I ^B	I ^A I ^O	I ^B I ^O	I ^O I ^O
F ₁ ген:				

Бул никедегилердин балдарында төрт кан тобу төң болушу ыктымал.

2.75. Балада кан тобу А, атасыныкы- О. Энесинин кан тобу кандай?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
I кан тобу (O)	I ^O	I ^O I ^O
II кан тобу (A)	I ^A	I ^A I ^A , I ^A I ^O
III кан тобу (B)	I ^B	I ^B I ^B , I ^B I ^O
IV кан тобу (AB)	I ^A , I ^B	I ^A I ^B

Атасынын генотиби I^OI^O, баласыныкы I^AI^O (атасынын кан тобундай I топ). Балада А антигени бар, ал эми атасында ал жок болгондуктан, аны энеден алат (II жана IV кан тобунда А антигени бар). Экинчи кан тобунун генотиптери I^AI^A жана I^AI^O, төртүнчүсү - I^AI^B.

Эки вариант болушу мүмкүн.

Биринчи вариант:

a) Р фен:	A		O
ген:	♀ I ^A I ^A	×	♂ I ^O I ^O
гамета:	I ^A		I ^O
фен:		AO	
F ₁ ген:		I ^A I ^O	

b) Р фен:	A		O
ген:	♀ I ^A I ^O	×	♂ I ^O I ^O
гамета:	I ^A	I ^O	I ^O
фен:	A		O
F ₁ ген:	I ^A I ^O		I ^O I ^O

Экинчи вариант:

Р фен:	AB		O
ген:	♀ I ^A I ^B	×	♂ I ^O I ^O
гамета:	I ^A	I ^B	I ^O
фен:	A		B
F ₁ ген:	I ^A I ^O		I ^B I ^O

Ошентип, эненин кан тобу II (A) же IV (AB).

2.76. Төрөт үйүндө эки бала алмаштырылып калган. Алардын биригин ата-энеси I жана II кан тобуна ээ, ал эми экинчи ата-эне II жана IV кан топторуна ээ. Изилдөө көрсөткөндөй, балдар I жана II кан топторуна ээ. Кимдин баласы экендин аныктагыла.

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
I кан тобу (O)	I ^O	I ^O I ^O
II кан тобу (A)	I ^A	I ^A I ^A , I ^A I ^O
III кан тобу (B)	I ^B	I ^B I ^B , I ^B I ^O
IV кан тобу (AB)	I ^A , I ^B	I ^A I ^B

I^O I^O жана I^A I^A же I^A I^O- биринчи жуп ата-энелердин генотиби.

I^O I^O-биринчи баланын генотиби.

I^A I^A же I^A I^O-экинчи баланын генотиби.

Ата-энелердин биринчи түгөйүнүн балдарында мүмкүн болгон кан топторун аныктайбыз:

a) Р фен:
 ген: ♂ I^O I^O × ♂ I^A I^A
 гамета: I^O I^A
 фен: A
 F₁ ген: I^A I^O

2.

б) Р фен:
 ген: ♂ I^O I^O × ♂ I^A I^O
 гамета: I^O I^A I^O
 фен: A O
 F₁ ген: I^A I^O I^O I^O

Бул ата-энелердин балдары I жана II кан топторуна ээ болушу мүмкүн.

1.

Р фен: A AB
 ген: ♂ I^A I^A × ♂ I^A I^B

гамета:	I ^A	I ^A	I ^B
фен:	A	AB	
F ₁ ген:	I ^A I ^A	I ^A I ^B	

2.

P фен:	A	AB	
ген:	♀ I ^A I ^O	♂ I ^A I ^B	
гамета:	I ^A	I ^A	I ^B
фен:	A	A	B
F ₁ ген:	I ^A I ^A	I ^A I ^O	I ^B I ^O

Бул үй-бүлөнүн балдарында A, B жана AB кан топтору болушу мүмкүн.

Демек, I кан тобундагы бала биринчи жуп ата-эненин баласы, II кан тобундагы бала экинчи жуп ата-эненин баласы.

2.77. Эгерде атасынын кан тобу төртүнчүү, резус фактор он болсо, энесинин кан тобу биринчи, резус фактору терс болсо баласында кандай кан тобу жана резус фактору болот?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
I кан тобу (O)	I ^O	I ^O I ^O
II кан тобу (A)	I ^A	I ^A I ^A , I ^A I ^O
III кан тобу (B)	I ^B	I ^B I ^B , I ^B I ^O
IV кан тобу (AB)	I ^A , I ^B	I ^A I ^B
Резус фактор он	Rh	RhRh, Rhrh
Резус фактор терс	rh	rhrh

I^AI^B RhRh же I^AI^B Rhrh-атасынын генотиби, I^OI^O rhrh-энесинин генотиби.

Жогорудагы ата-эненин үй-бүлөсүндөгү ар кандай айкалыштагы балдарынын генотиптерин аныктайбыз:

P фен:	O, rh	AB, Rh
ген:	♀ I ^O I ^O rhrh	♂ I ^A I ^B RhRh
гамета:	I ^O rh	I ^A Rh I ^B Rh
фен:	ARh	B Rh
F ₁ ген:	I ^A I ^O Rhrh	I ^B I ^O Rhrh

Р фен:	O, rh		AB, Rh
ген:	♀ I ^O I ^O rhrh	×	♂ I ^A I ^B Rhrh
гамета:	I ^O rh	I ^A Rh	I ^B Rh I ^A rh I ^B rh
фен:	ARh BRh	Arh Brh	
F ₁ ген:	I ^A I ^O Rhrh I ^B I ^O Rhrh	I ^A I ^O rhrh	I ^B I ^O rhrh

Демек, балдарында А жана В кан топтору болушу мүмкүн, Rh фактору оң жана терс.

2.78. Үй - бүлөдө 3 бала төрөлгөн. Кан топтору А, В, О. Алардын ата-энесинин кан топтору кандай болот?

Чыгаруу:

Гетерозигота абалда ата-энесинин кан тобу II жана III, себеби төмөнкүдөй натыйжа алынат.

Р фен:	II		III
ген:	♂AO	×	♀BO
гамета:	A O	B O	
фен:	II III	I IV	
F ₁ ген:	AO BO	OO AB	

2.79. Энесинин кан тобу А болсо, баласыныкы В. Балага энесинин канын куюга болобу?

2.80. Учүнчү жана биринчи кан тобундагы ата-энелерден биринчи кан тобу бар бала төрөлгөн. Кийинки баласынын биринчи кан тобуна ээ болуу ыктымалдыгы кандай?

2.81. Жубайлардын бир жубунда II жана III кан топтору бар, экинчи жубунда - III жана IV. I кан тобуна ээ бала кайсы жубайлардын баласы экендигин аныктагыла.

2.82. Ата-энелеринин кан топтору II жана III. Балдарынан кандын кандай топторун күтсө болот?

2.83. Баланын кан тобу AB, резус фактору оң, ал эми анын бир тууганын резус фактору терс. Ата-энелеринин кан топтору кандай?

2.84. II кан тобу бар эненин I кан тобу бар баласы бар. Атасынын кан тобун аныктағыла.

2.85. Апасынын кан тобу I, атасынын кан тобу IV. Балдар ата-энесинин биригин кан тобун алуусу мүмкүнбү?

2.86. Баланын кан тобу I, карындашынықы IV. Ата-энелеринин кан топторун аныктағыла.

2.87. Ўй-бұлөдө аялынын кан тобу I жана күйөөсүнүн кан тобу IV. III кан тобу менен дальтоник уул бала төрөлгөн. Эки ата-эне тен түстөрдү кадимкідей айырмалап көрүшөт.

Ден-соолугу чың әркек баланын болушун жана анын мүмкүн болгон кан тобун аныктағыла.

Дальтоник рецессивдүү белги катары X хромосомада чиркелишип муундан муунга өтөт.

2.88. II кан тобундагы ата-энеден I кан тобу бар жана гемофилик әркек бала төрөлгөн. Эки ата-эне бул оору менен жабыркабайт. Экинчи баланын ден-соолугу чың болушун жана анын кан тобун аныктағыла. Гемофилия X хромосомасына чиркелишкен рецессивдүү белги катары муундан муунга өтөт.

2.89. В кан тобундагы аял, баласынын атасы деп ырастап, М деген мырзага алимент төлөтүү үчүн каршы иш козгогон. Ал кишинин кан тобу О болгон. Баланын кан тобу-О болгон. Сот кандай чечим чыгарышы керек?

2.90. III кан тобу бар аял I кан тобу бар әркектен баланын атасы деп алимент өндүрүү боюнча иш козгогон. Баланын кан тобу I. Сот кандай чечим кабыл алышы керек?


2.5. Гендин плейотроптук таасири

2.91. Чычкандарда жүндүн сары пигментациясы басымдуу А жана ал ген гомозиготикалык болгон учурда өлүмгө алыш келет (генотип AA түйүлдүктүн өлүмүнө алыш келет). Анын рецессивдүү а аллели кара пигментацияны аныктайт жана чычкандардын жашоого жөндөмдүүлүгүн камсыз кылат.

Эки сары особ аргындаштырылды. F₁де түстүн кандай бөлүнүшү күтүлөт?

Чыгаруу:

Белгилер	Ген	Генотип
Жуну сары түстө	A	Aa
Жуну кара түстө	a	aa
Жашоого жәндемсүз		AA



2.92. Чычкандардын жүнүнүн түсүн изилдеген генетик ар түрдүү түстөгү чычкандардан таза линия алганга аракет кылган. Бул процессти жүргүзүүдө ал сары чычкандарды бир нече жолу аргындаштырганда ар бир муунда башка түстөгү особдор кездешкен.

- а) сары чычкандардын генотибине байланыштуу кандай тыянак чыгарса болот?
- б) бир нече муундагы аргындаштырууда жалпысынан 184 сары жүн жана 95 башка түстөгү особдор болушкан; ушул жыйынтыктардын негизинде сары гендин табияты жөнүндө эмнени айтууга болот?
- в) эмне үчүн гомозиготалуу сары чычканды алуу эч качан болгон эмес?
- г) гомозиготалуу сары чычкандардын тукумдарында эмне болгон? Муну кандай далилдөөгө болот?

2.93. Эгерде сүт эмүүчүлөрдүн кайсы бир түрүнүн өкулдөрүнүн арасында жыныстык байланышта өлүүчү ген бар болсо, ал өөрчүүнүн алгачкы баскычтарында эмбриондун өлүмүнө жана соолуусуна себеп болот, анда ушул генди алып жүргөн ургаачы жана кадимки эрекек особдон кандай жыныстык катыштагы муундар пайда болот?

2.94. Африканын аборигендериндеги орок сымал клеткалык анемия басымдуу S гени менен белгиленет, ал гомозигота абалында адамдарды аз кандуулуктан өлүмгө алып келет. Жергилиткүү шарттарда ss генотиби бар адамдар малериядан өлүшөт, бирок анемиядан жабыркабайт. Гетерозиготалар Ss аз кандуулуктан жана малериядан жабыркабагандыктан аман калышат. Гетерозиготалуу ата-энелерде жашоого жөндөмдүү муундардын үлүшүү кандай? Гетерозиготалык эне жана дени сак атаданчы?

2.95. Төмөнкү фенотиптик катыштар кандай шарттарда алынгандыгын көрсөткүлө:

- | | |
|------------|--------------|
| а) 3:1 | г) 9:7 |
| б) 1:2:1 | д) 1:4:6:4:1 |
| в) 9:3:3:1 | е) 2:1 |

2.96. Адамда гетерозиготалык абалда брахидастилияга себеп болгон өлүмгө дуушар кылуучу ген бар б.а. бул манжалардын ортоңку фалангасынын кыскарышы. Гомозиготаларда бул ген скелеттин бузулушунун себеби болуп саналат. Бул ген боюнча гомозиготалуу балдар манжаларсыз жана скелеттин өөрчүүшүндө башка оорулар менен төрөлүп, эрте жашында өлүмгө дуушар болушат.

а) эки брахидастилия жубайлардын кадимки балалуу болуу мүмкүнчүлүгү кандай?

б) кадимки кыз менен брахидастилиядан жапа чеккен жигиттин никесинен кийинки муундарынын арасында фенотиптердин кандай катышын күтүүгө болот?

III. Адамдын генетикасы

Генеалогиялык метод (санжыраны изилдөө) 1883-жылы Ф.Гальтон тарабынан сунушталган.

Санжыраны түзүүнүн негизги символдору 4-таблицада берилди.

• 4-таблица

Санжыра түзүүдөгү белгилери

Белгилениши	Мааниси
○	Аял
□	Эркек
	Пробанд (генеалогиялык изилдөө башталган инсан)
	Нике
	Жакындык туугандык нике
	Балдар (сибсы)
	Монозиготалуу эгиздер
	Дизиготалуу эгиздер
● ■	Анализдөөчү белгилер анын ичинде оорууну алыш жүргөн белгилер
○ □	Изилденүүчү белгилер боюнча гетерозиготалар

Пробанд – белгилүү бир үй-бүлөдөгү изилдөө башталган адам; сибс – бир туугандар бир эле ата-эненин (бир туугандардын) муундары.

Санжыра түзүүдө төмөнкү эрежелер сакталууга тийиш:

- чогултулган материалдан муундардын санын табуу керек;
- санжыра түзүүдө пробанддан башталат;

в) ар бир муун сол жагында римдик сандар менен номерленет;

г) бир муундун особдорун белгилөөчү белгилер горизонталдуу сыйыкта жайгашат жана араб сандары менен номерленет.

Башында, илимпоздор, негизинен инсандын интеллект, езгөчө шык, айрым учурларда социалдык абалы сыйактуу тукум куучу мүнөзүнө кызыгышкан. Тукумдун тарыхын түшүндүрүүнүн жана адамдын тукум куучулугун изилдөөнүн эң ыңгайлуу жолдорунун бири - бул үй-бүлөлүк дарактарды түзүү.

Адамдын генетикалык изилдөөсүндө кенири кулач жайган айрым типтүү (көздүн түсү) жана баштапкы морфологиялык белгилердин тукум кубалоо мүнөзүн изилдөө болуп саналат. Мисалы, Габсбургов династиясынын үй-бүлөлүк дарагы белгилүү, ал жерде империялык үй-бүлөнүн көптөгөн мүчөлөрү алты кылымдан бери тар жаактары жана ылдыйкы эриндеринин тар болгонун байкашкан.

Морфологиялык белгилерди тукум кубалоосунун төмөнкү түрлөрү бар:

- аутосомдук-доминанттык;
- аутосомдук-рецессивдик;
- Х-хромосома менен чиркелишкен (жыныс менен) доминанттык;
- Х-хромосома менен чиркелишкен (жыныс менен) рецессивдик;
- голандрикалык.

Азыркы учурда генеалогиялык метод генетикалык кеңеш берүү практикасында кенири колдонулат. Анын жардамы менен оорунун тукум куучулук түрү аныкталат. Адамдардын болжолдуу генотиптери, айрыкча пробанд, ошондой эле анын жакын туугандары аныкталып, эң негизгиси, пробанддын тукумундагы оорунун көрүнүшү ыктымалдыгы эсептелет.

Оорулар үчүн тукум кубалоонун белгилүү түрлөрү морфологиялык белгилерге мүнөздүү:

Тукум куучулуктун аутосомдук-доминанттык тиби:

1. Ооруулар ар бир муунда кездешет.
2. Эркектерге да, аялдарга да бирдей таасир этет.
3. Ооруулу бала оорулуу ата-энелерден төрөлөт, эгерде алар 100% гомозигота, 75% гетерозигота болсо.
4. Ден-соолугу чын ата-энелерден оорулуу балалуу болуу ыктымалдыгы 0%.

Тукум куучулуктун аутосомдук-рецессивдик тиби:

1. Ооруулар бардык муундарда кездешет.
2. Эркектерге да, аялдарга да бирдей таасир этет.
3. Ден-соолугу начар ата-энелерде оорулуу балалуу болуу ыктымалдыгы 25%, эгерде алар гетерозиготалуу болсо, 0%, эгерде экөө же алардын бири үстөмдүк кылган ген боюнча гомозиготталуу болсо.
4. Көбүнчө жакын туугандык никелерде байкалат.

X-хромосома менен чиркелишкен (жыныс менен) доминанттык.

1. Ооруулар ар бир муунда кездешет.
2. Аялдар көбүрөөк оорушат.
3. Эгерде атасы ооруп жатса, анда анын бардык кыздары оорушат.
4. Эгерде эне гомозигота болсо оорулуу бала оорулуу ата-энелерден төрөлүшү 100%, о.э. энеси гетерозигота болсо оорулуу баланын төрөлүшү 75%.
5. Ден-соолугу чын ата-энелерде оорулуу баланын төрөлүшү ыктымалдыгы 0%.

X-хромосома менен чиркелишкен (жыныс менен) рецессивдик;

1. Ооруулар бардык муундарда кездешет.
2. Көбүнчө оорулуу эркектер.
3. Ден-соолугу чын ата-энелерде оорулуу баланын төрөлүү ыктымалдыгы 25%, оорулуу кыз үчүн - 0%.

Тукум куучулуктун голандрикалык тиби.

1. Ооруулар ар бир муунда кездешет.
2. Эркектер гана ооруйт.
3. Эгерде атасы ооруп жатса, анда анын бардык балдары ооруйт.
4. Ооруулуу атадан ооруулуу баланын төрөлүшү ыктымалдыгы 100%.

Сунушталган маалыматтарды пайдалануу менен өз санжыранарды түзсөнөр болот.

Санжыраны түзүү үчүн 5-таблицадагы маалыматтарды колдонуу сунушталат.


• 5-таблица

Адамдын доминанттык жана рецессивдик белгилери

Доминанттык	Рецессивдик
Теринин, көздүн, чачтын нормалдуу пигментациясы	Альбинизм
Жакынды көрбөөчүлүк	Нормалдуу көрүү
Нормалдуу көрүү	Түнкү сокурдук
Түстү көрүү	Дальтонизм
Чоң көз	Кичинекей көз
Күрөң көз	Көк көз
Катаракта	Катарактанын жоктугу
Калың эриндер	Ичке эрин
Полидактилия (ашыкча манжа)	Манжалардын нормалдуу саны
Брахидактилия (кыска манжа)	Манжалардын нормалдуу узундугу
Оң колду көп иштетүү	Сол колду көп иштетүү
Сепкил	Сепкилдин жоктугу
Нормалдуу угуу	Тубаса дүлөй
Эргежээл	Нормалдуу бой
Глюкозаны нормалдуу өздөштурүү	Кант диабети
Кандын нормалдуу уюшү	Гемофилия
Беттин тегерек формасы	Беттин төрт бурчтуу формасы
Тегерек ээк	Төрт бурчтуу ээк
Ээкте күлүктүн болушу	Ээкте күлүктүн жок болушу
Бетте күлүктүн болушу	Бетте күлүктүн жок болушу


Каштын калың болушу	Каштын ичке болушу
Каштардын бирикпеши	Каштардын биригиши
Узун кирпик	Кыска кирпик
Тегерек мурун	Учтуу мурун
Мурун тешиктери тегерек болушу	Мурун тешиктери тар болушу

3.1. Төмөндөгү санжыраны карап көрөлгү. Көк көз белгинин муундан муунга өтүүсүн аныктап, ата-энесинин жана муундарынын генотиптерин көрсөткүлө.



Чыгаруу:


Бул жерде көрсөтүлгөн санжырадагы кызы (11) көк көздүү, ал эми эжеси (12) жана иниси (10), ошондой эле апасы (8) жана атасы (7) бардыгы күрөң көздүү. Анын эки жеңеси (5 жана 6), бир таякеси (9), чоң атасы (1) жана таенеси (4) дагы күрөң көздүү, ал эми чоң энеси (2) жана таятасы (3) - көк көздүү.



Белгилердин муундан муунга берилиши рецессивдүү, себеби белги ар бир муунда кездешпейт жана күрөң көздүү ата-энелерден (7 жана 8) көк көздүү кыз төрөлдү. Көк көздү

белгилеген ген - а жана күрөң көзду белгилеген ген- A деп белгиленет, чоң энелердин генотиптерин (2) жана чоң атасынын (3), эки женелеринин (5, 6) жана таякесинин (9), атасынын (7) жана эненин (8) жана алардын генотиптерин жаза алабыз. Алардын кызын (11) жазсак болот. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн калган мүчөлөрүнүн генотиптерин так аныктоо мүмкүн эмес.

3.2. Фенилтиомочевинанын даамын сезүү жөндөмү боюнча үй-бүлөлөрдүн санжырасы:




- ачуу сезилет, - сезилбейт.

Санжыра мүчөлөрүндө белгинин берилишин жана генотиптерин аныктагыла.

Чыгаруу:



Бул санжырада ар бир муунунда фенилтиомочевина даам сезүү жөндөмдүүлүгү байкалат. 1 жана 2 ата-энелердин, 7 жана 8 ата-энелердин муунунда башка фенотиптүү балдар төрөлгөн. Булар аутосомдук үстөмдүк кылуучу тукум куучу белгилер.

Санжыранын мүчөлөрүнүн генотиптери:




3.3. Төмөндөгү санжыранын схемасын карап чыгып, көрсөтүлгөн белгилердин мурастоо мүнөзүн аныктагыла:

- сол колун көп иштетүү;
- тактар (териде жана чачта ак тактар);
- көрүү нервинин атрофиясы.



3.4. Төмөндө ханыша Викториянын санжырасынын бөлүгү (Алиса Гессенская анын кызы) берилди. Бул классикалык гемофилиянын тукум кубалашына мисал. Ар бир муундун гемофилияны алыш жүрүүчүсүн жана алардын генотиптерин көрсөткүлө.



3.5. Жаш жубайлар оң колун иштетишет. Аялдын үй-бүлөсүндө оң колун иштеткен дагы үч эжеси, сол колун иштеткен үч агасы болгон. Кыздардын апасы оң кол, атасы сол кол болгон. Чоң эне, чоң ата, таята, таенелери оң кол болушкан.

Үй-бүлөлөнүн санжырасын түзгүлө. Бул үй-бүлөдө сол колун иштетүүчү балдардын болуу ыктымалдыгын аныктагыла.

3.6. Пробанд кадимки аялдын беш эжеси бар, алардын экөө бир жумурткадан пайда болгон эгиз, экөө эки жумурткадан пайда болгон эгиз. Бардык эжелери алты манжалуу. Пробанддын энеси уруусу менен кадимки манжалуу, ал эми атасы алты манжалуу. Пробанддын атасынын эки ииниси жана төрт эжеси кадимки манжалуу болушкан. Чоң энеси алты манжалуу. Анын алты манжалуу эки эжеси жана бир беш манжалуу синдиси болгон. Чоң атасы тарапта бардык туугандары беш манжалуу.

Үй-бүлөлүк дарак түзгүле. Пробанд кадимки манжалуу эреккө турмушка чыкса алты манжалуу баланын төрөлүү ыктымалдуулугун аныктагыла.

IV. Организмдердин өзгөргүчтүгү

4.1. Мутациялык өзгөргүчтүк. Көптүк аллелизм

4.1. Кээ бир жаныбарлардын хромосомасында C, C¹, C² аллелдери, экинчи хромосомасында D жана d аллелдери кездешиши мүмкүн болсо, бул аллелдерге салыштырмалуу популяцияда кандай генотиптүү жаныбарлар учуртай?

Чыгаруу:

CCDD; CCdD; CCdd; C¹C² DD; C¹C²Dd; C¹C²dd; C¹C¹DD; C¹C¹Dd; C¹C¹dd; CC¹DD; CC¹Dd; CC¹dd; C²C²DD; C²C²dd; C²C²Dd; C²C¹DD; C²C¹Dd; C²C¹dd; CC²DD; CC²Dd; CC²dd.

4.2. Камбала балыгында денесинин түсүнө таасир этүүчү жети түрдүү (p^o, p^m, p^t, p^{cc}, p^{co}, p^{mc}, p) аллель бар. Бул абалда камбала популяциясындагы балыктардын генотиби кандай болушу мүмкүн?

Чыгаруу:

♀/♂	P ^o	P ^m	P ^{mc}	P ^{cc}	P ^{co}	P ^t	p
P ^o	P ^o P ^o	P ^o P ^m	P ^o P ^{mc}	P ^o P ^{cc}	P ^o P ^{co}	P ^o P ^t	P ^o p
P ^m	-	P ^m P ^m	P ^m P ^{mc}	P ^m P ^{cc}	P ^m P ^{co}	P ^m P ^t	P ^m p
P ^{mc}	-	-	P ^{mc} P ^{mc}	P ^{mc} P ^{cc}	P ^{mc} P ^{co}	P ^{mc} P ^t	P ^{mc} p
P ^{cc}	-	-	-	P ^{cc} P ^{cc}	P ^{cc} P ^{co}	P ^{cc} P ^t	P ^{cc} p
P ^{co}	-	-	-	-	P ^{co} P ^{co}	P ^{co} P ^t	P ^{co} p
P ^t	-	-	-	-	-	P ^t P ^t	P ^t p
p	-	-	-	-	-	-	p p

4.3. Дрозофилада жемишчи чымынын жапайы формасы боз денелүү болот. Анда пайда болгон мутация аркылуу сары денелүү кара денелүү формалар пайда болот. Эгер кара денелүү ургаачы дрозофилада сары денелүү эркек дрозофилада менен аргындаштырылса F₁ деги көпчүлүк дрозофилалар боз денелүү болот. Бул мутацияларды пайда кылуучу гендер аллелбى? Түшүндүрүп бер, гендер жана алар жайланашкан

хромосомаларды көрсөткөн абалда аргындаштыруу схемасын жаз.

Чыгаруу:

Аллель эмес, себеби аллель болгондо ушул белгилердин бири F_1 де пайда болушу керек.

Рфен:	кара дene		сары дene	
ген:	a_1	a_1	\times	A_1
	A_2	A_2	a_2	a_2
гамета:			A_1	
	a_1			
	A_2		a_2	
F_1 фен:			боз дene	
ген:	a_1		A_1	
	A_2		a_2	

4.4. Коёндордо түсүн аныктоочу көптүк аллелдер бар. Жапайы формаларында түсүн аныктоочу (C) ген башка бардык аллелдердин үстүнөн үстөмдүк кылат.

Шиншилла (c^{ch}) жана Гималай (c^h) породасынын гендери альбинизм (c) генинин үстүнөн үстөмдүк кылат. Ачык боз түс $c^{ch}c^h$ гетерозиготаларынан алынат. Алынган муун берилген генотиптеги аллелдердин чиркелишкен байланыштуу болот. Ачык боз түстөгү коёндордун тобун түзүүнү каалаган тери өндүрүүчү ышкыбоз аларды өз ара аргындаштырды, бирок алынган коёндордун жарымы гана ачык боз түстө болду. Калганы Гималай жана Шиншилла түстөрүндө болду. Аргындаштырылган жаныбарлардын жана алардын муундарынын генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

Маселенин шарты боюнча, ачык боз түстөгү коёндор аргындаштырылган, мындай жаныбарлардын генотиби $c^{ch}c^h$ болгон.

Ошондуктан төмөнкүдөй чыгарылат:

P фен:		ачык боз		ачык боз
ген:	♀ $c^{ch}c^h$		×	♂ $c^{ch}c^h$
гамета:	c^h	c^h	c^{ch}	c^h
фен:	шиншилла	ачык боз	ачык боз	гималай
F ₁ ген:	$c^{ch}c^h$	$c^{ch}c^h$	$c^{ch}c^h$	$c^h c^h$

Катышы: 25% : 50% : 25%

4.5. Дрозофилада канаттардын кыскартылышы үч көптүк аллелдер менен белгиленет: T (*truncate* - кесилген канат), T^N (*normal* - кадимки канат) жана t (*dump* - кыска канат). Үстемдүк кылуу тартиби боюнча аллелдер төмөнкүдөй катарды түзөт: T > T^N > t.

1) эгерде генотиби боюнча гетерозигота канаттары кесилген дрозофила менен кадимки канаттуусу аргындаштырылган болсо F₁-де кандай муун күтүүгө болот?

2) эгерде генотиби боюнча гетерозигота канаттары кесилген дрозофила менен кыска канаттуусу аргындаштырылган болсо F₁-де кандай муун күтүүгө болот?

Чыгаруу:

T - аллелдик ген (кесилген канат);

T^N - аллелдик ген (кадимки канат);

t-аллелдик ген (кыска канат).

1. Аргындаштырылган дрозофилалардын кесилген канат жана кадимки канат формаларынын экөө төң т гени боюнча гетерозиготалуу болсо, анда:

P фен:		кеシリген канат		кадимки канат
ген:	Tt		×	T ^N t
гамета:	T	t	T ^N	t
фен:	кеシリген канат	кеシリген канат	кадимки канат	кыска канат
F ₁ ген:	TT ^N	Tt	T ^N t	tt
	25%	25%	25%	25%

4 түрдөгү генотип пайда болот. Генотиби боюнча: - 1: 1: 1: 1 катышты берет.

Фенотиби боюнча:

TT^N - кесилген канат - 25%;

Tt - кесилген канат - 25%;

T^Nt - кадимки канат - 25%;

tt - кыска канат - 25%.

Байкалган фенотиби:

Кесилген канат - 50%;

Кадимки канат - 25%;

Кыска канат - 25%.

3 типтеги фенотип байкалды. Фенотиби боюнча - 2:1:1.

2. Дрозофиланың кесилген канат жана кыска канат гетерозигота формаларын аргындаштырғанда:

Р фен:	кесилген канат	кадимки канат
ген:	Tt	\times
гамета:	T	t
фен:	кесилген канат	кыска канат
F_1 ген:	Tt	tt
	50%	50%

2 түрдөгү генотип пайда болот. Генотиби боюнча: - 1:1 катышты берет.

Tt - кесилген канат - 50%;

tt - кыска канат - 50%.

2 типтеги фенотип байкалды. Фенотиби боюнча - 1:1.

4.6. Помидордун кызыл жемиштүү тетраплоид формасын сары жемиштүү формасы менен чандаштыруунун натыйжасында 50% кызыл, 50% сары жемиштүү өсүмдүктөр пайда болгон. Чандаштырылган өсүмдүктүн генотибин аныктагыла.

Чыгаруу:

Р фен:	кызыл	сары
ген:	$Aaaa$	$aaaa$
гамета	Aa	aa
F_1 фен	кызыл	сары

ген: Аaaa аaaa

4.7. Глаукома (көз оорусунун) эки түрү бар. Биринчи түрү үстөмдүк кылуучу ген, экинчиси рецессивдүү ген тарабынан аныкталат. Гендер ар кандай хромосомаларда жайгашкан.

Үй-бүлөдө оорулуу баланын төрөлүү ыктымалдыгы кандай?

а) жубайлардын экөө төңгө глаукоманын ар кандай формалары менен ооруса жана эки жуп ген боюнча гомозиготалуу болсо; б) жубайлардын экөө төңгө эки жуп гендер боюнча гетерозиготалуу болсоочу?

4.8. Эгер адам зиготасында 21- хромосома үчөө болсо, андан Даун оорусу бар бала төрөлөт. Эгер ушул хромосома бирөө болсо, ал өлөт жана табигый абортко учуртайт. Энеси 45 хромасомага ээ, себеби 11 хромосомадан бири -15 хромосомага келип кошулган.

Атасы 15 жана 21- жуп хромосомалары нормалдуу. Бул ата - энеден кандай зиготалар пайды болот жана алардын тагдыры кандай?

4.9. Жүгөрүнүн кээ бирлеринде төртүнчү жана бешинчи хромосома клетканын борборунда ири өлчөмдө көрүнөт. Хромосомалар коньюгациясынын мындай көрүнүшүн кандай түшүндүрүүгө болот?

4.10. Төмөнкү хромосомалардын коньюгациясын далилдегиле.

1 2 10 9 8 7 6 5 4 3 11 12
<hr/>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.11. Төмөндөгүдөй триплоиддерден - ААа, Аaa кандай гаметалар пайды болушун аныктағыла.

4.12. Кант кызылчасынын хромосомаларынын диплоид жыйнагы 18. Хромосомаларынын негизги санына негизделип триплоид, тетраплоид пентаплоид, гексаплоид формалар пайды болгон.

Гексаплоид формаларынын гомологиялык хромосомаларында кандай варианкттарда коньюгация пайды болушуну схема түрүндө түшүндүргүлө.

4.13. Жумшак буудай 5А хромосома боюнча моносомик болсо, анын кариотибинде канча хромосома болот?

4.14. 5А хромосомасы боюнча моносомик болгон жумшак буудай канча түрдүү гамета пайда кылат?

4.15. 8 хромосомасы боюнча нөлсөмик болгон жумшак буудай кариотибинде канча хромосома болот?

4.16. 3А хромосомасы боюнча тетрасомик болгон жумшак буудай канча түрдүү гамета пайда кылат?

4.17. 3А хромосомасы боюнча тетрасомик 4В хромосомасы боюнча нөлсөмик болгон жумшак буудай кариотибинде канча хромосома болот?

4.2. Модификациялык өзгөргүчтүк

4.18. Орто Азия жибекчилик илимий текшерүү институтунда 60 даана буланын узундугу жана туурасы жөнүндөгү маалыматтар төмөндө көрсөтүлгөн. Аларды группаларга ажыратып, вариация катарын түз жана полигонун жаса.

а) булардын туурасы (см менен):

1,65	1,60	1,55	1,67	1,67	1,55
1,72	1,54	1,60	1,70	1,70	1,60
1,57	1,65	1,75	1,50	1,60	1,55
1,64	1,63	1,57	1,65	1,63	1,60
1,70	1,73	1,48	1,70	1,70	1,60
1,52	1,55	1,70	1,52	1,65	1,55
1,55	1,65	1,60	1,60	1,45	1,70
1,60	1,65	1,58	1,75	1,55	1,60
1,60	1,72	1,62	1,55	1,70	1,55
1,45	1,70	1,65	1,70	1,65	1,70

б) булалардын узундугу (см менен)

3,20	3,30	3,20	3,20	3,45	3,30
3,45	3,25	3,40	3,45	3,10	3,30
3,30	3,40	2,40	3,50	3,35	3,30

3,34	3,40	3,45	3,35	3,40	3,35
3,45	3,45	3,20	3,50	3,10	3,30
2,20	3,25	3,40	3,20	3,30	3,35
3,25	3,25	3,30	3,30	3,10	3,40
3,20	3,20	3,30	2,90	3,40	3,35
2,90	3,20	3,45	3,45	2,90	3,35
3,00	3,30	3,45	3,35	3,50	3,00

Чыгаруу:

а) буланын туурасы:

$$X_{\min}=1,45 \text{ см}; X_{\max} = 1,75 \text{ см}$$

$$\Delta X=1,75 - 1,45 = 0,30 \text{ см.}$$

Группанын көндиги 0,03 деп алышат.

Группанын чек арасы	Группанын ортосу (x)	Кайталануу саны(f)
1,44-1,46	1,45	2
1,47-1,49	1,48	1
1,50-1,52	1,51	3
1,53-1,55	1,54	10
1,56-1,58	1,57	3
1,59-1,61	1,60	11
1,62-1,64	1,63	4
1,65-1,67	1,66	10
1,68-1,70	1,69	11
1,71-1,73	1,72	3
1,74-1,76	1,75	2

$$n=\sum f=60;$$

б) буланын узундугу;

$$X_{\min}=2,20; X_{\max} = 3,50; \Delta X=3,50-2,20=1,30$$

Группанын көндиги 0,13 деп аталат.

Δ Группанын чек арасы	Группанын ортосу (x)	Кайталануу саны(f)
2,14 - 2,26	2,20	1
1,27-2,39	2,33	-
2,40-2,52	2,46	-
2,53-2,65	2,59	-
2,66-2,78	2,72	-
2,79-2,91	2,85	3
2,92-3,04	2,98	2
3,05-3,17	3,11	3

3,18-3,17	3,24	13
3,18-3,30	3,37	16
3,44-3,60	3,50	12

4.19. Таблицада n -жалбырактын узундугу, p -кездешүү жыштыгы берилген маалыматка карап математикалык усулдун жардамында өсүмдүк жалбырагынын вариация катарын аныктагыла.

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	1	3	9	20	35	19	8	3	2

n - жалбырактын узундугу; p - кездешүү жыштыгы

Чыгаруу:


Белгилердин орточо чоңдугун аныктоо үчүн орточо арифметикасы - M аныкталат. Ал негизги параметрди түзөт жана кезектеги формула менен аныкталат.

$$M = \frac{\sum(n \cdot p)}{k}$$

$$M = \frac{2 * 1 + 3 * 3 + 4 * 9 + 5 * 20 + 6 * 35 + 7 * 19 + 8 * 8 + 9 * 3 + 10 * 2}{100} = 6 \text{ см}$$

$$M = 6 \text{ см}$$

Белгилердин өзгөрүүсүнүн графикалык сүрөттөлүшү



I-сүрөт. Вариация катарынын ийри сыйзыгы.

4.20. Фермада 35 чоңойгон коёндуун салмагын өлчөөнүн натыйжасында төмөндөгүдөй маалыматтар алынган (кг менен).

3,30	2,7	2,1	1,6	1,2	1,6	2,2
2,1	2,3	1,5	1,3	2,2	2,5	2,4
1,9	2,1	2,3	1,1	1,0	1,8	1,9
1,8	3,2	2,1	2,9	3,0	1,3	1,9
2,6	2,5	2,4	2,7	1,9	2,0	1,6

Коёндордун салмагынын өзгөргүчтүк вариация катарын түзгүлө. Аларды группаларга ажыратып, вариация катарын түз жана полигонун жаса.

Чыгаруу:

Алынган вариация катарындагы эки белги боюнча дагы нормалдуу болушат.

Группанын чек арасы	Группанын ортосу (x)	Кайталануу саны (f)
0,0-1,1	1,0	2
1,2-1,5	1,4	4
1,6-1,9	1,8	8
2,0-2,3	2,2	9
2,4-2,7	2,6	8
2,8-3,1	3,0	3
3,2-3,5	3,4	1

$$n=\sum f=35$$

$$X_{\min}=1,0; X_{\max}=3,30; \Delta X=3,30-1,0=2,30$$

Группанын көндиги 0,5 деп аталат.

4.21. Бир сүлөөсүн күнүнө 5 кг тамак жейт. Биомассасы жылына 10950 тонна болгон токойдо жашай турган сүлөөсүндүн максималдуу саны канча? Эгерде жетиштүү болгон тамак-аштын көлөмү 0,1% болсо кандай болот?

Чыгаруу:

1) жетиштүү болгон тамак-аштын көлөмүн аныктайбыз:
10950 т - 100%

$x = 0,1\%$

$$x = 10,95 \text{ т} = 10950 \text{ кг}$$

2) бир сүлөөсүнгө бир жылына керек болгон тамак аштын санын аныктайбыз:

$$365 \times 5 \text{ кг} = 1825 \text{ кг}$$

3) токойдогу сүлөөсүндөрдүн санын аныктайбыз:

$$10950 \text{ кг} / 1825 \text{ кг} = 6 \text{ сүлөөсүн}$$

4.22. 2010-жылы Н. шаарында 7 жаштагы балдардын дene салмагын өлчөө жүргүзүлгөн (маалыматтар төмөнкү таблицада келтирилген). 2000-жылы Н. шаарында жүргүзүлгөн ушундай эле изилдөөнүн маалыматтары боюнча, 7 жаштагы эркек балдардын орточо салмагы 23,8 кг, $\sigma \pm 3,6$ кг болгон.

2007-жылы Н шаарындагы 7 жаштагы балдардын дene салмагын.

Дененин салмагы (кг менен) V	Аралык орто чекит (борбордук параметрлер) V1	Балдардын саны P	Vp	d = V - M	d ²	d ² p
15-18,9	17	16	272	-7	49	784
19-22,9	21	27	567	-3	9	243
23-26,9	25	32	800	+1	1	32
27-30,9	29	16	464	+5	25	400
31-34,9	33	9	297	+9	81	729
		n = 100	$\Sigma V_p = 2400$			$\Sigma d^2 p = 2188$

Тапшырма:

1. Вариациялык катардын арифметикалык орточо маанисин (M) жана критерийлердин көп түрдүүлүгүн (σ , Cv) эсептегилеме.
2. Алынган натыйжаларды баалап, аларды мурунку изилдөөлөрдүн маалыматтары менен салыштыргыла, тиешелүү жыйынтыктарды чыгарыла.

Чыгаруу:

Топтолгон вариациялык катарда борбордук вариант чектеш интервалдардын баштапкы варианттарынын жарым суммасы катары эсептелет:

$$M = \Sigma V_p / n = 2400 / 100 = 24,0 \text{ (кг);}$$

$$\sigma = \sqrt{\Sigma d^2 p} / n = \sqrt{2188} / 100 = \pm 4,68 \text{ (кг);}$$

$$Cv = \sigma / M \times 100\% = (4,68 / 24,0 \times 100) = 19,5\%.$$

Корутунду:

1. 2010-жылы Н. шаарында 7 жаштагы балдардын орточо дене салмагы 24,0 кг,

$$2. \sigma = \pm 4,68 \text{ (кг).}$$

Вариация коэффициентинин мааниси 19,5% барабар белгинин орточо ар түрдүүлүгүн (күчтүүгө жакындал) көрсөтөт. Ошентип, алынган дене массасынын орточо мааниси кыйла репрезентативдик (типтүү) деп эсептесе болот.

2000-жылга салыштырмалуу 2010-жылы 7 жаштагы балдарда дене салмагынын бир кыйла өзгөрүүсү байкалган ($\pm 4,68$ кг каршы 3,6 кг).

Коэффициенттердин вариацияларын салыштырууда да ушундай тыянак келип чыгат (1997-ж. Cv $(3,6 / 23,8 \times 100 = 15,1\%)$).

4.23. 4,5 жаш жана андан чоң болгон ургаачы койлор кийругунун узундугу (см менен) елчөгөндө төмөндөгү натыйжа алынган.

Кийругунун узундугу	Кайталануусу	Кийругунун узундугу	Кайталануу
27-28	1	43-44	70
29-30	0	45-46	80
31-32	2	47-48	60
33-34	5	46-50	27
35-36	12	51-52	18
37-38	33	53-54	4
39-40	64	55-56	5
41-42	64	57-58	1

х-орточно арифметикалык санын тапкыла. Аларды группаларга ажыратып, вариация катарын түз жана полигонун жасагыла.

4.24. Фермада 80 уйдун жылдык сүт бериши боюнча төмөндөгү маалыматтар алынган:

Сүт көрсөткүчү (кг)	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	320
Уйлардын саны	2	2	8	20	26	17	4	1

Орточо арифметикалык жана стандарт санын эсептегиле.

V. Популяциянын генетикасы

Популяциядагы тукум куучулук

5.1. Харди-Вайнберг мыйзамына баш ийген популяцияда А жана а аллелдеринин жыштыгы 0,8 жана 0,2ни түзөт. Биринчи муундагы бул гендер үчүн гомозиготалардын жана гетерозиготалардын жыштыгын аныктагыла.

Чыгаруу:

Генотиптин жыштыктары Харди-Вайнберг тенденеси боюнча эсептелет:

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1,$$

мында р-доминанттык гендин жыштыгы, q-рецессивдүү гендин жыштыгы. Бул маселеде А аллелдин жыштыгы 0,8, ал эми а аллелдин жыштыгы 0,2. Бул сандык маанилерди Харди-Вайнберг тенденеси боюнча эсептесек биз төмөнкүдөй туюнтуманы алабыз:

$$(0,8)^2 + 2(0,8 \times 0,2) + (0,2)^2 = 1 \text{ же } 0,64 + 0,32 + 0,04 = 1$$

Тенденеде үстөмдүк кылган гомозиготтук генотиптин (AA) жыштыгын 0,64, ал эми рецессивдүү гомозиготалык генотиптин (aa) жыштыгын 0,04 билебиз. 0,32 - гетерозиготалык генотиптин жыштыгы (Aa).

5.2. Түлкүлөрдүн популяциясында 1000 кызылдан 10 ак особ кездешет. Ушул популяциядагы кызыл гомозиготалуу, кызыл гетерозиготалуу жана ак түлкүлөрдүн пайызын аныктагыла.

Чыгаруу:

Тенденме боюнча:

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

$$q^2 = \frac{10}{100} = \frac{1}{100} \text{ 0,01 же 1 \%}$$

$$(0,9)^2 + 2(0,08 \times 0,01) + (0,01)^2 = 1 \text{ же } 0,81 + 0,18 + 0,01 = 1$$

Ошентип, популяциядагы кызыл гомозигота түлкүнүн 81%, кызыл гетерозигота түлкү 18% жана ак түлкү 1% .

5.3. Бодо малда кызыл түс ак түскө толук эмес үстөмдүк кылат (гибриддерде күрөң түс бар). Райондо: 4169 кызыл, 756 ак жана 3780 күрөң бодо мал катталган. Райондо бодо малдын түстүү генинин жыштыгы кандай?

Чыгаруу: Эгерде жаныбарлардын кызыл түсүнүн гени - A, ал эми ак түсү - a менен белгиленсе анда кызыл түстүү бодо малдардын генотиби AA (4169), күрөң түстүүлөрү Aa (3780), ак түстүүлөрү - aa (756) болот. Жалпысынан 8705 баш бодо мал катталган. Гомозиготалуу кызыл жана ак түстөгү бодо малдардын жыштыгын катыштык саны менен эсептөөгө болот. Ак түстөгү бодо малдардын жыштыгы $8705/756 = 0,09$. Демек, $q^2=0,09$. Рецессивдүү гендин жыштыгы $q=\sqrt{0,09}=0,3$. А генинин жыштыгы $p=1-q$ болот. Демек, $p=1-0,3=0,7$.

Райондо бодо малдын түстүү генинин жыштыгы: $p=0,7$, ал эми $q=0,3$ болот.

5.4. Тяя-Сакс оорусу, аутосомдук рецессивдүү генге байланыштуу, айыкпас оору. Бул оору менен ооруган адамдар бала кезинде каза болушат. Көпчүлүк калкта оорулуу балдардын төрөлүү деңгээли 1:5000ди түзөт. Патологиялык гендин концентрациясы жана ушул оорунун жыштыгы ушул популяциянын кийинки муунунда өзгөрөбү?

Чыгаруу:

Маселе шартын таблица жазабыз:

Белгилер	Ген	Генотип
Тяя-Сакс оорусу	a	aa
Нормалдуу	A	AA, Aa

Харди-Вайнберг мыйзамдарынын математикалык белгилерин жазабыз $p + q = 1$, $p^2 + 2pq + q^2 = 1$

p - A генинин кездешүү жыштыгы;

q - a генинин кездешүү жыштыгы;

p^2 - доминанттык гомозиготалардын кездешүү жыштыгы (AA);

$2 pq$ - гетерозиготалардын кездешүү жыштыгы (Aa);

q^2 - рецессивдүү гомозиготалардын кездешүү жыштыгы (aa).

Маселенин шартынан, Харди-Вайнберг теңдемеси боюнча, биз ооруулуу балдардын пайда болуу жыштыгын билебиз (aa), б.а. $q^2 = 1/5000$.

Бул ооруну козгоочу ген кийинки муунга гетерозиготалуу ата-энелерден гана өтөт, ошондуктан гетерозиготалардын (Aa) пайда болуу жыштыгын табуу керек, б.а. $2pq$.

$q^2=1, \quad 5000, \quad$ же $1/5000=0,0002.$ Бул жерден $q=\sqrt{0,0002}=0,014$

$$p = 1-q = 1-0,014 = 0,986;$$

$$2pq = 2(0,986 \times 0,014) = 0,028.$$

Кийинки муундагы гендин концентрациясын аныктайбыз. Гетерозиготалардагы 50% гаметада болот, анын генофонддогу концентрациясы 0,014кө жакын. Ооруулуу балдардын төрөлүү ыктымалдыгы $q^2=0,000196$, же $0,000196/0,0002=0,98$, б.а. 5000 калкка 0,98. Ошентип, ушул популяциянын кийинки муунунда патологиялык гендин концентрациясы жана ушул оорунун жыштыгы иш жүзүндө өзгөрбөйт (бир аз төмөндөө байкалат).

5.5. Ярославь бодо малына таандык 850 уйдуң 799 кара жүндүү, 51 ток кызыл жүндүү экендиги аныкталган. Ушул популяцияда кара жана кызыл түстүү бодо малдардын фенотибинин катышын (F_2, F_3) аныктагыла.

Чыгаруу:

Ток кызыл жүндүү бодо малдар 6% же 0,06 ны ээлейт: $(1-q)^2 aa = 0,06$; анда а аллелдин жыштыгы $(1-q)a = (1-q)^2 = 0,06 = 0,24$ кө барабар. А аллелдин жыштыгы $A = (1-0,24) = 0,76$ га барабар. AA генотибинин жыштыгы $p^2 AA = 0,58$ ге барбар. Aa генотибинин кайталануу даражасы $2(pq)$ $Aa = 2(0,76 \times 0,24) = 0,36$ га барбар.

$$0,58\text{AA} : 0,36 \text{ Aa} : 0,06 \text{ aa}$$

кара жұндүү кара жұндүү кызыл жұндүү

Бодо малдын саны F_2 де жана F_3 тө да өзгөрбөйт.

5.6. Уйку бәзинин цистикалык фиброзу рецессивдүү гомозиготалуу фенотипке ээ адамдарга таасирин тийгизип, 2000 адамдан бирөөсүндө кездешет. Цистикалык фиброз генинин алыш жүрүүчүлөрүнүн жыштыгын эсептегиле.

Чыгаруу:

Алыш жүрүүчү гетерозиготалуулардын генотип жыштыктары Харди-Вайнберг тендемеси аркылуу эсептелет: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$,

Уйку бәзинин цистикалык фиброзу рецессивдүү гомозиготалуу фенотипке ээ адамдарга таасир этет; демек, $q^2 = 1$, 2000, же $1/2000=0,0005$. Бул жерден $q = \sqrt{0,0005} = 0,0224$

$$p + q = 1; p = 1 - q = 1 - 0,0224 = 0,9776.$$

Ошентип, гетерозиготалуу фенотиптин жыштыгы ($2pq$) = $2 \times (0,9776) \times (0,0224) = 0,044$, б.а., уйку бәзинин киста фиброзунун алыш жүргөн рецессивдүү ген калктын болжол менен 4,4% да кездешет.

5.7. Альбинизм рецессив белги болуп эсептелет. Текшерилген участкадагы 840 өсүмдүктөн 210 альбинизм бар экендиги белгилүү болду F_2 , F_4 тө альбинизм генинин таралуу даражасын аныктагыла.

Чыгаруу:

Популяцияда альбинос өсүмдүктөрүнүн кайталануу жыштыгы 0,25 ке барабар. Альбинизм генин жыштыгы:

$$a = (1-q)^2 = 0,25$$

$$q^2 = 1, 840, \text{ же } 840/210 = 0,25.$$

Бул жерден

$$q = \sqrt{0,25} = 0,5$$

F_2 - F_4 тө альбинизм генин кайталануу даражасы өзгөрбөйт.

5.8. Популяцияда $p = 0,8$ жана $q = 0,2$ аллелдердин жыштыгы белгилүү. Генотиптердин жыштыгын эсептегилем.

Чыгаруу:

$$p^2 = 0,64$$

$$q^2 = 0,04$$

$$2pq = 0,32$$

Демек, AA генотиптин жыштыгы - 0,64; aa генотиптин жыштыгы - 0,04; Aa генотиптин жыштыгы - 0,32.

5.9. Популяцияда альбинизм генинин катышы боюнча уч генотип бар: 9/16AA, 6/16Aa жана 1/16aa. Бул популяция генетикалык төң салмақтуулук абалындабы?

Чыгаруу:

Кариотиптин сүрөттөлүшү:

Популяция 9/16AA, 6/16Aa жана 1/16aa генотиптеринен турары белгилүү болду.

Мындай катыш Харди-Вайнбергдин теңдемеси менен чыгарылганда популяциядагы төң салмақтуулукка дал келеби?

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

Сандарды эсептегендөн кийин, популяция төң салмақтуулук абалында экендиги белгилүү болот:

$$(3/4)^2AA : 2 \cdot 3/4 \cdot 1/4Aa : (1/4)^2aa$$

$$p = \sqrt{9/16} = 0,75; q = \sqrt{1/16} = 0,25$$

$$p + q = 1; 0,75 + 0,25 = 1$$

Демек, бул популяция генетикалык төң салмақтуулук абалында.

5.10. Буурчактын данынын сары түсү - A жашыл түсү - a гендин таасиринде өөрчүйт. 1000 м^2 аянттагы 300000 өсүмдүктөн 75000 өсүмдүктүн даны жашыл түстө:

- ушул популяцияда жашыл түстүү өсүмдүктөр канча процентти ээлейт?
- а аллелдин таралуу даражасы кандай?
- А аллелдин таралуу даражасы кандай?
- AA генотиптүү өсүмдүктөр канча процентти ээлейт?

д) Аа генотиптүү өсүмдүктөр канча процентти ээлейт?

Чыгаруу:

- а) жашыл түстүү өсүмдүктөр 25% ти түзөт.
- б) $(1-q)a = \sqrt{0,025} = 0,5$ ке барабар;
- в) $pA = (1 - 0,5) = 0,5$ ке барабар;
- г) $p^2AA = (0,5)^2 = 0,25$ же 25%;
- д) $Aa = 50\%$

5.11. Жүгөрүнүн крахмалдуу эндосперми доминанттуу, крахмалы аз эндосперм рецессив болуп, алар А жана а гендердин таасиринде пайда болот.

Эндосперминде крахмалы бар дан текшерилгенде алардын 16% тинин эндосперм аз экендиги белгилүү болду. Ушул жүгөрүнүн популяциясынын үрөөнү себилсе кезектеги муунда:

- а) рецессив аллел гендин таралуу даражасы кандай болот?
- б) доминант гендин таралуу даражасы кандай болот?
- в) канча процент өсүмдүктөр доминант гомозигота болот?
- г) канча процент өсүмдүктөр доминант гетерозигота болот?

Чыгаруу:

аа - эндоспермалуу формалар 16% же 0,16 ны түзөт: а) а гендин таралуу даражасы.

- а) $q = \sqrt{0,16} = 0,4$;
- б) $pA = (1 - 0,4) = 0,6$;
- в) $p^2AA = (0,6)^2 = 0,36$ же 36% ;
- г) $2q(1-q)Aa = 2 (0,6 \times 0,4) = 0,48$ же 48%.

5.12. Адамда альбинизм рецессив генге таандык. Белгилүү райондо жашаган 20000 үй-бүлөдөн 412 альбинизм экендиги аныкталган:

- а) канча процент адам ушул ген боюнча гомозигота?
- б) рецессив аллелдин таралуу даражасы кандай?
- в) доминант аллелдин таралуу даражасы кандай?
- г) канча процент адам доминант гомозигота?

д) канча процент адам доминант гетерозигота болуп эсептелет?

Чыгаруу:

а) 2,06 % адам альбинизм боюнча гомозигота.

$$a) (1-q)a = \sqrt{0,020616} = 0,14;$$

$$б) pA = (1-0,14) = 0,86;$$

$$в) p^2AA = (0,86)^2 = 0,73 \text{ же } 73\% ;$$

$$г) 2pqAa = 2(0,14 \times 0,86) = 0,24 \text{ же } 24\%.$$

5.13. 1000000 калкы бар бир шаарда жүргүзүлгөн сурамжылоодо 49 альбинос табылды. Берилген шаардын тургундарынын арасында альбинизм генин алып жүрүүчү гетерозиготалуулардын пайда болуу жыштыгын аныктагыла.

Чыгаруу:

Альбиностор Харди-Вайнберг мыйзамына ылайык рецессивдүү гомозиготалуулар (aa) болгондуктан:

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

$$q^2 = 49/1000000 = 1/20408$$

рецессивдүү гендин жыштыгы:

$$q^2 = (1/20408)^2$$

$$\text{Мындан: } q = \sqrt{1/20408} \approx 1/143; p + q = 1$$

$$p=1-q;$$

$$p=1-1/143=142/143$$

Гетерозиготалуулардын жыштыгы $2pq$:

$$2pq = 2 (142/143 \times 1/143) = 284/20449 = 1/72 \approx 1/70$$

Демек, шаардын ар бир 70-жашоочусу альбинизм генин алып жүрүүчү гетерозигота болот.

5.14. Популяция 9% AA гомозиготалардан, 42% Aa гетерозиготалардан, 49% aa гомозиготалардан турат. А жана а аллелдеринин жыштыгын аныктагыла.

Чыгаруу:

AA - 9%; Aa - 42%; aa - 49%

Популяциядагы аллелдердин жалпы саны 1 же 100% түзөт.

AA гомозиготалууларда A аллели гана болот жана алардын саны 9%, же аллелдердин жалпы санынын 0,09 түзөт.

Аа гетерозиготалуулар 42% бардык индивиддердин жалпы санынан, же 0,42 түзөт. Алар 21%, же 0,21 A аллелин жана ошол

эле санды (42% же 0,21) - аллель берет. А аллелдеринин жалпы саны $9\% + 21\% = 30\%$, же 0,3 түзөт.

Аа гомозиготалар aa аллелдеринин 49%ын, же а аллелдердин 0,49 алып жүрөт. Мындан тышкary, Aa гетерозиготалары 21%, же 0,21, а-га аллель берет, ал жалпысынан $49\% + 21\% = 70\%$ же 0,7 түзөт.

Демек, $p = 0,09 + 0,21 = 0,3$, же 30%; $q = 0,49 + 0,21 = 0,7$ же 70%.

5.15. Популяцияны анализдөө көрсөткөндөй, аутосомдук-рецессивдик касиетке ээ адамдардын оорусу 0,04 түзөт. Бул популяцияда гетерозиготалардын жыштыгы кандай?

Чыгаруу:

$$q^2 = 0,04; 2pq \text{ табуу керек.}$$

$$1) q = \sqrt{0,04} = 0,2$$

$$2) p = 1 - q = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$3) 2pq = 2(0,8 \times 0,2) = 0,32.$$

5.16. Кара буудай альбинизм белгиси-бул рецессивдүү белги. Изилдөөгө алынган 10000 өсүмдүктүн ичинен 25 альбинос өсүмдүгү табылды. Гетерозиготалуу өсүмдүктөрдүн пайыздык курамын аныктағыла. Табылган альбинос өсүмдүктөрү гомозиготалуу - аа.

Чыгаруу:

Бул өсүмдүктөрдүн кездешүү жыштыгын табабыз:
 $q^2 = 25/10000 = 0,0025.$

Рецессивдик аллелдердин кездешүү жыштыгы:

$$q = \sqrt{0,0025} = 0,05.$$

$$\text{Мында, } p + q = 1, \text{ анда } p = 1 - q = 1 - 0,05 = 0,95.$$

Гетерозигота өсүмдүктөрдүн пайыздык кездешүүсүн табабыз Aa: $2pq = 2(0,95 \times 0,05) = 0,095$, же 9,5%.

5.17. Эгерде популяциянын 1%ын аа особдор түзгөндүгү белгилүү болсо AA, Aa жана aa генотиптеринин жыштыгын (%) менен) эсептегиле.

Чыгаруу:

$$q = 0,1$$

$$p = 1 - q = 0,9$$

$$2pq = 0,18$$

$$p^2 = 0,81$$

Популяцияда AA генотиби менен 81%, Aa генотиби менен 18% жана aa генотиби менен 1% осободор бар.

5.18. Адам популяциясында күрөн көздүүлөр 51%, кек көз адамдар 49% түзөт. Бул популяциядагы доминант гомозиготалардын пайызын аныктагыла.

5.19. Жамбаштын дисплазиясы тукум куума оорусу болуп саналат, гендердин орточо өтүшү 25% түзөт. Оору 6:10 000 жыштыгы менен пайда болот (Эфроимсон, 1968). Рецессивдүү ген боюнча гомозиготалуу индивиддердин санын аныктагыла.

5.20. Европада альбинизм болгон адамдар 1/10 000 катышта кездешет. Альбинизм гени аутосомалык рецессивдүү түрдө тукум кубалайт. Альбинизм генин алып жүрүүчүлөрүнүн пайда болуу жыштыгын эсептегиле. Ташуучу - гомозиготалуу абалда зат алмашуунун бузулушун пайда кылуучу гетерозиготалуу организмдин гени экендиги белгилүү болгон.

5.21. Адамдарда терс резус Rh генине карата оң резус Rh гени үстөмдүк кылат. Бул көрсөткүч боюнча суралган калктын 1982 адам "Rh оң", 368 адам "Rh терс" болгон. Бул популяциянын генетикалык түзүлүшү кандай?

5.22. Гречкада өсүмдүктөрдүн ачык кызыл түсү жашыл түсүнө толук эмес үстөмдүк кылат. Бул гендер боюнча гетерозиготалар кызгылт түстө болот. 840 өсүмдүктүн панмитикалык популяциясында 42 кызыл өсүмдүк болгон. Гомозиготалуу өсүмдүктөрдүн пайда болуу жыштыгы кандай?

5.23. Глюкозуриянын формаларынын бири аутосомдук рецессивдүү белги катары тукум кубалайт жана 7:1000 000 жыштыгы менен пайда болот. Популяцияда гетерозиготалардын пайда болуу жыштыгын аныктагыла.

5.24. Популяцияда 400 особ, анын ичинен генотиптери AA - 20, Aa - 120 жана aa - 260 осободор бар. А жана a гендердин жыштыгын аныктагыла.

5.25. Особдордун тобу 30 гетерозиготадан турат. А жана а гендердин жыштыктарын эсептегиле.

5.26. Популяцияда аллелдердин жыштыгы $p = 0,8$ жана $q = 0,2$ белгилүү. Генотиптердин жыштыгын аныктағыла.

5.27. Популяциянын курамы төмөнкүдөй: 0,2 AA, 0,3 Aa жана 0,50 aa. А жана а аллелдеринин жыштыктарын тапкыла.

5.28. Бодо малдын тобуна малдын 49% кызыл (рецессивдүү), 51% кара (доминанттуу) болот. Бул бодо малдын тобунда гомо жана гетерозиготалуу жаныбарлар канча пайызды түзөт?

VI. Молекулярдык генетика

Молекулярдык генетика түкүм куучулукка байланыштуу процесстерди молекулярдык деңгээлде изилдейт. Генетикалык же түкүм куучулук маалыматтардын бирдиги ген. Ген-бул бир полипептиддик чынжыр (бир белок) жөнүндө маалыматты камтыган дезоксирибонуклеин кислотасынын (ДНК) молекуласынын бир бөлүгү.

Организм белокторунун өзгөчөлүгү менен аныкталат. Алар зат алмашууга таасир этет.

Организмдин өөрчүп, өнүгүшү, тышкы сигналдарды кабыл алуу, кыймылдоо ж.б. ушул сыйктуу жашоо функциялары молекулярдык деңгээлде ишке ашат. Белоктор пептиддик байланыш менен байланышкан аминокислоталардан турат. Белоктордун курамына 20 ар кандай аминокислоталар кирет. Ар бир белоктун түзүлүшү жөнүндө маалымат ДНК молекуласында жазылат жана сакталат.

ДНК молекуласы эки нуклеотиддин чынжырынан турган полимер. Ар бир нуклеотид азоттуу негизден, дезоксирибоз моносахаридинен жана фосфор кислотасынын калдыгынан турат. ДНКда азоттун төрт түрү бар: аденин (А), тимин (Т), гуанин (G) жана цитозин (С). ДНК катарында азоттуу негиздер моносахарид жана фосфор кислотасынын калган бөлүгү менен суутек байланыштары аркылуу чынжырлардын ортосунда бири-бирине бекем байланышат. Жалпысынан, ДНКнын түзүлүшү тепкичке окшойт.

ДНК спираль түрүндө ийилген болуп, эки чынжырдын ортосунда азоттуу негиздер табигый түрдө жайгашат: аденин ар дайым тиминдин каршысында, гуанин цитозиндин каршысында башкача айтканда, аденин тиминди, гуанин цитозинди толуктайт.

ДНК молекулалары эки эселеңүүгө (репликацияга) жөндөмдүү. Эки эселеңүү процесси толуктоо принцибине негизделген.

ДНК молекуласындагы нуклеотиддердин сандык катышы Чарграфтын эрежелери менен белгилүү:

- | | | |
|--------------------------------|----|---------------------------------|
| 1. $\Sigma A = \Sigma T$ | же | $\Sigma A / \Sigma E = 1$ |
| 2. $\Sigma G = \Sigma C$ | же | $\Sigma G / \Sigma C = 1$ |
| 3. $\Sigma(A+G) = \Sigma(T+C)$ | же | $\Sigma(A+G) / \Sigma(T+C) = 1$ |

А + Т жана Г + С толуктоочу негиздердин саны ар кандай тириүү организмдердин түрлөрү үчүн айырмаланат. $\Sigma(A+T)/(G+C)$ катышы ДНКнын эң маанилүү мүнөздөмөсү, анын нуклеотиддик курамынын өзгөчөлүгүнүн көрсөткүчү.

ДНКнын спецификация коэффициенти микроорганизмдерде 0,45-2,57 чейин, жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөрдө 0,58-0,94 чейин, жаныбарларда 0,54-0,81 чейин езгөрөт.

Белок молекуласында аминокислоталардын жайгашуусу жөнүндө маалымат жазылат жана сакталат.

Белгилүү бир нуклеотид катарында ДНКда болот. Код рибонуклеин кислоталарын (РНК) колдонуп шифрленет. Расшифровка процесси информацыйлык РНКны (и-РНК) синтездөө менен башталат. Информациялык РНК-бул нуклеотиддердин бир чынжырынан турган полимер. Нуклеотиддерге азоттуу негиздер, рибоза моносахарид жана фосфор кислотасынын калдыгы кирет. РНКда төрт азот негизи бар: аденин, урацил (У), гуанин жана цитозин.

Информациялык РНК комплементардык принциби боюнча ДНКдан маалыматты алат. Бул процесс транскрипция деп аталат:

ДНК	Т-Г-Г-Т-А-Т А-Ц-Ц-А-Е-А
и-РНК	У-Г-Г-У-А-У

1-ДНКнын структурасы жана и-РНКнын транскрипциясы.

Кодду чечмелөөнүн кийинки баскычы рибосомаларда жүргүп, и-РНК матрицасы аркылуу белоктордун полипептиддик

чынжырын синтездөө жүргүзүлөт. Бул процесс трансляция деп аталаат. Бул процессте транспорттук РНК (т-РНК) катышат, анын милдети аминокислоталарды рибосомаларга жеткирүү жана код менен каралган полипептиддик чынжырдан өз ордун табуу.

Генетикалык код азыркы учурда бардык 20 аминокислоталар үчүн расшифровкаланган жана 6-таблицада берилди.

Генетикалык код-триплет, б.а. ар бир аминокислота үч чектеш нуклеотид (кодон) менен коддолгон. УАА, УАГ жана УГА триплеттер-токтотуучу кодон.

Маселе иштөөдө нуклеин кислоталарынын курамын аныктоо, ДНК репликациясындагы комплементардык принципин билүү жана и-РНКнын транскрипциясы, ДНК түзүмүндөгү белгилүү маалыматтарды колдонуу менен белоктордун түзүлүшүн аныктап жана аминокислоталарды коддоо таблицасын колдонобуз (6-таблица). Молекулярдык генетикадагы маселелерди чечүүдө таблицада айтылгандарды эсиңдерден чыгарбагыла, мында и-РНК үчүн кодондор көрсөтүлгөн.

• 6-таблица

и-РНК кодонорунун аминокислоталарга ылайык келиши. Генетикалык код (и-РНК)

Биринчи негиздер	Экинчи негиздер				Үчүнчү негиздер
	У	Ц	А	Г	
У	Фен	Фен	Лей	Лей	У
	Сер	Сер	Сер	Сер	Ц
	Тир	Тир	—	—	А
	Цис	Цис	—	Три	Г
Ц	Лей	Лей	Лей	Лей	У
	Про	Про	Про	Про	Ц
	Гис	Гис	Глин	Глин	А
	Арг	Арг	Арг	Арг	Г

A	Иле Тре Асн Сер	Иле Тре Асн Сер	Иле Тре Лиз Арг	Мет Тре Лиз Арг	У Ц А Г
Г	Вал Ала Асп Гли	Вал Ала Асп Гли	Вал Ала Глу Гли	Вал Ала Глу Гли	У Ц А Г

Эскертүү: Кыскартылган аминокислоталардын атальыштары эл аралык терминдерге ылайык көлтирилген.

Аминокислоталар: Ала - аланин, Арг - аргинин, Асп - аспарагин кислотасы, Асн - аспарагин, Вал - валин, Гис - гистидин, Гли - глицин, Глн - глутамин, Глу - глутаминовая кислота, Иле - изолейцин, Лей - лейцин, Лиз - лизин, Мет - метионин, Про - пролин, Сер - серин, Тир - тирозин. Тре - треонин, Три - триптофан, Фен - фенилаланин, Цис -цистеин.

6.1. ДНКнын репликациясы

6.1. ДНК чынжырынын фрагментинин нуклеотиддери Г-Т-Г-А-Ц-Г-Т-Ц-А ырааттуулугуна ээ. Генетикалык код таблицасын колдонуу менен и-РНКдагы нуклеотиддердин курамын жана ырааттуулугун, т-РНК антикодондорундагы нуклеотиддердин комплементардык триплеттерин, белок молекуласынын синтезделген фрагментиндеги аминокислоталардын курамын жана ырааттуулугун аныктагыла.

Чыгаруу:

Комплементардуулук принцибине ылайык ($\Gamma=\text{Ц}$, $\text{A}=\text{У}$) и-РНК нуклеотиддери ДНКнын генетикалык кодунан (транскрипция) түзүлөт. Комплементардык антикодондор-т-РНК нуклеотиддеринин триплеттери и-РНК кодондоруна тандалып алынат жана толуктоо принциби боюнча да суутек байланыштары (кодон=антикодон) менен байланышкан. Ар бир т-РНК үчилтиги генетикалык кодго ылайык белгилүү бир

аминокислота менен камсыз кылат. Аминокислота синтезделген белок чынжырын түзөт.

и-РНКдагы нуклеотиддердин триплеттери чыныгы генетикалык код болуп саналат, ал эми комплементардык т-РНК үчиттиктери тиешелүү аминокислоталарды рибосомаларга тандоодо жана откөрүүдө алып жүрүүчүлүк кызматты аткарышат.

ЦАЦ и-РНКсындагы алгачкы үч нуклеотид генетикалык коддун таблицасына ылайык гистидинге, УГЦ кийинки үч нуклеотид цистеинге, ал эми АГУ триплети серинге туура келет. т-РНК дагы антикодондор үтүр менен болунгөнүн эске алуу керек.

ДНК молекуласында гистидин-цистеин-серин аминокислоталардын тизмеги коддолгон.

Ошондуктан, бул маселени чечүүдө төмөнкүдөй жазуу керек:

ДНК	Г	Т	Г	А	Ц	Г	Т	Ц	А
и-РНК	Ц	А	Ц	У	Г	Ц	А	Г	У
т-РНК	Г	У	Г	А	Ц	Г	У	Ц	А
Белок (аминокислота)	<i>Гис</i>			<i>Цис</i>			<i>Сер</i>		

Генетикалык код таблицасын колдонуу эрежелери (6-таблица). Триплеттеги биринчи нуклеотид сол вертикалдуу катардан, экинчиси жогорку горизонталдык катардан, үчүнчүсү оң вертикалдуу катардан алынат.

6.2. ДНК жиптеринин биринин участогунда төмөнкү нуклеотиддердин тизмеги бар: ГААГАТЦАТ ... Экинчи катардагы нуклеотиддердин тизмегин аныктагыла.

Чыгаруу:

Комплементр принципи боюнча (А-Т, Г-С) экинчи ДНК чынжырындагы нуклеотиддердин тизмеги төмөнкүчө болот:

ДНКнын биринчи чынжырында-ГААГАТЦАТ,

ДНКнын экинчи чынжырында-ЦТТЦТАГТА.

6.3. Бир ДНК чынжырынын үзүндүсү төмөнкүдөй курамга ээ:

—А—А—А—Т—Т—Ц—Ц—Г—Г—Г— Экинчи чынжырын түзгүлө.

6.4. ДНК молекуласынын чынжырларынын бири төмөнкү нуклеотид тизмегине ээ: ТЦГАТТТАЦГ...

Бир эле молекуланын экинчи чынжырында нуклеотиддердин кандай тизмеги болот?

6.5. Өз алдынча көчүрүп алуу менен түзүлгөн ДНК чынжырындагы нуклеотиддердин ордун көрсөткүлө: ААТЦГЦТГАТ...

6.6. ДНКдагы нуклеотиддердин комплементарларын жазгыла: ТАГГЦТААТАГЦ.

6.7. ДНК молекуласынын чынжырынын биринде төмөнкү нуклеотиддердин тизмеги бар: АТЦАТАГЦЦГ. ДНК молекуласынын экинчи чынжырында ушул участокко туура келүүчү кандай нуклеотиддер болушу мүмкүн?

6.2. Транскрипция

6.8. Гендин нуклеотид тизмеги менен пайда болгон и-РНК молекуласынын бөлүгүнүн нуклеотиддик ырааттуулугун көрсөткүлө: ЦТГГЦТТАГЦЦГ...

Чыгаруу:

Информациялык РНКнын пайда болушу ДНКнын өз алдынча эки эселениши менен бирдей: гуанин цитозинге, цитозин гуанинге, аденин тиминге, ал эми РНКдагы урацил ДНКдагы аденинге туура келет. Ошентип, маселени чечүү үчүн нуклеотиддерди схемага ылайык алмаштыруу жетиштүү:

ЦТГ ГЦТ ТАГ ЦЦ Г,

натыйжада:

ДНК чынжыры - ЦТГ ГЦТ ТАГ ЦЦ Г,

и-РНК молекуласы - ГАЦ ЦГА АУЦ ГГЦ.

6.9. ДНКнын катарларынын бири АТТГЦТЦАА нуклеотиддеринин тизмеги и-РНКны синтездөө үчүн шаблон катары колдонулат. и-РНК кандай нуклеотиддердин тизмегине ээ болот?

6.10. ДНК катарында пайда болгон и-РНКга базалык ырааттуулукту төмөнкү ырааттуулук менен жазғыла: ТТЦГАГТАЦЦАТ.

6.11. Гендин нуклеотиддик тизмеги менен пайда болгон и-РНК молекуласындагы нуклеотиддик ырааттуулугун аныктагыла: ЦАЦГАТЦЦТТЦТ.

6.12. ДНК жиптеринин биринин фрагментинде төмөнкү нуклеотиддердин тизмеги бар АААГАТЦАЦТАТЦТГТТАЦТА. ДНК молекуласынын ушул бөлүгүндө транскрипция учурунда пайда болгон и-РНК молекуласынын түзүлүшүн жазғыла.

6.13. Пайда болгон и-РНК молекуласынын бөлүгү кодондордун төмөнкү курамына ээ: ГЦГ-АЦА-УУУ-УЦГ-ЦГУ-АГУ-АГА-АУУ. Бул и-РНКны кайсы ДНК коддору кодировкаланышын жана алар кандай ырааттуулукта жайгашкандығын аныктагыла.

6.3. Белоктордун биосинтези

6.14. Полипептиддин бир бөлүгүн коддоочу ДНК молекуласынын фрагменти төмөнкү түзүлүшкө ээ: АТАГТЦЦААГГА. Полипептиддеги аминокислота тизмегин аныктагыла.

Чыгаруу:

ДНК бир чынжырынан и-РНК нын алышыны белгилүү. Биз маселенин шартына ылайык и-РНКны түзөбүз: УАУЦАГГУУЦЦУ. Аларды триплеттерге бөлөбүз: УАУ, ЦАГ, ГҮҮ, ЦЦУ. Генетикалык коддун таблицасына ылайык (6-таблицаны карагыла), биз ар бир триплет үчүн тиешелүү аминокислотаны кезек менен табабыз жана керектүү полипептиддин участогун түзөбүз:

-тироzin-глутамин-валин-пролин-.

Демек:

ДНК чынжырында – АТА- ГТЦ- ЦАА- ГГА;
и-РНК триплеттери- УАУ - ЦАГ - ГҮҮ - ЦЦУ;
полипептид -Тир - Глн - Вал - Про.

6.15. Белок молекуласынын бир бөлүгү төмөнкү аминокислоталардын кезегине ээ: - аланин - тирозин - лейцин - аспарагин. Бул протеин синтезине кандай т-РНКлар (кайсы антикодондор) катышат?

Чыгаруу:

Генетикалык коддуң таблицасына ылайық, биз и-РНКнын кодондорун табабыз: ГЦУ, УАУ, ЦУУ жана ААУ. т-РНКнын антикодондору и-РНКнын кодондоруна комплементардуу: ЦГА, АУА, ГАА жана УУА. Ошентип:

и-РНКнын кодондору- ГЦУ, УАУ, ЦУУ, ААУ,
т-РНКнын антикодондору- ЦГА, АУА, ГАА, УУА.

6.16. Сол жактан экинчи жана 10-нуклеотиддерди АСАТТАААНТС ген участкасынан алынып салынса, белоктүн түзүлүшүү кандай өзгөрөт?

Чыгаруу:

Биринчи и-РНКны УГУАААУУУЦАГ курабыз, андан кийин үч триплетке бөлүп, керектүү белоктүн участогун нормага ылайык курабыз: цистеин - лизин - фенилаланин - глутамин. Маселенин шарты боюнча, ДНК чынжырынан экинчи жана онунчу (сол) нуклеотиддери алынып салынат. ААТТАААТЦ калат. Алынган участокту пайдаланып и-РНК УУАААУУУАГ чынжырын түзүп, аны кайрадан триплеттерге бөлүп, ДНКдагы өзгөрүүдөн кийин белоктордун түзүлүшүн табабыз: лейцин - аспарагин - лейцин.

Алмаштырганга чейин:

ДНК - АЦА ТТТ ААА ГТЦ;
и-РНК - УГУ - ААА - УУУ - ЦАГ;
белок – Цис - Лиз - Фен - Глин.

Алмаштыргандан кийин:

ДНК - ААТ ТТА ААТ Ц;
и-РНК - УУА - ААУ - УУА - Г;
белок - Лей - Асн - Лей.

ДНКдагы өзгөрүүдөн мурун жана андан кийин белок участкасынын түзүлүшүн салыштырып көрсөк, бардык аминокислоталардын алмаштырылганын жана чынжырдын узундугун бир аминокислотага кыскаргандыгын көрөбүз.

6.17. Полипептид төмөнкү аминокислоталардан турат: лизин-валин, серин-глутамин кислотасы. Көрсөтүлгөн полипептидди коддоочу ДНК участкасынын түзүлүшүн аныктагыла.

Чыгаруу:

Полипептидде аминокислоталардын катары берилген. Бул маалыматка ылайык, бул полипептиддин синтезин көзөмөлдөгөн и-РНКнын түзүлүшүн аныктоо кыйын эмес. Генетикалык коддун таблицасынан биз лизиндин (ААА), валиндин (ГУУ), сериндин (УЦУ) жана глутамин кислотасынын (ГАА) триплеттер түзүмүн табабыз. Кодировкалоочу триплеттерди тандап, ушул полипептид үчүн и-РНК түзөбүз: ААА ГУУ УЦУ ГАА. и-РНК чынжырынын жардамы менен ДНК чынжырынын алышып салынган бөлүгүн калыбына келтирүүгө болот. Урацил ДНК адениндик тушуна гуанинге цитозин ж.б турат. Демек, бизди кызыктырган ДНКнын чынжыры төмөнкүдөй түзүлүшкө ээ болот:

ТТТЦАААГАЦТТ

Бирок ДНК эки чынжырдан турат. Бир чынжырдын түзүлүшүн билип, комплементар принциби боюнча, экинчисин түзөбүз. Бул полипептидди коддогон эки катарлуу ДНК участогу төмөнкүдөй түзүлүшкө ээ болот:

ТТТЦАААГАЦТТ

АААГТТТЦТГАА.

6.18. Полипептиддин биосинтезине ЦУА, АГЦ, ЦГУ, АЦУ антикодондору бар т-РНКлар катышкан. ДНК молекуласынын синтезделген полипептид жөнүндө маалымат алыш жүргөн ДНКнын ар бир чынжырындагы аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т), цитозин (Ц) нуклеотиддердин ырааттуулугун жана санын ошондой эле ДНКнын эки чынжырын бириктирген суутектик байланыштардын санын аныктагыла. Жообун түшүндүргүлө.

Чыгаруу:

Бул тапшырмада силер аракеттерди тескери тартипте аткарышыңар керек. Комплементардуулук принцибинин жардамы менен и-РНКны т-РНКдан калыбына келтирүүгө болот (ГАУ кодону ЦУА антикодонуна, УЦГ кодону АГЦ

антикодонуна, ГЦА кодону ЦГУ антимодонуна, АГУ кодону УЦА кодонуна комплементар).

Ошентип, биз иРНКны алабыз: ГАУ-УЦГ-ГЦА-УЦА. и-РНК комплементардуулук принципинин жардамы менен ДНК бир чынжырынын нуклеотиддик ырааттуулугун калыбына келтириүүгө болот: ЦТА-АГЦ-ЦГТ-АГТ (ДНКда урацил жок, анын ордуна тимин болот). Эми кайрадан толуктоо принципиинен пайдаланып, пайда болгон ДНК чынжырынан экинчи ДНК чынжырын түзөбүз: ГАТ-ТЦГ-ГЦА-ТЦА.

Кош чынжыр ДНК молекуласындагы нуклеотиддердин санын эсептөө калды: А саны = 6, ошол эле сумма Т болот, анткени алар жуп. Г = 6 саны, ошол эле сумма Ц болот, анткени алар дагы бириң-бирине комплементар.

Эми биз эки ДНК чынжырынын ортосундагы суутек байланыштарынын санын эсептейбиз. А менен Т ортосунда 2 суутек байланышы, Г менен Ц ортосунда үч суутек байланыш түзүлөөрүн эске алсак, анда ДНКнын кош чынжырын түзүлүшүн камсыз кылган жалпы суутек байланыштар $(6 \times 2) + (6 \times 3) = 30$. Демек, 30 суутектик байланыш бар.

6.19. Бириңчилик полипептиддин түзүлүшүн коддоочу ДНК чынжырынын участогу 45 нуклеотидден турат. Аминокислоталарды коддоочу и-РНКдагы нуклеотиддердин санын, полипептиддеги аминокислоталардын санын жана бул аминокислоталарды синтез аймагына өткөрүү учун зарыл болгон т-РНКнын санын аныктагыла. Жообун түшүндүргүлө.

Чыгаруу:

Эгерде ДНКда 45 нуклеотид болсо, и-РНКда нуклеотиддердин саны бирдей болот, анткени алар комплементар (и-РНК ДНКнын көчүрмөсү). т-РНКнын саны $45:3 = 15$ болот, анткени генетикалык код триплет, ал эми т-РНК антимодону 3 нуклеотидден турат. Белоクトогу аминокислоталардын саны да 15 болот, анткени бир т-РНК бир аминокислотаны белок синтези болгон жерге жеткирет. Демек, 15 аминокислота, 15 т-РНК.

6.20. ДНК чынжырынын бириңин молекулалык салмагы 103500. Нуклеотиддин ортоочо молекулалык салмагы 300 экени

белгилүү болсо, анда коддолгон аминокислоталардын санын аныктагыла.

Чыгаруу:

ДНКнын молекулалык салмагын бир нуклеотиддин молекулалык салмагына бөлүү керек, биз нуклеотиддердин санын алабыз: $103500:300=345$ нуклеотид. З нуклеотид 1 аминокислотаны коддогондуктан, белоктогу аминокислоталардын санын алуу үчүн 345ти 3кө бөлүү керек: $345:3=115$. Демек, 115 аминокислота.

6.21. ДНК молекуласынын эки чынжырынын бир бөлүгүндө аденин (А) менен 300 нуклеотид, тимин менен 100 нуклеотид (Т), гуанин менен (Г) 150 нуклеотид жана цитозин (С) менен 200 нуклеотид бар. А, Т, Г жана Ц нуклеотиддери бар ДНК кош чынжырынын молекуласынын канча нуклеотид бар? ДНК молекуласынын бул участогу коддогон белок канча аминокислотаны камтышы керек? Жообун түшүндүргүлө.

Чыгаруу:

Комплментардуулук принцибине ылайык экинчи ДНК чынжырында А-100, Т-300, Г-200, Ц-150 нуклеотиддер болот. ДНКнын эки чынжырында нуклеотиддер бар: А $300+100=400$, демек, Т=А=400 дегенди билдириет. Ц= $200+150=350$, бул Г=Ц=350 дегенди билдириет. Белоктун түзүлүшү жөнүндөгү маалымат эки чынжырдын бири аркылуу жүргүзүлөт, бир ДНК чынжырындагы нуклеотиддердин саны $300+100+150+200=750$, анткени бир аминокислота 3 нуклеотид менен коддолгон, ошондуктан белоктун курамында $750:3=250$ аминокислота болот.

6.22. Төмөнкү курамдагы и-РНК коддолгон полипептиддин аминокислоталык курамын аныктагыла: ЦЦУ-ЦЦЦ-ЦЦА- ЦЦГ.

6.23. и-РНК молекуласынын участогу төмөнкү түзүлүшкө ээ: АГУАГАУУЦУУУ. РНКда матрица катары синтезделген белоктун тиешелүү бөлүгүндө аминокислоталар кандай тартипте жайгашкан?

6.24. Белоктуу кодогон гендин участогу нуклеотиддердин ырааттуу тизмегинен турат:

ААЦГАЦТАЦТАЦААЦГАА. Гендин ушул участогунда коддолгон полипептиддик чынжырдагы аминокислоталардын курамын жана ырааттуулугун аныктагыла.

6.25. Гемоглобин полипептид чынжырларынын биринде коддолуучу гендин бир бөлүгү төмөнкү курамдын коддорунан турат: АЦЦАТТГАЦЦАТГАА. Полипептиддик чынжырдагы аминокислоталардын курамын жана ырааттуулугун аныктагыла.

6.26. Жасалма белоктун синтези үчүн ЦГА, УУА, АЦА, ІЦДА антикодону бар т-РНК киргизилген. Белоктун биосинтезине кайсы аминокислоталар катыша турғандыгын аныктагыла.

6.27. Алдыңкы гипофиз бэзи иштеп чыккан адамдын адренокортиcotроптук гормонунун бир молекуласынын түзүлүшү: - серин - тирозин - серин - метионин -. АКТГ фрагментинин биосинтезине катышкан т-РНКдагы антикодонондордун тизмегин аныктагыла.

6.28. Белок молекуласынын бир бөлүгү төмөнкү аминокислоталардын кезегине ээ: -лизин- треонин- глицин-валин- аргинин-. Бул белоктун синтезине кандай т-РНКлар (кайсы антикодондор) катышат?

6.29. Гендин участогу төмөнкүдөй түзүлүшкө ээ: ЦГЦТЦААААТЦГ... Маалымат ушул генде болгон белоктун тиешелүү участогунун түзүлүшүн көрсөткүлө. Генден биринчи нуклеотидди алынып салынышы белоктун түзүлүшүнө кандай таасир этет?

6.30. Белок молекуласынын участогундагы аминокислоталардын тизмегин аныктагыла, егерде ал ДНК нуклеотидинин төмөнкү тизмеги менен коддолгону белгилүү болсо: ТГЦГТТТАТГЦ...

ДНК молекуласынан алтынчы нуклеотиди химиялык жол менен алынып салынса, кандай өзгөрөт?

6.31. ІЦЦЦАААААГАТА... иретиндеги нуклеотиддер ДНК молекуласында жазылган. Маалыматтын негизинде

синтезделүүчү белоктун молекуласынын участкасындагы мономерлердин көзектешүүсүн атагыла.

ДНК молекуласынан экинчи нуклеотиддин алышып салынышы белоктун түзүлүшүнө кандай таасир этет?

6.32. ДНКнын АГТГТГААЦЦАГ... нуклеотиддеринин тизмеги менен аминокислоталардын кандай тизмеги коддолот. Эгер үчүнчү жана төртүнчү нуклеотиддердин арасына тимин киргизилсе, аминокислоталардын тизмеги кандай болуп өзгөрөт?

6.33. ЦЦЦАТГГЦЦГГТ... нуклеотид тизмеги менен коддолсо, белоктогу аминокислотанын тизмеги кандай башталат?

Эгерде ДНК молекуласынан радиациянын таасири менен төртүнчү нуклеотидди алыш салса, синтезделген белоктун аминокислоталарынын чынжырынын башталышы кандай болот?

6.34. Тамеки мозаика вирусунун белокторунун чынжырынын участогу төмөнкү аминокислоталардан турат: -серин-глицин-серин-изолейцин-треонин-пролиндер-серин-. Азот кислотасын и-РНКга таасир эткенде РНКнын цитозини гуанинге айланат. Азот кислотасы и-РНКга таасир эткенден кийинки вирус белогунун түзүлүшүндөгү өзгөрүлөрдү аныктагыла.

6.35. Төмөнкү белоктун аминокислоталарынын тизмеги и-РНКнын кандай нуклеотиддик тизмеги менен коддолот:

- треонин - триптофан - тирозин - валин - .

6.36. Генетикалык коддун таблицасын колдонуп (6-таблица), белоктогу аминокислоталардын төмөнкү ырааттуулугу жөнүндө маалымат коддолгон ДНК участогун жазгыла: -аргинин-триптофан-тирозин-гистидин-фенилаланин.

6.37. Бир гистондун чынжырынын башталышы төмөнкү аминокислоталардын тизмегине ээ: аланин - аргинин-треонин-лизин-. и-РНКнын жана эки чынжырлуу ДНКнын баштапкы фрагменттеринин түзүлүшү кандай?

6.38. В инсулин чынжырындагы алгачкы 10 аминокислоталар: фенилаланин - валин - аспарагин -глутамин-

гистидин-лейцин-цистеин-глицин-серин-гистидин-. Инсулин чынжырынын ушул бөлүгүн коддоочу ДНК участогунун түзүлүшүн аныктагыла.

6.39. А инсулин чынжырынын баштапкы бөлүгү төмөнкү беш аминокислоталар менен көрсөтүлөт: глицин- изолейцин-валин-глутамин-глутамин-. Инсулин чынжырынын ушул бөлүгүн коддоочу ДНК участкасынын түзүлүшүн аныктагыла.

6.40. Эгер белоктун участкасы -аргинин-пролин-лейцин-валин-аргинин түзүлүшүнө ээ болсо, анда ДНКнын нуклеотиддеринин тизмеги кандай болот?

VII. Генетикалык инженерия

Биотехнологияны пайдалануу аркылуу организмдин геномун түздөн түз башкаруу генетикалык инженерия, ошондой эле генетикалык өзгөртүү деп да аталаат. Бул клеткалардын генетикалык түзүлүшүн өзгөртүү, анын ичинде жакшыртылган же жаңы организмдерди өндүрүү үчүн түркүмдөрдүн ичинде жана арасында гендерди которуштуруу үчүн пайдаланылган технологиялар жыйындысы болуп саналат.

Жаңы тукум куучулук касиетке ээ болдуруш үчүн организмге жасалма жол менен ага башка бир организмден жаңы генди же бир нече гендерди киргизүү керек. Андан тышкary, бул гендер бөтөн организмде белокторду өндүрүүдө "иштей" башташы керек.


Бул процедура "кесүү" жана "тигүү" эки операциясын колдонуу менен жүргүзүлөт. Тигүү куралдарынын ролун рестриктаза жана лигаза ферменттери ойнойт.

ДНК эки чынжыры боюнча иш-аракет кылган рестриктаза (бир түрдөгү молекулалык кайчы) андагы нуклеотиддердин белгилүү бир ырааттуулугун "тааныйт". Болгондо да, ар бир рестриктаза өзүнүн ДНК тизмегин гана таанып, ага жабышып, аны орнотуучу жерде кесет. Кайсы ДНКны кесип алуу рестриктаза үчүн айырмасы жок. Ал үчүн "тааныган" гана участок болушу керек.

Демек, бул бири-бирине окшобогон эки ДНКнын (мисалы, пил жана бака клеткаларынан) тизмегине бир эле рестриктаза колдонгондо бири-бирине оцой эле (тигилет) жабышат. Адатта, рестриктаза өзүнө гана белгилүү 4-6 жуп нуклеотиддерден турган ДНК молекулаларынын кыска участогун "тааныйт" жана ДНКнын эки чынжырынын ушул бөлүктөрдүн ортосунан же кандайдыр бир жылышы менен кесет.

Биринчи учурда, учтары тегиз кесиндилер пайда болот, ал эми экинчи учурда кесилген ДНК чынжырларынын бири узунураак болуп калат. Мындай бир кылдуу учтар

"жабышчаак" деп аталаат, анткени алар комплементардуулук күчүнүн эсебинен бири-бирине жабышып калышат.



2-сүрөт. а) *EcoR I* рестриктаза эки чынжырлуу ДНК молекуласын тааныган жана кесилген жерин көрсөткөн схемасы; б) *EcoR I* менен кескендөн кийин жабышчаак учтуу ДНК фрагменттери.

6 нуклеотидден ГААТТЦ турган ДНКнын фрагментин таанып, аны ассиметирдүү Г жана А нуклеотиддердин ортосунан кескен, экинчи типтеги **EcoRI** рестриктаза мисал боло алат (2-сүрөт). Натыйжада, бир чынжырда кесилген 4 жуп негиз экинчисине салыштырмалуу которулат. Мындай кесилгенде, эки бутак пайда болот. Бул учтар бири-бирине тартылып, эски байланыштарын калыбына келтирип, суутек көпүрөлөрү менен бекилгенге аракет кылат.

Эгерде ошол эле *EcoR1* менен башка организмдин ДНКсынын фрагменттин алса, алар окшош бири бирине дал келген "жабышчаак учтарга" ээ болушат. Алардын бекем биригиши учун дагы башка фермент- ДНК-лигаза керек болот.

Сыртынан караганда ал кадимки ДНКдан эч айырмасы жок. Азыр генетикалык инженерлердин арсеналында 500дөн ашык ар кандай рестриктазанын түрү бар, алар ДНКны болжол менен 120 түрдүү жеринен кесип ала алат. 7-таблицада бир нече рестриктазанын түрлөрү жана алар ажыратта алган ДНКнын участкалары келтирилген.

• 7-таблица

Айрым рестриктазалар жана алар ажырата алган кезектешүү

Рестриктаза	ДНК таануу участкалары жана кесилген жерлери
Bam I	$5'-\text{Г-Г-А-Т-Ц-Ц-3'}$ $3'-\text{Ц-Ц-Т-А-Г-Г-5'}$
EcoR I	$5'-\text{Г-А-А-Т-Т-Ц-3'}$ $3'-\text{Ц-Т-Т-А-А-Г-5'}$
Hind III	$5'-\text{А-А-Г-Ц-Т-Т-3'}$ $3'-\text{T-T-Ц-Г-А-А-5'}$
Hae III	$5'-\text{Г-Г-Ц-Ц-3'}$ $3'-\text{Ц-Ц-Г-Г-5'}$
Hpa II	$5'-\text{Ц-Ц-Г-Г-3'}$ $3'-\text{Г-Г-Ц-Ц-5'}$
Sma I	$5'-\text{Ц-Ц-Ц-Г-Г-Г-3'}$ $3'-\text{Г-Г-Г-Ц-Ц-Ц-5'}$

Ушул жана башка ферменттердин жардамы менен көптөгөн изилдөөчүлөр ар түрдүү гибриддик (рекомбинант) ДНКнын компоненттерин иштеп чыгууда.

Ал эми пайда болгон гибрид гендер кантит клеткага кирип, ал жерде иштей баштайт?


Бөтөн гендерди ар кандай организмдерге жеткирүү үчүн, илимпоздор вектор деп аталган атايын тизмектерди колдоно башташты. Вектор-бул ДНК молекуласы, ар кандай организмдердин клеткаларында өз алдынча репликацияга жөндөмдүү жана жасалма жол менен курулган гендин иштешин камсыздайт.

Табият өзү жараткан идеалдуу вектордук молекулалар - билектердийн цитоплазмасында көз карандысыз жашаган майда шакекче ДНК молекулалуу плазмиддер. Плазмиддер автономдуу репликацияга жөндөмдүү, ар кандай антибиотиктерге туруштук берүүчү генге ээ. Бул алардын клеткаларда болушун аныктоону женилдетет. Плазмиддер эссиин клеткасынын хромосомасына кирип кетиши мүмкүн, ошондой эле рестриктаза тааный ала турган ДНК участоктору бар.

Ошондуктан, спецификалык рестриктаза плазмиддик ДНК шакегин кесип, сзыяктуу абалга келтире алат. Мында сзыяктуу плазмидди башка ылайыктуу ДНК фрагменттерине жабышчаак учтары менен оңой туташтырса болот.

Шакектүү плазмид pSC101 гендик инженерияда биринчи колдонулган вектор болгон. Ал бир гана “кесиле турган” участокко (рестрикция сайты) ээ. EcoR1 рестрикция жардамы менен шакектүү ДНК сзыяктуу ДНКга айланат, андан сырткары дал ушул фермент менен кесилип алынган башка ДНК фрагменти менен жабыша алат. Мындан тышкары, тетрациклин антибиотигине каршы генди алыш жүрөт. Демек, билекти менен бир чөйрөдө болгон болсо, бактерияда ал оной табылат. pSC101дин ушул касиеттери биринчи гибриддик (рекомбинанттык) ДНКларды түзүү жана клондоштуруу үчүн колдонулган. Алар функционалдык жактан активдүү болгон, башкача айтканда, алар клеткада туруктуу жашай алышат жана жаны белгилерди (трансформация) бере алат.

EcoRI рестриктазанын жардамы менен, бөтөн ДНКнын фрагменттин pSC101 плазмиддик векторуна киргизүү этаптары схемада көрсөтүлгөн (3-сүрөт).




3-сүрөт. Рекомбинанттык ДНК молекуласынын фрагменттин плазмиддик pSC101 векторго EcoRI аркылуу киргизилиши: а) ДНК молекуласын рестриктаза менен кесүү жана "жабышичаак" учтуу фрагменттерди түзүү; б) гибридизация жана ДНК фрагменттеринин лигаза ферменти менен "тигүү".

Гендик инженериянын методдорунун өнүгүшү менен плазмиддик векторлор дагы жакшыртылган. Плазмид pBR322 кенири тараалган. Ар түрдүү рестриказалар менен кесилүүчү участоктору көп болгондуктан аны ар түрдүү ДНК фрагменттери менен бириктирсе болот. Андан тышкary, бактериялык чөйрөдө pBR322де бир эмес, селекция үчүн эки

маркери бар: бул плазмид тетрациклиндөн тышкary ампициллинге да туруктуулукту коддойт (3-сүрөт).

Эгер ушул гендердин бирөөсүн (мисалы, тетрациклинге туруктуу генге ээ) белгилүү бир рестриктаза менен кесип бөтөн ДНКнын фрагментине киргизсе, гендин бүтүндүгү бузулат жана ал аныктаган белги да жоголот. Бул бактериялык *E. coli*нин клеткаларына атайын мүнөздө киргизилген гибриддик плазмиддерди ампициллин менен тетрациклин жана ампициллин гана бар чөйрөсүнө жайгаштырып, бөлүп алса болот.

Трансформацияланган гибриддик плазмиддерди камтыган *E. coli* бактериялары ампициллин чөйрөсүндө өсөт, бирок эки антибиотик менен өспейт, анткени плазмиддеги тетрациклинге туруктуу генге генди киргизгенде бузулат. Селективдик өсүү гибриддик ДНК молекулаларын камтыган клеткаларды гана тандоого жана өстүрүүгө мүмкүндүк берет.



4-сүрөт. Вектор *pBR322*, рестрикция сайттарын жайгашуу схемасы. *Ap'* и *Tc'*-ампициллин жана тетрациклинге туруктуу гендер.

Плазмиддерден тышкary, фагдар жана вирустар вектор катары ийгиликтүү колдонулуда. Кийинчэрээк космиддер пайда болгон-плазмид менен фагтын касиеттерин айкалыштырган векторлордун өзгөчө бир түрү. Космиддерде

чоңураак ДНК фрагменттерин, узундугу 40 мин жуп нуклеотидге чейин клондосо болот. Бөтөн ДНКнын мындай чоң фрагментин кадимки плазмиддик векторлорго киргизүү алардын автономдук болуу жөндөмдүүлүгүн бузат. Ошентип, гендик инженерия техникасынын элементтеринин негизги триадасы түзүлгөн: гендерди бөлүү (1), аларды вектор менен "тигүү"(2), гибриддик структураны белгилүү бир (реципиент) организмге жеткирип жана ал жерде көбөйүп муундан муунга откөрө алат (3).

7.1. Эки чынжырлуу ДНКнын 39 нуклеотид жуптарынын төмөнкүдөй курамдагы ырааттуулугу бар:

5'-ЦЦТТАГГЦЦТГААТТААГГЦААТАГТГГААТТЦАЦАТГ-3' 3'-
ГГААТЦЦГГАЦТТААТТЦЦГГТАЦЦАЦАЦТТААГТГТАЦ-5'

Бул ДНКны кандай ыкма менен канча бөлүккө бөлүүгө болот?

Чыгаруу:

Бул ДНК тизмегинде таануунун эки участкасы бар: ГААТТЦ EcoR I рестриктаза үчүн жана ГГЦЦ Нae III үчүн (7-таблица). Ошондуктан изилдөөчү ДНКны эки участкага бөлүп, төмөнкүдөй ырааттуулукта уч башка фрагменттерди түзсө болот:

- 1) 5'-ЦЦТТАГГ-
- 2) -ЦЦТГААТТААГГЦААТАГТГГ-
- 3'-ГГААТЦЦ-
- ГГАЦТТААТТЦЦГГТАЦЦАЦТТАА-
- 3)-ААТТЦАЦАТГ-3' -ГТГТАЦ-5'

7.2. Hind III рестрикциондук фермент ДНКны ААГЦТТ тизилишине ылайык кесет. Бул фермент эки чынжырлуу ДНКны канча жолу кесе алат? (Башкача айтканда, кесилген ДНК бөлүктөрүнүн орточо узундугу канча болот?).

Чыгаруу:

ДНКнын эки чынжыры бирдей, симметриялык кезектешкен үчүн биз бир чынжырын карайбыз. Hind III үчүн 6 жуптуу нуклеотид фрагментинин кездешүү жыштыгы $(1/4)^6 = 1/4096$ түзөт, анткени бир нуклеотиддин (мисалы A) ДНК чынжырында белгилүү бир орунду ээлөө ыктымалдуулугу $\frac{1}{4}$, ал

эми андай орундардан 6 бар. Демек, рестриктаза менен кесилүүчү Hind III участкаларынын ортосундагы орточо аралык 4 миң нуклеотиддик жуп түзөт.

7.3. Адамдын гаплоиддик геному ДНКнын 3×10^9 нуклеотид жубун (н.ж.) камтыйт. Эгер адамдын ДНКсын гексамерикалык ГААТГЦ ырааттуулугун тааныган рестрикциялык EcoRI ферменти менен кесип салсак, анда канча ар түрдүү рестрикциялык фрагменттерин алабыз?

Чыгаруу:

Төрт нуклеотиддин А, Т, Г, Ц бирдей өлчөмдө болот жана ДНКда кокустан бөлүштүрүлөт, ал эми ар бир нуклеотидке чынжырда белгилүү бир орунду ээлегенге мүмкүндүгү $\frac{1}{4}$ түзөт. Эки нуклеотиддин (мисалы, АГ) белгилүү бир орунду ээлөө ыктымалдуулугу $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = (1/4)^2$ түзөт, белгилүү бир гексамер тизмегинин ыктымалдуулугу $(1/4)^6 = 1/4096$. Демек, EcoRI адам ДНКсынын молекуласын орто эсеп менен 4096 нуклеотид жубуна бир жолу кесет. Эгер ДНК молекуласы н жолу кесилсе, натыйжада $n+1$ фрагменти алынат. 3×10^9 нуклеотид жуптарынан турган гаплоиддик геном EcoRI рестриктаза менен кескене 732 422 ($3 \times 10^9 / 4096$) орун камтыйт. Бирок кесүү участоктору 23 хромосомага бөлүштүрүлгөндүктөн адамдын ДНКсынын EcoRI рестриктазасы менен толук ажыратуунун натыйжасында $732422 + 23$ рестрикцияллык фрагменттери алынат.

7.4. Төмөндө ар түрдөгү организмдерден алынган ДНКнын эки фрагментинин ырааттуулугу келтирилген.

- 1) 5'- АГЦАТАЦТГТГААТТЦАЦА-3'
- 2) 5'- АТГААТТЦТТАГЦАЦА-3'
- 3' - ТЦГТАТГАЦАЦТТААГТГТ-5'
- 3' - ТАЦТТААГААТЦГТАТГ-5'

Бул фрагменттерден кайсы ферменттер аркылуу гибриддик ДНК молекуласын чыгарса болот? Гибрид молекуласын алуунун ырааттуу этаптарын сүрөттөгүлө.

Чыгаруу:

Биринчи этапта, ылайыктуу рестрикциялык ферменттерди колдонуп, берилген ар түрдүү ДНК фрагменттерин кесүү керек. Бул учурда, EcoRI рестриктазасын колдонсо болот, ал эки түрдүү ДНКны төрт жаңы 1а, 1б жана 2а, 2б жабышкак ААТТ жана ТТАА учтуу фрагменттерге бөлөт.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1а) 5'-АГЦАТАЦТГТГ | 1б) ААТТЦАЦА-3' |
| 3'-ТЦГТАГАЦАЦТТАА | ГТГТ-5' |
| 2а) 5'-АТГ | 2б) ААТТЦТТАГЦАЦА-3' |
| 3'-ТАЦТТАА | ГААТЦГТАТГ-5' |

Экинчи этаптын жүрүшүндө, 1а жана 2б фрагменттерин аралаштыруу керек. Натыйжада комплементардуу құч арқылуу жабышчаак учтары бири-бирине суутектик байланыштары менен биригет.


5'-АГЦАТАЦТГТГ А-А-Т-Т-ЦТТАГЦАЦА-3'
3'-ТЦГТАГАЦАЦ-Т-Т-А-А ГААТЦГТАТГ-5'

Эки ДНК молекуласынын 1а жана 2б фрагменттеринин ақыркы байланышын атайдын ДНК-лигаза ферментти жүргүзөт.

7.5. pSC101 шакектүү плазмидинде EcoR1 ажыратуучу рестриктазасын бир гана участогу бар. Төмөнкү берилген ДНК фрагменттеринин кайсы бирин ушул плазмидге киргизсе болот?

5'-ЦЦГААТТЦАГАТГТААГГЦАААТАГТГТГААТТЦАЦА-3'
3'-ГГЦТТААГТЦАЦАТТЦЦГТТАЦАЦАЦТТААГТГТ-5'
5'-ЦЦТТАГГЦЦГААТТААГГЦАААТАГТГТГААТЦАЦАТГ-3'
3'-ГГААТЦЦГГААТТЦЦГТТАЦАЦТТААГТГТАЦ-5'

Чыгаруу: Плазмид pSC101 EcoR1 рестриктазасы ажыратса алган бир участогун камтыгандыктан, ага ошол эле EcoR1 рестриктаза менен кесилген ДНК фрагментин киргизсе болот. Демек, жогоруда келтирилген эки чынжырлуу ДНКнын эки фрагментинин ичинен pSC101 плазмидине биринчисин гана киргизсе болот, анткени анда EcoR1 үчүн кесиле турган участоктору бар. Бөтөн ДНКнын участогун жайгаштыруу схема түрүндө этаптары көрсөтүлгөн:




Биринчи этапта, EcoR I плазмидди жана биринчи ДНК молекуласын рестрикциялык сайттарынан кесип, жабышчаак учтуу ДНК фрагменттерин пайда кылат. Экинчи этапта, сзызктуу плазмид молекуласында жана бөтөн ДНКнын фрагментинде гибридизиция жүрүп, бөтөн ДНК киргизилген вектордун шакектүү молекуласы пайда болот жана лигаза ферменти менен “тигилет”.


7.6. Pst I рестриктазасын колдонуп, жабышчак учтуу эки чынжырдуу ДНК фрагменти алынды. Бул фрагментти pBR322 плазмидине киргизсе болобу? Бөтөн ДНКнын фрагменти pBR322 плазмидине салынгандыгын кантип тастыктоого болот?

Чыгаруу: Бул ДНК фрагментин pBR322 плазмидине киргизсе болот, анткени анда Pst I рестриктаза менен кесип алуучу участогу бар. Плазмидге фрагментти киргизүү процесси мурунку тапшырмада көрсөтүлгөндөй жүргүзүлөт.


Биринчи этапта, Pst I рестриктаза таасири менен сзыктуу плазмид молекуласы алынат:



Экинчи этапта сзыктуу плазмид молекуласы ДНК фрагменти менен гибридизацияланат, кийинкисинде лигаза ферменти менен тигилет:




Pst I үчүн рестрикция сайты ампициллинге туруштук (резистенттүүлүк) көрсөткөн генинде жайгашкандастыктан, кесилген жерге бөтөн ДНКны киргизгенде Ап генинин бүтүндүгү бузулат.



Демек, ушул ген менен коддолгон ампициллинге туруктуулук белгиси жоголот. Бөтөн ДНКнын бар экендигин тастыктоо үчүн гибриддик плазмид бактерияга киргизилет.

Плазмид менен трансформацияланган бактериялар тетрациклинді камтыған бир чөйрөдө Петри идишине жайгаштырылат. Андан кийин колониялардың репликасы тетрациклинді жана ампициллинді камтыған чөйрөгө еткөрүлөт.



Эгерде бактериялардың колониялары тетрациклин камтыған чөйрөдө өсүп, бирок эки антибиотик камтыған чөйрөдө өспөсө, анда бул бактериялар бөтөн ДНКлуу плазмиддерди алыш жүрүштөт. Алар ампициллинге туруктуу генде болот. Башкача айтканда, Pst I рестриктазасын колдонуп, бул фрагмент pBR322 плазмидине кошулган.

7.7. Эки чынжыруу ДНКнын 27 нуклеотид жуптарынын төмөнкү курамындагы кезектешүүсү бар:

5'-ЦТГААТТАГГАТЦЦАГГЦААТАГТГТГ -3'
3'-ГАЦТТААТЦЦАГГТЦГТТАТЦАЦАЦ-5'

Бул ДНКны кандай ыкма менен канча бөлүккө бөлүүгө болот?

7.8. Эки чынжырдуу ДНКнын 24 нуклеотид жуптарынын төмөнкү курамындагы кезектешүүсү бар:

5'-ЦАГААТГЦТГГЦЦААГТАЦТТАГ-3'
3'-АГТЦТТАЦГАЦЦГГТТЦАТГААТЦ-5'

Бул ДНКны кандай ыкма менен канча бөлүккө бөлүүгө болот?

7.9. Төмөндө бир чынжырлуу ДНК молекулаларынын эки кезектешүүсү келтирилген. Белгилүү болгон рестриктазалардын кайсынысы эки чынжырлуу формада кесе алат?

- а) 5'-АЦТЦАГААТТЦАЦТЦГ-3'
- б) 5'-ГЦЦЦАТТЦГААГЦЦГА-3'

7.10. Төмөндө бир чынжырлуу ДНКнын молекуласынын үч түрдүү кезектүүшүсү келтирилген. Белгилүү болгон рестриктазалардын кайсынысы эки чынжырлуу формада кесе алат?

- а) 5'-ТАГГЦТААГЦТТАЦЦГАТ-3'
- б) 5'-ЦГААТАТТЦГГАТГАА-3'
- в) 5'-АГГТЦЦТТАЦЦГАТААТТ-3'

7.11. Нра II рестрикциялык ферменти ДНКны ЦЦГГ тизмегин кесет. Кесилген ДНК бөлүктөрүнүн орточо узундугу кандай?

7.12. Рестрикциялык фермент EcoRI ДНКны ГААТТЦ тизмегинде кесет. Бул фермент эки чынжырдуу ДНКны канча жолу кесе алат?

7.13. Эгер ДНК молекуласындагы нуклеотиддердин тизмеги кокусунан бөлүштүрүлсө, анда сегиз нуклеотиддердин тизмегин тааныган чектөөчү ферменттер менен ДНК кесилгенде, фрагменттин орточо узундугу кандай болот?

7.14. Адамдын гаплоиддик геному 3×10^9 нуклеотиддик жуптуу ДНКны камтыйт. Адамдын ДНКсын Not I, ГЦГГЦЦГЦ октамерикалык кезектешүүсүн тааныган, рестрикциялык ферменти менен кескендө канча рестрикциялык фрагменттер алышат?

7.15. Адамдын ДНКсын Sma I рестриктаза менен кескендө канча түрдүү рестрикциялык фрагменттерин алууга болот?

7.16. Ачыткы козу карындын *Saccharomyces cerevisiae* геному бир хромосомада болжол менен ДНКсы $13,5 \times 10^6$ нуклеотид жуптарынан турат. Эгер бул ДНКны EcoRI ферментти менен кесип салынса, канча түрдүү рестрикциялык фрагменттерди алса болот?

7.17. Бир шакектүү хромосомадан турган *Escherichia coli* геному $4,7 \times 10^6$ н.ж. турат. Нас III ферменти менен кесилген. Канча түрдүү рестрикциялык фрагменттери алынат?

7.18. Төрт хромосомадан турган *Drosophila melanogaster* геномунда болжол менен ДНКсы 10^8 нуклеотид жуптарын камтыйт. Эгер бул ДНКны EcoRI менен кесип алса, канча рестрикциялык фрагменттерин алса болот?

7.19. Төмөндө ар түрдөгү организмдерден бөлүнүп алынган ДНКнын эки фрагментинин кезектешүүсү келтирилген.

5'-АААГЦТТЦТГААТЦЦГАТЦГ-3'

3'-TTTЦГААГАЦТТАГГЦТАГЦ-5'

5'-АЦТЦАГАТЦЦТАГГАТААГЦТГТ-3'

3'-ТГАГТЦТАГГАТЦЦТАТЦГААЦА-5'

Бул фрагменттерден кайсы ферменттер аркылуу гибриддик ДНК молекуласын чыгарса болот? Гибрид молекуласын алуудагы этаптарын ырааттуулугу менен сүрөттөгүлө.

7.20. Төмөндөгү фрагменттерден гибриддик ДНК алуудагы этаптарын ырааты менен сүрөттөгүлө.

5'-ТАЦТАЦЦГГАГТАГГАТЦЦТ-3'

3'-АТГАТАГГЦЦТЦАТЦЦТАГГА-5'

5'-ЦГГАТЦЦТАГАТЦЦАТА-3'

3'-ГЦЦТАГГАТЦТААГГТА-5'

7.21. Төмөндө ДНК фрагменттери берилген, аны плазмид pSC101 менен бириктириүү мүмкүнбү?

5'-АГГЦЦТГААТТААГГЦААТАГТГТГААТЦА-3'

3'-ТЦЦГГАЦТТААТТЦЦГТТАЦАЦАЦТТАГТ-5'

7.22. Төмөндө эки бир чынжырдуу ДНКнын фрагменттери келтирилген. Алардын кайсынысы эки чынжырлуу версияда pSC101 плазмидине киргизүү үчүн колдонсо болот?

а) 5'-ГГЦЦТГААТЦААГЦАТАГТГТГААТЦАА-3'

б) 5'-ТЦЦГГАЦТТААТТГТТАЦАЦАЦТТАГТ-3'

7.23. PBR322 шакек плазмидинде ар кандай рестриктаза ферменттерине участоктору бар. Белгилүү бир рестриктаза ферментин колдонуп, ушул плазмидге төмөндөгү эки чынжырлуу ДНК фрагментеринин кайсынысын киргизсе болот?

5'-ЦЦГАТТЦАГАТГТААГГЦАААТАГТГГАТТЦАЦА-3'
3'-ГГЦТААГТЦТАЦАТТЦЦГТТАТЦАЦАЦААГТГТ-5'
5'-ЦЦТТААГЦТТАГГЦТААГГЦАААТАГААГЦТГТЦААТГ-3'
3'-ГГААТТЦГААТЦЦГАТТЦЦГТТАТЦТЦГААЦАГТТАЦ-5'

7.24. Төмөнкү эки чынжырлуу ДНК фрагменттеринин кайсынысын pBR322 плазмидине киргизсе болот?

5'-ЦЦГААТТЦАГАТГТААГГЦАААТАГТГГААТТЦАЦА-3'
3'-ГГЦТТААГТЦТАЦАТТЦЦГТТАТЦАЦАЦТТААГТГТ-5'
5'-ЦЦТТААГЦТТАГГЦТААГГЦАААТАГААГЦТГТЦАЦАТГ-3'
3'-ГГААТТЦГААТЦЦГАТТЦЦГТТАТЦТЦГААГТГТАЦ-5'

7.25. Төмөнкү курамдагы ДНКнын эки чынжырлуу фрагменти бар:

5'-ТАГГАТЦЦАТТАААТАГТГГАТЦЦГТ -3'
3'-АТЦЦТАГГТААТТТАТЦАЦЦТАГГЦА-5'

Бул фрагменти pBR322 плазмидине киргизсе болобу? Бөтөн ДНК фрагментинин pBR322 плазмидге салынгандыгын кантип тастыктоого болот?

7.26. pBR322 плазмидине бөтөн ДНКнын фрагменти киргизилген. Мындай плазмид менен пайда болгон бактериялар ампициллин камтыган азыктандыруучу чөйрөдө өсүшөт, бирок тетрациклин камтыган азыктык чөйрөдө өсүшпөйт. Кайсы белгилүү рестриктаза менен бөтөн ДНКны плазмидден кесип алууга болот?

МАСЕЛЕЛЕРДИН ЖООПТОРУ

I. Тукум куучулуктун негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү

**1.1. Негизги тукум куучулуктун мыйзам
ченемдүүлүктөрү. Моногибриидлик аргындаштыруу.**

1.34. а) В; б) В, b; в) с.

1.35. а) В жана b; б) 1/2:1/2.

1.36. Биринчи учурда, бардык муундары Аа генотибине ээ жана бардыгы фенотиби боюнча сары; экинчи учурда, генотип боюнча бөлүнөт: Аа:2Аа:aa, жана фенотип боюнча, муунунун 3/4 бөлүгү сары, муунунун 1/4 бөлүгү жашыл; учүнчү учурда, 1/2 - сары жана 1/2 мууну - жашыл.

1.37. 1/2 кызыл жана 1/2 сары.

1.38. Баштапкы формалары гетерозиготалуу (Aa) генотипке ээ болушат.

1.39. Бирдей өскөн сулу муунун үч учурда алууга болот:
1) үстөмдүк кылган гомозиготтуу өсүмдүктөрдү чандаштыруу менен (бардык өсүмдүктөр кадимкидей өсөт); 2) муунундагы өсүмдүктүн рецессивдик белгиси бар гомозиготалуу өсүмдүктөрдү чандаштыруу менен, мында бардыгы чоң болот; 3) басымдуу белгиси бар гомозигота өсүмдүктөрүн рецессивдик мүнөздөгү өсүмдүктөр менен чандаштырганда, муунунда кадимки өсүү бирдей болот.

1.40. Муунунун 3/4 кадимки өсүүгө ээ болот жана 1/4 - карлик болот.

1.41. Муунунда 1/2 мүйүзү бар жана 1/2 мүйүзү жок болот.

1.42. 1. Гетерозиготтуу бодо малдын арасынан 3/4 кара музоо жана 1/4 кызыл музоо.
2. 1/2 кара музоолор жана 1/2 кызыл музоолор болот.

1.43. Үстөмдүк кылган белги бул-узун канаттарынын мүнөзүн аныктайт; ата-эненин генотиптери гетерозиготалуу.

1.44. Фенотиби боюнча: 3/4 күрөң көздүү жана 1/4 көк көздүү балдар.

Генотиби боюнча: 1/4 AA:1/2 aa:1/4 aa.

1.45. Беш манжалуу баланын генотиби-*pp*, алты манжалуу баланын генотиби-*Pp*; гомозиготалуу алты манжалуу жигит менен беш манжалуу кыздын никесинен *Pp* генотибине ээ болгон алты манжалуу бала гана төрөлөт.

1.46. Кадимки скелет түзүлүшү бар кыз жана ахондроплазия боюнча гетерозиготалуу жигиттен ахондроплазия менен баланын төрөлүү ыктымалдуулугу $1/2$, б.а. 50%.

Кадимки скелети бар кыз жана ахондроплазия боюнча гомозиготалуу жигиттин балдарынын баары ахондроплазия менен ооруйт.

1.47. 1. $\frac{3}{4}$ кадимкидей угушат, $\frac{1}{4}$ балдары дүлөй жана дудук болушат. 2. Энеси рецессивдүү белги боюнча генотиби гомозиготалуу, атасынын генотиби гетерозиготалуу.

1.48. а) экөө төң *Tt* гетерозиготалар. б) сезимди $\frac{3}{4}$ сезет: $\frac{1}{4}$ сезбейт, б.а. 3:1 же 0,75 сезүүчү : 0,25 сезбөөчү.

Бардыгы сезүүчү. $1/2$ сезүүчү: $1/2$ сезбөөчү.

1.49. а) чандаштырылган формалардын генотиптери *Vb* жана *bb*; б) чандаштырылган формалардын генотиптери *VB* жана *bb*; в) чандаштырылган формалардын генотиптери *VB* жана *BB* же *VB* жана *Vb*.

1.50. а) 250 өсүмдүк; б) 125 ак нускалар.

1.51. 69134.

1.52. $3/4$ эрте бышып жетилүүчү жана $1/4$ кеч бышып жетилүүчү.

1.53. 1. Аа жана aa; 2. Эки аргындаштырылган формасы төң Аа генотибине ээ.

1.54. Аргындаштырылган особдордун генотиби *Vb* жана *bb*.

1.55. 1.а) кадимки канат доминант, ал эми кыска канат рецессив.

б) эки аргындаштырылган форма төң бир доминанттык бир рецессивдик белгини алып жүргөн гетерозигота.

2. $1/2 \times 80 = 40$ (муундун $1/2$ бөлүгү, б.а. 80дин 40ы) кадимки канат белгисин алат.

1.56. Коёндордун Ангор жүндүү белгиси рецессивдик белги.

1.57. Аргындаштырылган особдордун генотиптери: ургаачы гетерозигота, эркек рецессивдик белги боюнча

гомозигота, муунун 1/2 бөлүгү үстөмдүк кылган белги боюнча гетерозигота (кара) жана 1/2 рецессивдик белгиге (күрөң) ээ.

1.2. Дигибриддик аргындаштыруу

1.86. а) бир типтеги гамета- CD; б) бир типтеги гамета cD;
в) бир типтеги гамета cd.

1.87. а) эки тип: Cd и cd; б) төрт тип: CD, Cd, cD, cd; в)
сегиз тип: CDE, cDE, CdE, CDe, cde, Cde, cdE.

1.88. Фенотиби боюнча биринчи муундагы бардык буурчак үрөндөрү AaBb генотиби менен сары жылма болот, экинчи муундагы генотип класстарга бөлүнөт: 1 AABB, 2 AABb, 1 AAbb, 2 Aabb, 4 AaBb, 2 AaBB, 1 aaBB, 2 aaBb, 1 aabb жана төрт фенотиптик класс:

9 A_B	: 3aaB_	: 3A_bb	: 1 aabb
сары	жашыл	сары	жашыл
жылма	жылма	бодуракай	бодуракай

Бул жерде 3:1 катышта ар бир жуп белгилер көз карандысыз ажырагандыгы байкалат.

Экинчи учурда бөлүнүү байкалат:

AaBb	aaBb	Aabb	aabb
сары	жашыл	сары	жашыл
жылма	жылма	бодуракай	бодуракай
1/4	1/4	1/4	1/4

Үчүнчү учурда, экинчисиндей эле бөлүнүү байкалат. Төртүнчү учурда, чандаштырылган формалардын генотиптери - Aabb жана aaBB. Бешинчи учурда, чандаштырылган формалардын генотиптери aaBb жана Aabb.

1.89. Бардык өсүмдүктөр F₁де WwDd генотибине ээ болуп ак диск сымал болот.

1.90. Эки ата-эне тең дигетерозигота генотиптерине ээ. Келечекте бул никеден биз 9/16 кадимки пигментация менен

тармал чачтуу, 3/16 кадимки пигментация менен, түз чач, 3/16 альбинос жана тармал чач, 1/16 альбинос күтө алабыз.

1.91. Атасы чачынын түсү боюнча гетерозигота, ал эми энеси көзүнүн түсү боюнча гетерозигота.

1.92. Эгерде атасы гомозигота болсо, анда бардык муундары генотиби боюнча гетерозигота ал эми фенотиби боюнча күрөң көздүү жана оң колдуу болушат. Атасы дигетерозигота болгон учурда муунун 1/4 бөлүгү оң кол, күрөң көз, 1/4 бөлүгү сол кол, күрөң көз, 1/4 бөлүгү көк көз, оң кол, 1/4 бөлүгү көк көз, сол кол болот. Атасы колун иштеттүү боюнча гетерозигота, көзүнүн түсү боюнча гомозигота болсо балдарынын 1/2 бөлүгү күрөң көз, оң кол жана 1/2 бөлүгү күрөң көз, сол кол болот . Эгерде атасы көздүн түсү боюнча гетерозиготалуу жана оң колду иштеттүү боюнча гомозиготтуу болсо, анда муунун 1/2 бөлүгү күрөң көздүү, оң кол жана 1/2 бөлүгү көк көз, оң кол болот.

1.93. Бардык гибрииддер боз дене жана кадимки канаттары менен болот. Гибриддерди өз ара аргындаштырганда муунун 9 бөлүгү боз дене жана кадимки канат, 3 бөлүгү боз дене жана кыска канат, 3 бөлүгү сары дене жана кадимки канат, 1 бөлүгү сары дене жана кыска канат деп күтүлөт.

1.94. Балдарынын 1/2 бөлүгүнүн көздөрү күрөң, чачы кара ал эми 1/2 бөлүгүнүн көзү күрөң, чачы сары болот.

1.95. Фенотиби боюнча муундарынын баарынын денеси боз жана канаттары кадимкидей болот, генотиби боюнча дигетерозигота.

1.96. Муунунда 1/4 бөлүгү мүйүзсүз, кара түс, 1/4 бөлүгү мүйүздүү, кызыл, 1/4 бөлүгү мүйүздүү, кара түстө жана 1/4 бөлүгү мүйүздүү, кызыл болушу күтүлөт.

1.97. а)

1)

Гамета	LS	Ls	lS	ls
Ls	LLSs	LLss	LlSs	Llss
ls	LlSs	Llss	llSs	llss

2)

Гамета	LS	Ls
Ls	LLSs	LLss

	ls	LlSs	Llss		
3)	Гамета	LS	Ls	lS	ls
	ls	LlSs	Llss	llSs	llss

б) 1/2.

1.98. 25% кашкасы бар, кара, 25% кара, кашкасы жок, 25% кызыл, кашкасы бар, 25% кызыл, кашкасы жок.

1.99. 9/16.

1.100. а) 3/16; б) 3/16; в) 9/16.

1.101. Чаңдаштырылган формалардын генотиптери WwDd жана Wwdd.

1.102. Бул генотиптердин муунунда баарынан көп ак, тармал жүндүү коёндор болгон. Ак, тармал жүндүү коёндордун тазалыгын текшерүү үчүн анализдөөчү аргындаштырууны жүргүзүү керек. Муунунда түз жүндүү коёндор пайда болушу керек башкача айтканда биринчи муундагы коёндордун генотиптери aaBb, жана aaBB ээ болсо, алардын бардык муундары ак жана тармал жүндүү болушат.

1.103. Бири боз дене, канаттары кыска, экинчиси кара дене жана канаттары кыска.

1.104. 1. 25% кызыл жумуру, 25% кызыл сүйрү, 25% сары жумуру, 25% сары сүйрү. 2. 4 тонна.

1.105. Боз дене, кадимки канат; кара дене, кыска канат; боз дене, кыска канат; кара дене, кадимки канат.

1.3. Толук эмес доминантташтыруу

1.108. 1/4 бөлүгү кызыл мөмөлүү кулпунай, 1/2 бөлүгү кызгылт жана 1/4 бөлүгү ак; 1/2 бөлүгү кызыл түстүү жана 1/2 бөлүгү кызгылт мөмөлөр болот.

1.109. Гамета A жана A'; 1:2:1; 1:2:1.

1.110. Муунун жарымы буурул түстө болот.

1.111. Муунун жарымы көк тыбыттуу болот.

1.112. 1/4 узун кулак, 1/2 кыска кулак, 1/4 кулагы жок; 1/2 кыска кулак жана 1/2 кулагы жок.

1.113. Тооктордун чаар ала тыбыты аралык мұнөздө тукум кубалайт.

1.114. 1:2:1; 1:2:1; 1/2 кадимки көзү менен, 1/2 көз алмасынын кичирайиши менен.

1.115. Эки гибридде: АВ жана А'в; АВ, Ab, A'В, A'b; F₂: 3 кызыл, кадимки, 1 кызыл, карлик, 6 кызғылт, нормалдуу, 2 кызғылт, карлик, 3 ак, нормалдуу, 1 ак, карлик болуп бөлүнөт.

1.116. Мүйүzsуз гомозигота өгүздөн 1/4 кызыл, мүйүzsуз, 1/2 ала, мүйүzsуз, 1/4 ак, мүйүzsуз муунду болушат. Мүйүzsуз гетерозигота өгүздөн: 1 бөлүгү кызыл, мүйүzsуз, 1 бөлүгү кызыл, мүйүzдуү, 3 бөлүгү ала, мүйүzsуз, 2 бөлүгү ала, мүйүzдуү, 1 бөлүгү ак, мүйүzдуү.

1.117. 1 бөлүгү кызыл гүл жана тар жалбырак (ААНН), 2 бөлүгү кызыл гүл жана орто жазы жалбырак (ААНН'), 1 бөлүгү кызыл гүл жана жазы жалбырактар (ААН'Н'), 1 бөлүгү кызғылт гүл жана тар жалбырак (АА'НН), 2 бөлүгү кызғылт гүл жана орто жазы жалбырактар (АА'НН'), 1 бөлүгү кызғылт гүл жана орто жазы жалбырак (АА'Н'Н').

1.118. а) 1/4; б) 1/2; в) 1/4; г) 3/16; д) 1/8.

1.4. Гендердин өз ара аракеттениши

1.148. 9 жаңгак сымал таажы: 3 буурчак сымал таажы: 3 гүл сымал таажы: 1 бөлүгү жалбырак сымал таажы; жаңгак жана гүл сымал таажы.

1.149. AaBb жана aabb; муунундагы ашкабактардын жарымы жумуру формада болот.

1.150. CcBb - боз жылкы, ccBb - кара жылкы.

1.151. Аллелдер бири-бири менен эпистатикалык түрдө өз ара аракеттенишет, ак аллель эпистатикалык жана кара аллель гипостатикалык. F₂ муундагы фенотиптердин сандык катышы: 12 ак, 3 кара, 1 күрөң.

1.152. Болушу мүмкүн, ата-энелери дигетерозиготалуу (генотип AaBb) әгиздер ар түрдүү жумуртка клеткасынын уруктанышынан пайда болгон болсо әгиздердин биринин генотиби AABB (кара) жана aabb (ак) болушу мүмкүн.

II. Тукум куучулуктун хромосомалық теориясы

2.1. Жыныс менен чиркелишкен белгилердин тукум кубалоосу

2.18. Энесинин генотиби $X^H X^h$, атасы- $X^h Y$. Балдардын фенотиптери: кызы-алып жүргүч, уулу-дени сак, кызы-гемофилик, уулу-гемофилик.

2.19. Аял гемофилия генин атадан алса, ыктымалдығы жогору.

2.20. Мұмкүн.

2.21. 1/4 ден-соолугу чың, кыздар: 1/4 кыздар-гемофилияны алыш жүрүүчүлөр: 1/4 ден-соолугу чың, уулдар: Гемофилия менен жабыркаган 1/4 уул.

2.22. Эгерде баланын энеси гемофилияны алыш жүрсө же гемофилия менен жабыркаса.

2.23. F_2 деги энелик өсүмдүктөр жазы жалбырактуу, бирок генотиби боюнча алардын жарымы тар жалбырак генин алыш жүрүүчүлөр. Эркектик өсүмдүктөр: 50% жазы жалбырактуу, 50% тар жалбырактуу.

2.24. Туура эмес, уулу X хромосомасын энесинен дальтоник гени менен кошо алган.

2.25. Энеси- $X^d X^d$, атасы- $X^D Y$; балдардын фенотиби: кыздар - алыш жүрүүчүлөр, эркек балдары - дальтоник болот.

2.26. Ооба; Ооба; 25% .

2.27. а) Энесинин: X-хромосомалары түстүү ажыраты албастық белгиси боюнча гомозиготалуу $X^h X^h$. Атасы: X^H хромосомасында кадимки көрүү гени бар жана бир жынысын аныктаган Y хромосома болот $X^H Y$; б) 1/2; в) 1/2.

2.28. Кыздарында тер бездеринин жок болуш ыктымалдығы нөлгө, ал эми уулдарында - 50%.

2.29. Эркек $X^A Y$ - жашыл, ургаачы $X^a X^a$ - күрөң.

2.30. Уул балдарынын 50% гипертрихоз болот.

2.31. Бардык кыздары гемофилия жана түстүү ажыраты албастық гендерин алыш жүрөт, уулдарынын баары дальтоник.

2.32. а) канатынын узундугу менен көздүн түсүнүн гендеринин ортосунда эч кандай чиркелишүү жок болсо, F₂де төмөнкүдөй натыйжаларды күтүүгө болот: узун канат, кызыл көз; узун канат, ак көз; кыска канат, кызыл көз; узун канат, ак көз;

б)аргындаштыруудан алынган особдордун фенотиптеринин ортосунда 1:1:1:1 катышынын жоктугу ургаачысынын узун канат менен көзүнүн түсү гендеринин ортосундагы кроссинговерди көрсөтөт.

Бул гендердин кроссинговеринин натыйжасында рекомбинанттык генотиптер пайда болот: кыска канат, ак көз жана узун канат, кызыл көз. 106 дрозофилалын ичинен 35и (18 + 17) рекомбинант. Ошентип, рекомбинация жыштыгы 35/106 ≈ 30% түзөт.

2.2. Жыныска чиркелишкен тукум куучулук жана кроссинговер

2.54. а) AB, Ab, aB, ab (4 тип); б) Bc, bc (2 тип); в) PA, pa (2 тип); г) PA, pa, pA (4 тип); д) Ae B, ae b, Ae b, ae B (4 тип); е) Ae B, ae B (8 тип).

2.55. Генотиби: AaRhrh, ahrrh, aaRhrh, Ahrrh; фенотиби: кадимки эритроциттер, он Rh фактор; сүйрү эритроциттер, терс Rh фактор; сүйрү эритроциттер, он Rh фактор; кадимки эритроциттер, терс Rh фактор.

2.56. Гендердин эркин комбинациясы байкалат.

2.57. Гендер чиркелишкен абалда тукум кубалайт. $\frac{Ab}{ab}$ генотиби боюнча особ (фенотиби боюнча жапайы тип).

Төмөнкүдөй гаметаларды пайда кылат: Ab (41,5%), AB (7%), ab (8%), aB (43,5%).

2.58. а) гендер тыгыз чиркелишкен; б) ургаачыларында дененин кара түсү жана узун канаттарынын гендери бир хромосомада, ал эми дененин кадимки түсү жана кыска канаттарынын гендери анын гомологу болгон экинчисинде жайгашкан. Буга "денесинин кара түсү, кадимки канаттар" жана

"денесинин кадимки түсү, кыска канаттар" комбинациясын көптөгөн муундарда көрүүгө болот.

2.59. Алынган 800 уруктун ичинен 24до гана үрөндүн түсүн белгилеген гендер менен эндоспермдин мүнөзүн белгилеген гендер ортосунда кроссинговер жүргөндүгүн көрсөтөт. Калган 776 уруктун ичинде бул гендердин аллелдери бири-бирине байланыштуу бойdon калышат, муну болжол менен 1:1 катышы тастыктайт. Ошентип, рекомбинация жыштыгы $(24/800)100=3\%$ түзөт. Демек, уруктарды түсүн белгилеген гендер менен эндосперманын мүнөзүн белгилеген гендердин ортосундагы аралык 3 морганидди түзөт.

2.60. Гендердин аралыгы 3,49% же 3,49 морганид.

2.61. 16,98 морганид.

2.62. 49,49 морганид.

2.4. Көптүк аллелизм. Кан топтору

2.79. Мүмкүн эмес.

2.80. 50%.

2.81. Жубайлардын биринчи жубу.

2.82. Балдарында I, II, III, IV кан топтору болушу мүмкүн.

2.83. А жана В кан топтору боюнча гетерозигота, Резус фактору боюнча гетерозигота болушу мүмкүн он Резус фактору менен же ата-энелердин бири терс резус фактору менен, экинчиси-он резус фактор менен гетерозигота болушу мүмкүн.

2.84. I, II (I^AI^O), III (I^BI^O).

2.85. Албайт.

2.86. II (I^AI^O) жана III (I^BI^O).

2.87. 25%; II (I^AI^O) же III (I^BI^O).

2.88. 75%; I же II (I^AI^A и I^AI^O).

2.89. М мырза баланын атасы болушу мүмкүн. Бирок сот аталык маселесин чечүү үчүн башка маалыматтарды колдонушу керек.

2.90. Сот төмөнкүдөй чечим чыгарат: башка I кан тобу бар эркектер сыйктуу эле баланын атасы I кан тобу бар эркек атасы болушу мүмкүн.

2.5. Гендин плейотроптук таасири

2.92. а) сары чычкандар гетерозиготалуу; б) гомозиготалык абалда сары ген өлүмгө алыш келет; в) гомозиготалуу сары чычкан эмбрион стадиясында өлөт, эненин денесинде өлгөн түйүлдүк кургайт; г) сары чычканды аргындаштырып, бооздуктун алгачкы этапында өлгөн түйүлдүктөр бар экендин текшерилип аныкталган.

2.93. 2 ургаачы: 1 эркек.

2.94. Эгерде малерияны эске албаса 75%; эгерде малерияны эске алса 100% түзөт.

2.95. а) гетерозиготаларды аргындаштырганда;
б) аралык тукум куучулукта калган учурда;
в) дигетерозиготаларды аргындаштырганда;
г) комплементардык гендердин өз ара аракеттенүүсүндө;
д) полимерияда;
е) гендин гомозигота абалында өлүмгө учурашында алынат.


2.96. а) 1/4; б) 50% нормалдуу: 50% брахидастилия менен.

III. Адамдын генетикасы


- 3.3. а) тукум куучулуктун тиби-аутосомдук-рецессивдик.
б) тукум куучулуктун тиби-аутосомдук-доминанттык.
в) тукум куучулуктун тиби-X хромосома менен (жыныс менен) чиркелишкен рецессивдик.

3.4. Классикалык гемофилия-жыныс менен байланышкан оору. Гемофилия гени X хромосомасында жайгашкан. Гемофилия генин алыш жүрүүчү-Алиса (I муун), Ирэна жана Александра (II муун); алардын генотиби $X^H X^h$.

3.5. Сол колдуу белгиси менен балалуу болуу ыктымалдуулугу нөлгө барабар. Ўй-булөлүк дарак төмөнкүдөй формада болот:



3.6. Алты манжалуулук-бул аутосомдук доминанттык белги. Ўй-булөлүк дарак формасы төмөнкүдөй: Пробанддын жана эркектин генотиби-aa. Алты манжалуу балалуу болуу ыктымалдуулугу нөлгө барабар.



IV. Организмдердин өзгөргүчтүгү

4.1. Мутациялык өзгөргүчтүк. Көптүк аллелизм.

4.7. а) баланын оорулуу болуу ыктымалдыгы 100%. б) оорулуу балалуу болуу ыктымалдыгы 13/16.

4.8. 2 түрдүү зигота пайда болот. Биринде 45 хромосома болуп, мында зигота өөрчүбөйт. Экинчисинде 47 хромосома болуп, зиготадан Даун оорусу бар бала өөрчүйт.

4.9. Хромосомалардын эки ийининин учу үзүлгөндөн кийин, үзүлгөн жерлеринен уланып, даяр формасы пайда болот, бул кубулуш делеция деп аталат.

4.10. 1 2 10 9 8 7 8 5 4 3 11 12

1 2 10 9 8 7 6 5 4 3 11 12

4.11.

AAa

Aaa

гаметалар: 1. AA 2. a 3. A 4. Aa 1. Aa 2.a 3. A 4. aa

4.12. 27, 36, 45 жана 54 кө барабар.

4.13. 41 хромосома болот.

4.14. 2 түрдүү гамета пайда кылат, бирөөсүндө 21, экинчисинде 20 хромосома болот.

4.15. 40 хромосома болот.

4.16. Бир түрдүү гамета пайда кылат, 22 хромосома болот.

4.17. 42 хромосома болот.

4.2. Модификациялык өзгөргүчтүк

4.23. $X=43,0 \text{ см}; \quad \sigma=4,5 \text{ см}; \quad m=10,3\%$

4.24. $X=2872,5 \text{ кг}; \quad \sigma=132,2 \text{ кг.}$

V. Популяциянын генетикасы

Популяциядагы тукум куучулук

5.18. Күрөң көздүү гомозиготалуу АА адамдардын жыштыгы 9% түзөт.

5.19. Рецессивдүү ген боюнча гомозиготалуу индивиддердин саны 9976:10000, же болжол менен 1:10.

5.20. Гетерозиготалардын пайда болуу жыштыгы $2 \text{ pq} = 0,0198$ же 2%

5.21. $p = 0,5$

5.22. Гомозиготалуу өсүмдүктөрдүн пайда болуу жыштыгы = 0,657.

5.23. Адамдардын популяциясында гетерозиготалуулардын пайда болуу жыштыгы $2pq = 0,0052775$.

5.24. А генинин жыштыгы - 0,2; а генинин жыштыгы - 0,8.

5.25. А жана а генинин жыштыгы - 0,5

5.26. AA - 0,64; aa - 0,04; Aa - 0,32.

5.27. A - 0,45; a - 0,55.

5.28. Гетерозиготалуу 42%; рецессивдүү гомозиготалар - 49%; доминант гомозиготалар - 9%.

VI. Молекулярдык генетика

6.1. ДНКнын репликациясы

6.3. -Т-Т-Т-А-А-Г-Г-Ц-Ц-

6.4. АГЦТАААТГЦ....

6.5. ТТАГЦГАЦТА....

6.6. АТЦЦГАТТАТЦГ

6.7. ТАГТАЦГГЦ.

6.2. Транскрипция

6.9. УААЦГАГУУ.

6.10. ААГЦУЦАУГГУА.

6.11. ГУГЦУАГГААГА.

6.12. УУУЦУАГУАУААГАЦААУГАУ.

6.13. ЦГЦ-ТГТ-ААА-АГЦ-ГЦА-ТЦА-ТЦТ-ТАА

6.3. Белоктордун биосинтези

6.22. Пролин - пролин - пролин - пролин.

6.23. Серин - аргинин - фенилаланин - фенилаланин.

6.24. Лейцин - лейцин - изолейцин - валин - изолейцин - триптофан- лейцин - лейцин.

6.25. Лейцин - валин - лейцин.

6.26. Аланин, аспарагин, цистеин, глицин.

6.27. Мүмкүн болгон жооптордун бири: АГА, АУА, АГГ, УАЦ.

6.28. Чыгаруунун бир варианты: УУУ, УГА, ЦЦА, ЦАА, ГЦА.

6.29. Генден биринчи нуклеотидди алышып салынгандан кийинки белок: аргинин - валин - лейцин.

6.30. ДНКдан алтынчы нуклеотидди чыгарып салғандан кийин, белок молекуласындагы аминокислоталар төмөнкүдөй тартилке ээ болот: треонин-глутамин-тироzin.

6.31. ДНК молекуласынан экинчи нуклеотид алышып салынганда, белоктун түзүлүшү төмөнкүчө болот: глицин - фенилаланин - серин.

6.32. Тимин киргизилгенден кийин белок төмөнкүдөй болот: серин-треонин-лейцин-глицин.

6.33. Нурлангандан кийин белок чынжырынын башталышы: гли-чин-треонин-глицин.

6.34. Белок чынжырына азот кислотасына таасир эткендөн кийин төмөнкүдөй түзүлүш болот: цистеин-глутамин кислотасы-серин-изолейцин-глицин-серин. Жооптордун бири ушундай.

6.35. Мүмкүн болгон жооптун бири: АЦУ, УГГ, УАУ, ГУУ.

6.36. Мүмкүн болгон жооптун бири:

ГЦА АЦЦ АТА ГТА ААА

ЦГТ ТГГ ТАТ ЦАТ ТТТ

6.37. Мұмкүн болғон жооптун бири:

и-РНК: ГЦУ - АГА - АЦУ - ААА

ДНК : ЦГА ТЦТ Т ГА ТТТ

ГЦТ АГА АЦТ ААА.

6.38. Мұмкүн болғон жооптун бири:

ААА 5ЦАА ЦТА Г Т Т ГТА ГАА АЦА ЦЦА ТЦА ГТА
Т Т Т ГТГ ГАТ ЦАА ЦАТ ЦТТ ТГТ ГГТ АГТ ЦАТ

6.39. Мұмкүн болғон жооптун бири:

ЦЦА ТАА ЦАА ГТТ ГТЦ

ГГТ АТТ ГТТ ЦАА ЦАГ

6.40. Мұмкүн болғон жооптун бири:

ГЦА ГГА ГАА ЦАА ГЦГ

ЦГТ ЦЦТ ЦТТ ГТТ ЦГЦ

VII. Генетикалық инженерия

7.7. Берилген ДНКда бир таануу участогу бар: ГГАТЦЦ
Вам I рестриктаза үчүн (6 таблицаны караңыз). Ошондуктан,
ДНК бир жерден эки фрагментти пайда кылыш кесилет.

7.8. ДНК бир жерден Нас III рестриктазасы менен эки
фрагментти пайда кылыш кесилет.

7.9. EcoR I рестриктазасы а фрагментин кесе алат.

7.10. а жана б фрагменттери Hind III жана Нра II
рестриказалары менен кесүүгө болот.

7.11. Төрт нуклеотиддин ЦЦГГ фрагментинин кездешкен
жыштыгы $(1/4)^4 = 1/256$ түзөт. Ошентип, Нра II ДНКны кескенде
фрагменттердин орточо узундугу 256 нуклеотид жуптарын
түзөт.

7.12. EcoRI кескенде ДНКнын фрагменттеринин орточо
узундугу 4096 нуклеотид жуптарын түзөт.

7.13. Сегиз нуклеотид тизилишин таануучу рестриктазалар
менен кесилген ДНК фрагментеринин орточо узундугу 65,536
нуклеотид жуптарын түзөт.

7.14. Not I рестриктаза менен адамдын ДНКсынын толук
ажыраштыруунун натыйжасында $45776+23=45799$
фрагменттерин алса болот.

7.15. $732422+23=732445$ рестрикциялык фрагменттерин алууга болот.

7.16. $3296 +1= 3297$ фрагменттерди алса болот.

7.17. 18359 рестрикциялык фрагменттер алынат.

7.18. $24414 + 4.$

7.19. Hind III колдонуп, ДНКнын эки фрагменттерин кесип, жабышчаак ГАТЦ учтарын түзсө болот. Андан кийин, фрагменттер аралашканда, жабышчаак учтар суутек байланыштары менен туташат, ал эми ДНК лигазасы бир гибрид молекуласына байлайт.

7.20. Bam I фрагменттерди кесип жабышчаак учтарды пайда кылат, ал эми ДНК-лигазасы аларды бир молекулага байлайт.

7.21. Жок, анткени фрагментте EcoR I үчүн сайт жок.

7.22. а.

7.23. Экинчи.

7.24. Экөөнү төң. Биринчиси рестриктаза EcoR I, экинчиси рестриктаза Hind III жардамы менен киргизсе болот.

7.25. Bam I. ферментин жардамында мындай плазмид менен трансформацияланган бактериялар тетрациклини камтыган чөйрөдө өспөйт.

7.26. Трансформацияланган бактериялар тетрациклиниди камтыган бир чөйрөдө өспөгөндүктөн бул антибиотикке туруштук берүүчү ген плазмиддик ДНК ичине кирип, аны бузулган деп айтууга болот. Андыктан, плазмидден, керек болгон фрагментти Bam I рестриктаза жардамы менен "кесип алууга" болот.

Маселелердин берилишинде пайдаланылган терминдер жана түшүнүктөрдүн кыскача сөздүгү

Альтернативдик белгилер – карама-каршы белгилер (мисалы: күрөн көз-көк көз, алардын арасында карама-каршы белгилер да бар: жогорку өсүү - төмөн өсүү).

Аллелдер (аллелдик гендер) – гомологдук (жупташкан) хромосомалардын бирдей аймактарында (локустарында) жайгашкан, бир эле белгинин өөрчүшүн аныктоочу түкүм куучу бирдик-ген. Жыныстык хромосомаларда жайгашкан гендерди кошпогондо, соматикалык клеткалардын бардык гендери эки аллель менен берилген, алардын бири атадан, экинчиси энеден түкүм кууган. Аллелдердин ортосундагы айырмачылыктар мутацияларга байланыштуу болот.

Альбинизм (түшүнүк) – тубаса пигменти жок түкүм куума белги.

Анализдештируүчү аргындаштыруу (чандаштыруу) - изилденүүчү организмдин ушул белги боюнча рецессивдүү гомозигота болуп саналган башкасы менен аргындаштыруу (чандаштыруу), ал изилденүүчүнүн генотибин аныктоого мүмкүндүк берет.

Аутосомалар – эркек жана ургаачы организмдерде айырмаланбаган хромосомалар.

Бактерияфагдар – бактериялардын клеткаларын бүлүндүрүп, эритүүчү вирустар.

Биваленттер – диплоиддик организмдердин эки гомологиялык окшош хромосомасы.

Белок (протеиндер, полипептиддер) – организмдин түзүлүшүндө жана тиричилигинде негизги роль ойноочу биологиялык полимер.

Вариациялык катар – белгинин сандык туюнтмасынын (жалбырактардын өлчөмү, гүлдөрдүн саны ж.б.) көбөйүү же азайтуу тартибинде жайгаштырылган модификациялардын жеке маанилеринен турган белгинин модификациялык өзгөрмөлүүлүгүнүн сериясы.

Вариация ийри сыйыгы – айрым белгилердин өзгөргүчтүгүнүн пайда болуу жыштыгын чагылдырган графикалык туюнтмасы.

Вильсон оорусу – жезді транспортточу церулоплазмин белогунун синтезделишинин бузулушу менен байланыштуу.

Вирустар – жаныбарлардын, адамдардын жана кәэ бир өсүмдүктөрдүн жүгүшшүү ооруларын козгоочу жана тириүү клеткада гана көбөйүүчү тиричиликтин клеткасыз формалары.

Гамета – өсүмдүк жана жаныбарлардын жыныстык клеткасы. Түкүм куума белгилерди муундан-муунга берет.

Гендердин өз ара аракеттегенүүсү – бир эле белгинин пайда болуусун аныктоочу бир, эки же андан көп жуп гендердин өз ара байланышкан аракети.

Гемоглобин – кандын эритроциттеринде болуучу негизги белок.

Генетика – тукум куучулук жана өзгөргүчтүк жөнүндөгү илим.

Генетикалык карталар - хромосомада чиркелүү тобун түзгөн гендердин бири-бирине карай жайгашшуу схемасы.

Генотип – ата-эне организминен кабыл алган гендердин жыйындысы.

Гемофилия – кандын уюшунун бузулушу менен байланышкан сейрек кездешүүчү тукум куума оору.

Генофонд – организмдин тиги же бул түрүнүн популяциясындагы гендердин ар кандай формаларынын (аллелдер) курамы жана саны.

Ген – тукум куума материалдын структуралык жана функциялык бирдиги. Ген - белгилүү бир белоктун же РНКнын синтези үчүн маалыматты коддогон нуклеотиддердин ырааттуулугу. Гендер хромосомалардын бир бөлүгү катары ар бир адамдын клеткасынын ядросунда жайгашкан.

Генетикалык инженерия – биотехнологияны пайдалануу аркылуу организмдин геномун түздөн-түз башкаруу.

Гендик полиморфизм (бул жерде тар мааниде) – гендин альтернативдик варианттарынын (көбүнчө нормалдуу жана мутанттык) структуралык айырмасы. Ген варианттарынын пайда болушу мутацияларга байланыштуу. "Гендик полиморфизм" түшүнүгүнө карата нейтралдуу мутациялар, адатта, гендин функциясынын байкаларлык бузулушуна алып келбейт деп эсептелет, ал эми "мутациялар" адатта гендин айкын бузулушуна алып келген гендеги өзгөрүллөрдү билдириет.

Генетикалык код – нуклеин кислоталарынын молекулаларындагы тукум куума информацияны туюндуруучу нуклеотиддердин жайгашшуу тизмеги.

Генетикалык анализ – организмдердин тукум куугучтук касиетин, белгилерин талдап изилдөөчү методдордун жыйындысы.

Гибридологиялык анализ – генетиканын методдорунун бири, организмдин тукум куучулук касиеттерин аны тектеш форма менен кайчылаштырып, андан кийин тукумдун белгилерин талдоо ыкмасы.

Гетерозигота – берилген ген үчүн эки түрдүү аллелге ээ болгон зигота (Aa, Bb). Тукумдагы гетерозиготалуу индивид бул белги үчүн бөлүнүүнү берет.

Гомозигота – берилген гендин бирдей аллелдери (экөө тен доминант AA же экөө тен рецессивдүү aa) болгон зигота. Тукумдагы гомозиготалуу индивид бөлүнүүнү бербейт.

Гомологиялык хромосомалар – формасы, өлчөмү, гендердин жыйындысы боюнча бирдей жупташкан хромосомалар. Диплоиддик клеткада хромосомалардын жыйындысы дайыма жупташат: бири энелик хромосомадан, экинчиси - атальк хромосомадан келет.

Глаукома – көздүн ички басымынын жогорулашы жана көрүүнүн начарлышы менен мүнөздөлгөн оору.

Гибриддик муун – ата-энелеринен ар түрдүү белгилерди алган муун.

Гибрид – гибриддик муундагы бир организм.

Гипертрихоз – дененин айрым жерлеринде жумшак түктүн ордуна узун, катту түктүн ашыкча өсүшү.

Глюкозурия – заарада глюкозанын болушу.

Дальтонизм – көздүн айрым түстөрдү көрбөй калышы.

Дигибриддик аргындаштыруу – бири-биринен эки жуп альтернативдик белгилер менен айырмаланган кайчылаш белгилер.

Доминанттык белги – үстөмдүк кылуучу өзгөчөлүк (калганын басуучу өзгөчөлүк): А, В, С, ...

Доминанттуулук – Г.Мендель тарабынан белгиленген доминанттык - рецессивдик типтеги гендердин өз ара аракеттенүүсүнүн эң жөнөкөй формасы.

Диплоиддик топтом – хромосомалардын эки гомологдук топтомун камтыган соматикалык клеткаларындагы хромосомалардын жыйындысы.

ДНК (дезоксирибонуклеин кислотасы) – полимердик молекула, башкача айтканда, гендерде коддолгон бүткүл организмдин жашоосуна керектүү белоктор жөнүндө маалыматты алып жүрүүчү көп сандагы ырааттуу кайталануучу структуралык элементтерден турган молекула.

ДНКнын ырааттуулугу – анын структуралык элементтеринин, нуклеотиддердин ДНК молекуласында пайда болуу тартиби. Ошентип, ДНК ырааттуулугу генетикалык маалымат, ал эми ДНК молекуласы анын физикалык алып жүрүүчүсү болуп саналат.

Жыныстык хромосомалар – эркектерди аялдардан айырмaloочу хромосомалар. Аял организминин жыныс хромосомалары баары бирдей (XX) жана аял жынысын аныктайт. Эркек организмдин жыныстык хромосомалары ар түрдүү (XY): X аял жынысын, Y-эркек жынысын аныктайт. Бардык сперматозоиддер клетканын мейоздук бөлүнүшүнөн пайда болгондуктан, алардын жарымы X хромосомаларын, жарымы Y хромосомаларын алып жүрүштөт. Эркек жана аял жынысынын пайда болуу ыктымалдыгы бирдей.

Жамбаштын дисплазиясы – жамбаштын тубаса чыгуусу.

Зигота – эки гамета (жыныс клеткалары) - ургаачы (жумуртка) жана эркек (сперматозоид) биригүүсүнөн пайда болгон клетка. Хромосомалардын диплоиддик (кош) топтомун камтыйт.

Индивид – особь, ар бир өзүнчө жашаган организм.

Инсулин – уйку безинин Лангерганс аралчаларынын бета клеткаларында пайда болгон белок гормону.

Кариотип – тигил же бул түргө мүнөздүү болгон хромосомалардын жыйындысынын белгилери (саны, өлчөмү, формасы). Ар бир түрдөгү

кариотиптин туруктуулугу митоз жана мейоздун мыйзам ченемдүүлүгүнө байланыштуу сакталып турат.

Кодоминанттуулук – гендердин өз ара аракеттенүү формасы, мында гетерозиготаларда эки аллель төң (мисалы, адамдагы 4 кан тобунун тукум куучулук: АВ) көрүнөт.

Комплементардуулук – бир ген экинчи гендин аракеттин толуктаганда жаңы белгилердин пайда болушундагы гендердин өз ара аракеттенүү формасы.

Кроссинговер (крест) – гомологиялык хромосомалардын конъюгациясы учурунда (мейоздун I профазасында) гендердин баштапкы айкалыштарынын кайра түзүлүшүнө алыш келген гомологдук аймактардын өз ара алмашуусу.

Локус – хромосомаларда гендердин жайгашкан орду.

Лигаза – эки молекуланын кошулушун катализдөөчү фермент, жаңы химиялык байланыш - лигация пайда болот.

Мендель Грегор (чех монахы) – генетиканын негиздөөчүсү.

Миоплегия – клеткаларда калий элементи азайып кетишенин натыйжасында пайда боло турган шал ооруусу.

Модификация – генотиптин реакциясынын нормалдуу диапазонунун чегинде экологиялык факторлордун таасири астында пайда болгон фенотиптин тукум кубалабаган өзгөрүшү.

Модификациялык өзгөргүчтүк – фенотиптердин өзгөргүчтүгү, белгилүү генотиптин жашоо - чөйрөнүн ар түрдүү шарттарына карата жообу.

Морган Томас (америкалык окумуштуу) – тукум куучулуктун хромосомалык теориясын түзгөн.

Моногибриддик аргындаштыруу – бир белгинин тукум куучулугун изилдөө үчүн жүргүзүлөт.

Мутация – генетикалык материалдын организмдин тигил же бол белгилеринин өзгөрүшүнө алыш келүүчү күтүлбөгөн жерден табигый же жасалма пайда болгон тукум куума өзгөрүүлөр.

Мутагендик фактор – мутацияны пайда кылуучу фактор. Табигый жана жасалма (адам тарабынан пайда болгон) мутагендик факторлор бар.

Нуклеин кислоталары, полинуклеотиддер – табиятта кеңири таралып, нуклеотиддерден турган биологиялык активдүү биополимерлер.

Нуклеотид – нуклеин кислоталарынын структуралык бирдиги. ДНК 4 нуклеотидден турат: аденин - А, тимин - Т, гуанин - Г, цитозин - Ц.

Особ – биологиялык мааниси өзүнчө жашоочу организм.

Өзгөргүчтүк – бардык организмдердин жаңы белгилерге ээ болуу (түрдүн ичинде) касиети.

Плейотропия – бир ген бир нече белгилердин көрүнүшү үчүн жооптуу болгон кубулуш.

Полимерия – гендердин өз ара аракеттенүү формасы, мында бир белги бир нече гендердин жуптары менен аныкталат.

Популяция – узак убакыт белгилүү мейкиндикти ээлеп, көптөгөн муундарда өзүнүн белгилерин сактоочу бир түрдүү особдордун жыйындысы.

Полидактилия – алты манжалуулук.

Пробанд – белгилүү бир ўй-бүлөнү изилдөө башталган адам;

Рецессивдүү белги – басылган белги (доминанттык белгиге басылуучу): а, б, в, ...

Реакция нормасы – генотипке байланыштуу белгинин өзгөрмөлүлгүнүн чеги. Пластикалык белгилер кенири, пластикалык эместер тар реакция ылдамдыгына ээ болушат.

Рибонуклеин кислоталары (РНК) – бардык микроорганизм, өсүмдүк жана жаныбар организминин бөлүнгүс компонентинин түзүүчү, табиятта кенири тараган биополимерлер.

Сибис – бир туугандар бир эле ата-эненин (бир туугандардын) муундары.

Синдактилия – манжалардын биригип өсүп калышы.

Синдром – оорунун белгилеринин жыйнагы.

Сиблинг – генетикада бул термин эгиз эмес, бир эле ата-эненин, б.а., бир туугандардын урпактарын билдириет.

Талассемия – нормалдуу гемоглобулиндин синтезделишинин бузулушунан пайда болуучу оору.

Тея-Сакс оорусу – борбордук нерв системасына (жүлүн, мээ жана менингеалдык кабыкчалар) таасир этүүчү аутосомдук рецессивдүү тукум куучулук режими бар сейрек кездешүүчү тукум куума оору.

Толук эмес доминантшаштыруу – гетерозиготалуу тукумдун аралык фенотипке ээ болгон учуро.

Транскрипция – ДНКнын тиешелүү бөлүктөрүнде РНКнын молекуласынын биосинтези, тириү клеткаларда генетикалык маалыматты ишке ашыруунун биринчи этабы, ДНКдан көз каранды РНК - полимераза ферменти аркылуу жүзөгө ашат.

Трансформация – бул ДНК молекуласынын тышкы чөйрөдөн бактерия клеткасынын сицирүү процесси.

Тукум куучулуктун аутосомдук доминанттык түрү – мутанттык аллель (вариант) нормалдуу аллелге (вариант) үстөмдүк кылат, б.а. гомозиготада, гетерозиготада көрүнөт; патологиялык тукум куучулук "вертикалдуу" асыл тукумда байкоого болот; ата-энелердин жок дегенде биринде бул мутациянын көрүнүшү бар. Бул учурда мутант ген аутосомада (жыныстык эмес хромосома) жайгашкан жана тукум куучулук жыныс менен байланышпайт.

Тукум куучулуктун аутосомдук рецессивдүү түрү – нормалдуу аллель (вариант) мутанттык аллелдин (варианттын) көрүнүшүн басат, б.а.

Мутация гомозиготалуу абалда болгондо гана пайда болот. Бул учурда мутант ген аутосомада (жыныстык эмес хромосома) жайгашкан жана тукум куучулук жыныс менен байланышпайт.

Тукум куучулук – тириүү жандыктардын жана дене клеткаларынын өзгөчөлүктөрүн (анатомиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрүн) муундан муунга өзгөрүүсүз өткөрүп берүү касиети.

Тукум куума оору – геномдогу бузулулардан, башкача айтканда, нормалдуу белоктун пайда болушуна тоскоол болгон мутациялардан келип чыккан оору (себеби аны түзүү боюнча гендин нускамасы - бузулган) же бул нускаманы окуу тартиби өзгөргөн (ашыкча же жетишсиз сандагы белок пайда болот).

Тукум куугучтуктун хромосомалык теориясы – клетканын хромосомаларында тукум куучу белгилердин шарттардын жайгашышы жөнүндөгү окуу. Бир катар муундарда организмдин касиеттеринин тукум куугучтугу, алардын хромосомаларынын тукум куугучтугу менен аныкталаарын ырастайт.

Триплет – нуклеин кислотасынын молекуласында катар жайгашкан жана клеткада синтезделүүчү белоктун бир аминокислотасын аныктоочу үч нуклеотиддин комбинациясы.

Рестриктаза – нуклеин кислоталарынын гидролиз реакциясын катализдеөчү гидролазалар классына кирген ферменттердин тобу.

Репликация – бул ДНК молекуласынын негизинде эки кыз ДНК молекуласын түзүү процесси.

Рибонуклеин кислоталары (РНК) – бардык микроорганизм, өсүмдүк жана жаныбар организминин бөлүнгүс компонентин түзүүчү, табиятта кенири тараган биополимерлер.

Фенотип – организмдин тышкы жана ички белгилеринин жыйындысы.

Фенилкетонурия – фенилаланинди тирозинге айландыруучу ферменттин жоктугу менен байланыштуу болгон оору.

Ферменттер (энзимдер) – организмде биологиялык катализаторлордун милдетин аткаруучу өзгөчө белоктор, боюнча организмдеги ар кандай химиялык реакцияларды тездетүүчү заттар.

ФТМ (фенилтиомочевина) – адамдын ачуу даамды сезүү жөндөмдүүлүгү.

Хромосомалар – клетка ядросунун тукум куучу маалыматты сактоого жана берүүгө жөндөмдүү болгон маанилүү курамдык бөлүгү.

Цистинурия – сийдикте цистин көбөйүп кетишинен пайда болгон оору.

Цистикалык фиброз (CF) – өмүргө коркунуч туудурган, көптөгөн органдарга таасир эткен, электролиттерди ташуу тутумундагы өзгөрүүлөрдү, клеткалардын натрий менен сууну көп сицишине алыш келген оору.

Цитоплазмалык түкүм куучулук – бул пластидаларда жана митохондрияларда жайгашкан ДНК молекулаларынын жардамы менен ишке ашырылуучу ядродон тышкаркы түкүм куучулук.

Чиркелишкен түкүм куучулук – бир хромосомада жайгашкан гендер чиркелишкен абалда түкүм кубалайт; гендер чиркелишкен топтордуру түзөт.

Шизофренин – адатта өнөкөткө өтүүчү психикалык оору.

Эпистаз – гендердин өз ара аракеттенүү формасы, мында бир ген экинчи гендин аракетин басат (мисалы, $A > B$ же $aa > B$).

Экзом – бул гендин протеиндеги аминокислота ырааттуулугун коддоочу ген фрагменти.

Колдонулган адабияттар

1. Гуляев Г. В. Задачник по генетике / Г. В. Гуляев. - М., 1973.
2. Гофман-Кадошников П. Б. Задачник по общей и медицинской генетике / П. Б. Гофман-Кадошников. - М., 1969.
3. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями Издательство "Лицей", 2003.
4. Каминская Э.А. Сборник задач по генетике. Минск: Выш. школа, 1977.
5. С.Кадыркулова, Б.Айтуганова, Г.Махматалиева Генетика (маселелр жыйнагы), Каракол, 2004.
6. Л.Н. Песецкая, Г.Г. Гончаренко, Н.Н. Острейко Сборник задач по генетике Гомель, 2002.
7. Хелевин Н.В., Лобанов А.М., Колесова О.Ф. Задачник по общей и медицинской генетике. М.: Высшая школа, 1984.
8. Эгембердиева А.Д. Генетика. Лабораториялык практикум. - Жалал-Абад, 2014.
9. Modern genetic analysis/ Griffiths et al. - Freeman and company. New York. 1999.

М А З М У Н У

Киришүү	3
Генетикалык маселелерди чыгаруу жана жазуу эрежелери	5
Маселелерди чыгарууда колдонула турган айрым жана жалпы методикалык ыкмалар.....	5
I. Тукум куучулуктун негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү	21
1.1. Моногибриддик аргындаштыруу	21
1.2 Дигибриддик аргындаштыруу.....	49
1.3. Толук эмес доминантташтыруу.....	76
1.4. Гендердин өз ара аракеттениши.....	80
1.4.1. Комплémentар абалда белгилердин муундан муунга өтүшү	80
1.4.2. Эпистаз	88
1.4.3. Полимерия.....	96
II. Тукум куучулуктун хромосомалык теориясы.....	105
2.1. Жыныс менен чиркелишкен белгилердин тукум кубалоосу	105
2.2. Жыныска чиркелишкен тукум куучулук жана кроссинговер.....	118
2.3. Кроссинговерге генетикалык анализ. Генетикалык картаны түзүү	138
2.3.1. Хромосомаларды картага түшүрүү	150
2.4. Көптүк аллелизм. Кан топтору.....	151
2.5. Гендин плейотроптук таасири.....	157
III. Адамдын генетикасы.....	160
IV. Организмдердин өзгөргүчтүгү.....	168
4.1. Мутациялык өзгөргүчтүк. Көптүк аллелизм.....	168
4.2. Модификациялык өзгөргүчтүк.....	173
V. Популяциянын генетикасы	180
Популяциядагы тукум куучулук	180
VI. Молекулярдык генетика	190
6.1. ДНКнын репликациясы.....	193
6.2. Транскрипция.....	195
6.3. Белоктардун биосинтези.....	196
VII. Генетикалык инженерия.....	204
Маселелердин жооптору.....	219
I. Тукум куучулуктун негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү	219
II. Тукум куучулуктун хромосомалык теориясы	225

III. Адамдын генетикасы	229
IV. Организмдердин өзгөргүчтүгү	230
V. Популяциянын генетикасы	231
VI. Молекулярдык генетика.....	231
VII. Генетикалык инженерия	233
Маселелердин берилишинде пайдаланылган терминдер жана түшүнүктөрдүн кыскача сөздүгү	235
Колдонулган адабияттар	242
	244

Эгембердиева А. Д.

ГЕНЕТИКА
Маселелер жыйнагы

Окуу куралы

Корректору: Суусар Мамбеталиева
Техникалык редактору: Кыялбек Дыйканов

Басууга 25.05.2024 берилди.
Форматы А5. Көлөмү 15,75 шарттуу басма табак. 1/16.
Буюртма №100524 Нускасы 200 даана.

Жалал-Абад шаарындагы ЖИ Газибаев Х.
«Чакан басма» басмаканасында басылды.
Жалал-Абад шаары, Токтогул көчөсү, 22-1.